

СААДАТ МУРАТОВА



САНЖЫРАЧЫ БӨРҮБАЙ АТА

БИШКЕК 2015-ЖЫЛ

СААДАТ МУРАТОВА

жылдардан берінен көзіндең тәсілдерінен, оның мәдениеттік миссиясынан жауап берілді.

Оның шығармаларында салынған мәдениеттік миссияның тәсілдерінен, оның мәдениеттік миссиясынан жауап берілді.

САНЖЫРАЧЫ БӨРҮБАЙ АТА

(дастандар, армандар, кошоктор, керәздер)

Күннен күннең күннен

жылдардан берінен көзіндең тәсілдерінен, оның мәдениеттік миссиясынан жауап берілді.

Санжырачы

Борубай Ата

Бишкек-2015

УДК 821.51

ББК 84Ки 7-5

М 91 Санжырачы Берубай ата

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы Кыргыз-Кытай институтунун, Табигый жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын илимий кеңешинде талкууланып, протоколдун №2, 24.12.12 жылдын токтомунун негизинде басып чыгарууга уруксат берилди.

Рецензиялагандар: *Философия шимдеринин кандидаты*

Жаңыбаева Раиса Мамбеталиевна,

Филология шимдеринин кандидаты

Орозбекова Жылдыз Калмашевна

Муратова С

М 91 Санжырачы Берубай ата: Дастандар, армандар, кошоктор, көрөздөр.-Б.:2015.-2266.

ISBN 978-9967-467-32-3

Ош облысынын Кара-Кулжа, Өзген, Алай, Кара-Суу жана Жалал-Абад, Баткен аймактарынан, Фергана, Наманган кыргыздарында кенири белгилүү болгон Ажымамат манасчынын варианты, "Эр Табылды", "Аксаткын менен Кулмырза", "Кыз Жибек", "Шырдақбектин Боз жорго" дастандары жана Курманжан датка тууралуу Берубай Түркбаевден жазылып алынган маалыматтар, кошоктордун салттуу айтылышы, табияты, кошок жанрынын тематикалык этаптары, кыз узаттуу кошоктору, көрөздөр, армандар камтылды. Колунуздардагы китең жогорку окуу жайлардын студенттерине, фольклор, этнография изилдөөчүлөргө жана окурмандардын кенири чейресүне сунушталат.

М 4702300200-15

ISBN 978-9967-467-32-3

УДК 821.51

ББК 84Ки 7-5

© Муратова С, 2015

Ош облысынын Кара-Кулжа, Өзген, Алай, Кара-Суу жана Жалал-Абад, Баткен аймактарынан, Фергана, Наманган кыргыздарында кенири белгилүү болгон Ажымамат манасчынын варианты, "Эр Табылды", "Аксаткын менен Кулмырза", "Кыз Жибек", "Шырдақбектин Боз жорго" дастандары жана Курманжан датка тууралуу Берубай Түркбаевден жазылып алынган маалыматтар, кошоктордун салттуу айтылышы, табияты, кошок жанрынын тематикалык этаптары, кыз узаттуу кошоктору, көрөздөр, армандар камтылды. Колунуздардагы китең жогорку окуу жайлардын студенттерине, фольклор, этнография изилдөөчүлөргө жана окурмандардын кенири чейресүне сунушталат.

"*О ақылман, сөз асылы кармаганым,
Анымды урпактарга арнаганым*"

Жусуп Баласагын

Ош облысынын Кара-Кулжа, Өзген, Алай, Кара-Суу жана Жалал-Абад, Баткен аймактарынан, Фергана, Наманган кыргыздарында кенири белгилүү болгон Ажымамат манасчынын варианты, "Эр Табылды", "Аксаткын менен Кулмырза", "Кыз Жибек", "Шырдақбектин Боз жорго" дастандары жана Курманжан датка тууралуу Берубай Түркбаевден жазылып алынган маалыматтар, кошоктордун салттуу айтылышы, табияты, кошок жанрынын тематикалык этаптары, кыз узаттуу кошоктору, көрөздөр, армандар камтылды. Колунуздардагы китең жогорку окуу жайлардын студенттерине, фольклор, этнография изилдөөчүлөргө жана окурмандардын кенири чейресүне сунушталат.

Санжырачы Берубай ата

Түркбаев Берубай 1931-жылы Совет районунун (азыркы Кара-Кулжа району) Карагуз айыл өкмөтүнө караштуу Кеңеш айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Түркбай колхоздо раис болуп иштеп туруп, 1941-жылы фашисттик Германия менен болгон согушта Мекенин коргоого аттанып, согуштан кайткан эмес. Сансызбай деген атасы менен бир тууган агасы да согушка кетип, кайтпай калган. Ошол мезгилде Берубай ата болгону 10 жашта болгон. Атасы менен бир тууган эжеси Батманын колунда чоңоюп эрезеге жеткен.

Берубай атасынын эскерүүсүндө атасы Түркбай келбеттүү, комуз чертип ырдаган, күрөшкө, энишке түшкөн балбан болуп элдин намысына жарап турган жана колхоздо актив болгон. Атасынын бир тууган иниси Сансызбай менен Берубай ата ээрчишип чоңоюп, мектепке чейин эле латын тамгасын таанып, китеңти шар окуганга жетишкен. Биринчи класска барганды агайы ким,

окуй алат?-дегенде, кители шар окуп берип таң калтырган. Бирок агайы ушул жылдан латын алфавитинен азыркы орус тамгасына (кирилицага) өткөндүгүн айтканда, капа болуп үйнө келип, Сансызбай агасына мага туура эмес эски алфавитти үйрөтүп коюпсузар деп таарынып, ыйлагандыгын айтат. Бөрүбай ата элдик оозеки чыгармалардан: ырларды, кошокторду, дастандарды, жөө жомокторду жана эпосторду айттууга жаштайынан шыктуу болуп, өмүрүнүн аягына чейин айтып келген. Бөрүбай ата кезинде балбан катары да элге таанылып, улак чаап, эцишке түшүп, ат үстүнөн тыйын эңип, катышкан мааракелдерден соорунсуз (олжосуз) кайткан эмес.

Бөрүбай ата балбандык уругунда болгондукун айтат. Чон аталары Айтимбет Тогуз-Тородо болгон чон маареке тойдо, арканын “Чон Жинди” атыккан женилбес балбанина қурешке түшүп, аны жыгып, алдыңкы байгеге зэ болгон. Ошол жыйында, элдер Айтимбетти сүтке жуугандай, аппак балбан экен дешип, ошондон кийин Акпалван атка конгон. Тойдон кур кайтпастан аркадан куда күтүп, бир тууган иниси Таабалдынын баласы Кайназар бийге кыз алып келип үйлөгөн. Ал, кыз Бөрүбайдын атасы Туркбайдын чон энеси болгон.

Бөрүбай атасын чон атасы Семетей Кайназар бийдин баласы болгон. Семетей кезинде, “бий чыкма” атыгып, абройлуу бай адам болгон. Семетей каза болгондо эли Аңжияндандан ак кирпич алдырып келип, Карагуздин күн чыгыш тарабына күмбөз курдурган экен. Азыркы күнгө чейин күмбөздүн орду сакталып калган.

Бөрүбай ата бой жетип чоңойгондон баштап, Өзгөн районунун Чымбай айылында жашап, жубайы Анипа менен уулдары Ысабек, Асилбек, Пазылбек, Адамбек, Айдынбектерди, кыздары Жананбу, Жамалбу, Аиданы тарбиялап естүрүп, эрезеге жеткиришкен. Бөрүбай ата көп жыл бою колхоздо, совхоздо жана почтодо эмгектенип, ардаaktuу эс алууга чыккан.

Элдик чыгармалардын казынасы болгон Бөрүбай атанын 2014-жылдын 26-декабрында каза болгондукун угуп, адамды тириүүсүндө кадырлай албай тургандыгыбызга өкүнүп, жаткан жери жайлтуу болсун, кудай бейишин берсин деп, кыскача эскерүүнү туура кердүм.

Түркбаев Бөрүбай атага мен 2008-жылы, Бишкектеги кенже уулу Айдынбектин үйүнде кезиккен злем. Түштүктүгүн үйлөрүндөгүдөй жүзүм бактын алдындагы секичеде аксакал каадасында олтурган олбурлуу карыяны көргөндө чындыгында абдан тартындым. Мен ал кишинин байбучеси өлгөндө, узакка кошконун угуп, ошол кошокторун жазып алууга барган злем. Кошок эле эмес, атанын оозунан Курманжан датка энебиздин таржымалынан баштап, бир топ дастандарды жазып, алууга улгурдум. Бөрүбай ата көөдөнүнде сез баккан кыргыздын нускалдуу карыясы экен. Чындыгын айтсам, ушул кезде оозунда айтаарга кеби бар нускалдуу асылдардын акыркы катары жашап жатат. Бара-бара ооз толтура санжыра айтмак түгүл, сезүбүздүн көркү кетип, сездү кадырлоо, сезгө жыгыла билүү нускаларын жоготуп

барагабыз. Илгеркилердин айтуусунда бир айыл бир адамдын осолдугунан улам сезгө жыгылып, анын айыбын тартчу экен.

Берубай ата жаш кезинен эле ырга шыктуу ёскөнүн бул окуядан байкасак болот. Айылында Жаркынайым деген кызды көчүрүп келе жатканда, жаштар кыздын жеңесинин, келиндик жолун тосуп:

Жазы бир чыккан соноосун,
Жаркылдаган жаш келин,
Кимдин зайыбы болосун?-деп кызыгыш сураганда, Берубай ата боз уландардын ортосунан сууруулуп чыгып, кыздын жубайын тааныгандыгын билдирип:

Секиде окшойт үйүнүз,
Сельсовет окшойт күйөөнүз,
Боордо окшойт үйүнүз,
Болуш окшойт күйөөнүз
-деп ырга салган экен. Кыздын бараар жерин таамай айткандыктан, кыздын жеңелери күйөө баланы тааныган жигит экен деп, куржундагы тойлуктан ооз тийгизиштирип.

Турмуш жолунда тагдыр буйруп, Гүлчөгө жылкы сатканы барганды, Ысмайыл керен (дүлэй) аттуу кишиден Курманжан эненин таржымалын толук угат. Ысмайыл карыя Алымбек датканын жакын туугандары болгондуктан, Курманжан датканы “датка апа” деп аташчу экен. Берубай атага Ысмайыл аксакал Алымбек датка менен Курманжан эненин кантый таанышып, кийин баш

кошконун, Алымбек датканын Кокондогу бийлигин, кутумчулардын колунан шейит кеткенин, Алымбек датка каза болгондо, Курманжан эненин кошкон кошогу жеңүндө баалуу маалыматтарды айтып бериптирип. Ошондогу Курманжан эненин Алымбек даткага кошкон кошогунан мисал келтире кетсек:

Кайкынын жолу буулбайт бегим,
Калкындан сендей туулбайт, бегим,
Кыянын жолу буулбайт бегим,
Кылымда сендей туулбайт, бегим!
Кынап бир белди буусамбы бегим,
Кытайдан барып кол сурал,

Кунунду өзүм куусамбы бегим! (кошок кыскартылып алынды). -деген кошогунан улам, Кудаяр хан селт этип чоочуп, өзүн коргош учун Баткендеги чепти курган деген маалыматты мен Берубай атадан тактадым. Анткени, дайыма эмне үчүн Баткендеги Кудаяр хандын чеби Кокондон алыс курулган?-деп ойлончумун, ошол чептин сырын Берубай атадан түшүнүп отурам.

Мындан сырткары Берубай ата Кара-Кулжанын тасма уруусунан чыккан Ажымамат манасчынын “Манасын”, ал жеңүндөгү маалыматтарды да абдан жакшы айткан. Бокмурун тууралуу окуяны “Манас” энциклопедиясында да мынчалык так берилген эмес. Демек, Берубай атагынын маалыматтарынан улам, Ажымамат манасчынын “Манасынан” классикалык вариант-тардан айырмаланган версияларды табууга болот. Ажымамат манасчы боюнча маалымат али жарыкка чыга элек эл ичиндеги казына.

Ажымамат манасчынын варианты боюнча Бөрүбай атасын, айтуусунда төмөндөгүдөй окуяларды жазып алды:

- 1). Бокмуурундуң төрелүшү;
- 2). Манастын Кекетейдүн ашына жөнөгөн жери;
- 3). Байгеге ат чаптыруу;
- 4). Азизхандын Алмамбет;
- 5). Семетейдин Сарыгазга кезиккени;
- 6). Семетейдин Ургөнчтүү кечкен жери;
- 7). Көкчөнүн уулу Үметей Семетейге атасынын кунун доолап келгени;
- 8). Конурбайдын кыргыздарга келиши.

Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардан сырткары “Эр Табылды”, “Аксаткын менен Кулмырза”, казактардын “Кыз Жибек”, “Шырдакбектин Боз жорго” дастандары да жазылды. “Аксаткын менен Кулмырза” дастанын төөлөс, сарт, канды, найман, нойгут, барғы урууларынын ар бири өзүлөрүнө таандык деп эсептейт. Бирок, Бөрүбай атасын бул дастан кайсы урууга таандык экендигине кызыкканы мени таң калтырды. Албетте мындай тактоолор фольклор изилдөөчүлөргө таандык маселе. Бөрүбай ата “Курманбек” дастанын айтчу эмес, Курманбек эл ичинде иликтенип, китеңке жазылып калган. Ошондой болсо да ал улуу муундардан Курманбек жөнүндө уккан бирок, ата безери, атасын укпай (кечиш) назарынан калган, ата каргышын алып калган деген маалыматтарды айтып берди.

Бөрүбай атасын бай санжыра, казынасынан дагы көп маалыматтарды жазбай калганыма екүнөм. Жазылбай, өз

башы менен кошо кеткен не бир баа жеткис санжыралары, эми кайдан табылат. Бөрүбай атадан уккан маалыматтардан соң, мен тынымсыз Курманжан датка тууралуу жазылган тарыхый даректүү маалыматтарды изилдей баштадым. Ал өзүнчө бир китең болуп, басмага сунуштап жатабыз.

Көптөн бери көнүлүмдө уялап жургөн теманы мындан мурун филология илимдеринин кандидаты, профессор Сатыбалды Мамытовдун изилдөөсүнөн окуп, Алай ханышасынын тарыхы арбап алган болчу. Анын руху күчтүү экен минтип ар тараалтуу изилдөөгө алынып, өзүнчө толукталып, жарыяланып отураг. Ушул эмгекти бүтүрө албай жаткан күндөрдүн бириnde, күндүзүгү маал зле кичине эс алайынчы деп жатсам, көзүм илинээри менен: “Бүтүрбейсүнбү!”-деген үндөн чоочуп ойгондум. Албетте, бул Курманжан эненин үнү экендигин жазбай билдим. Ошондон тарта тыным албай дагы аракеттene баштадым. Дагы бир күнү эртең менен saat алтыда туруп, кийинип жатсам, Курманжан эненин Алымбек датка өлгөндөгү кошогу кулагыма жаңыра баштады. Мен таң калдым, бул эмнеси? таң атпай, оозума наар албай, кулагыма Курманжан эненин кошоктору келет, бул деги жакшылык эле болсо экен-дедим да ишке жөнөп кеттим. Ошол күнү saat төргтө “Манас” коомдук бирикмесинин жыйыны бар эле. Төрагабыз КРнын Эл жазуучусу Асан Жакшылыков кечигип жатканынан телефон чалсам: Саадат, элди он мүнөт карман тур, мен барып калам - деди. Ошол замат элгө буруулуп: мен сиздерге бүгүн Курманжан

датка жөнүндөгү жаңы изилдөөлөрүмдү айтып берейин десем, эл абдан кызыгуу менен угуп калды. Ошондо Курманжан эненин жанагы эртең мененки кулагыма күйган кошоктору аяндуу сыр экендигин дароо түшүндүм да кошокторун бир дем менен мисал келтирип, айтып жаттым. Кийин түшүнсөм, Курманжан энебиз бүгүн өзү жөнүндө чоң эскерүү болоорун билип, ага карата мени алдын-ала даярдагынын сездим. Касиеттүү Курманжан энэ! ушунчалык да рухун күчтүү беле?-деп таң калдым. Демек, арбак да өзү жөнүндө изилденип жатканын билип, колдойт тура. Ошондон кийин мен ого бетер бул эмгекти кызыгуу менен аягына чыгууга аракеттедим.

Курманжан датка жөнүндө буга чейин жыйнаган маалыматтар боюнча Кыргыз радиосунан сегиз жолу укутурулуп, “Казына” редакциясы тарабынан алтын фондуга жазылып алынды. 2011-жылы Курманжан датка жылына карата Кыргыз радиосунда үч ирет түз эфирден кетти. Андан сырткары ушул эле жылы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы Кыргыз-Кытай институтунда эки ирет илимий-практикалык конференциялар өткөрүлдү. “Манас” коомдук бирикмесинде талкууга алынды.

“Жакшы етсе не калат?, санжыралуу нарк калат”-дегендей, Бөрүбай агадан жазылып калган бул дастандар сиздерге таберик болуп калды. Кыргыздын дээриндеги, зээниндеги, көкүрөгүндөгү ушундай уюган оозеки маданиятыбыздан улам, улутубуздун унгусу уланат турбайбы. Бөрүбай ата муундар арасындагы алтын

көпүрөлүк милдетин так ушинтип аткарып кетти.

**Манас изилдөөчү
Саадат Муратова**

Бишкек. 19.01.2015-ж.

Курманжан эненин биринчи турмушу

1978-жылы жай айында Өзгөндүн Чымбай айылынан Бөрүбай аксакал менен Абдымомун жээни экөө жылкы сатканы Гүлчөгө барат. Өзгөндөн Кара-Кулжа аркылуу Гүлчөгө барчу эң кыска ашуу жол болгон. Соодалары жүрүшпей, кийинки базарга чейин Гүлчөдө калууга туура келет. Ысмайыл деген таанышына конок болуп барышат. Аны алайлыктар Ысмайыл караң дешет экен. Карап дегени керең (дүлөй) деген сез. Анткен себеби карыганда кулагы жакшы уклай калган дешет. Мындай кемчилигин бетке айтып сүйлөө тоолуктар үчүн күнүмкү керунуш.

Эшикти жаш келин ачат. Көрсө, ал Ысмайыл карыянын аялы экен. Ысмайыл Алымбек датканын жакын тууганы болгон. Ошондуктан Курманжан энени “датка апа” дешчү экен. Курманжан датка жөнүндөгү санжыраны ушул кишиникинен угат. Кыргыз “санжыра айтмайын кепке тойбийт, сөөк мүлжүмейүн этке тойбийт” эмеспи. Тамак тартылгычакты узун сездүн учугун улашат. Ысмайыл карыянын Курманжан датка тууралуу ангемеси ушинтип уланды.

Курманжан энеге Кашкардын жолундагы Алайкуудан жуучу келет. Ошол мезгилдин шарты боюнча калыңга ким

көп мал берсе, кызды бере берген. Багыш уруусунан Жаман деген жигит жуучу түшүртүп, салт боюнча кыз узатту тоо өткөрүлүп, күйөөгө чыгат. Аны менен бир жыл жашайт. Бир жылдан сон, күйөөсү Жаман жаткан тешегүнөн ейдө карап жаздыкты аттап өткөнүн керүп, Курманжан: -атың Жаман десе өзүң да жаман турбайсыңбы, жаздыкты аттаган эмне жорук! - деп, чыр чыгарат да ансыз да күйөөсүн чаныш жургөн жаны ошону шылтоо кылыш үйдөн чыгыш, кетип қалат. Ал мезгилде унаа жок жөө качат, кийимдерин түйүп, башына кооп алган. Жолдо келатып, Тар дарыясынын боюна келгенде, бириńчи жолу жолборс желемесүн байкайт. Курманжан энени жолборс суудан аман-эсен жонуна артып өткөрет. (Жолборс желемесу бар экендигин өз урпактарынан да угуп калгамын М.С.С.)

Сапар тартып келе жатып, Кара-Кулжанын элине таанымал “бий чыкма” Сыдык деген жигитти бир сынаң көрөүн дейт. Ал бедене өтүк кийип, (хром өтүк дегени) суусар төбөтейчен өтө сыпаа киши болгон экен. Курманжан эне сынамакка:-жигит, насбайдан берчи?-дейт. Ошондо, Сыдык суусар теллектин гизегинен (кабатынан) алыш, насбай берет. Курманжан эне дароо сөзгө алыш; сени түзүк жигит десе, сараң жигит турбайсыңбы-деп, өз жанынан алтын чакчасын алыш; мына, момундайга насбай салат-деп көрсетет. Атасынын төрүнө баргандан айбыгып, эгер ылайыгы келсе, ушул эле жерде калыш қалсамбы деген илгери умуту да туура келбайт.

Эми кантып Алайга ашып, андан ары Мадыга жетем

деп турганды, егүз минип келаткан ошол жердик Ниязбек аттуу кишиге көзигет. Ниязбек Курманжандын ал жайын сураганда, Гулушёгө (Гулчөгө дегени) Алымбек даткага барагам деп жооп берет. Эгер мени Гулушёгө чейин жеткирсөң көп дүнүйөгө ээ болосун деп айтат. Андан сырткары ар убакта жардамым тийип турат-деп кошумчалайт. Жолдо жөө-жалаң чарчап қалат экемин, унааң менен жеткизип кой - деп суранат. Ниязбек кызыл ёгузунө мингизип, Ала-Дебену ашырып, Тегерек-Саз деген жерге жеткиргенде, Алымбек датка Курманжандын келе турган маалы болду-деп, күтүп жаткан. Алымбек датка Гулушенүн этеги Ак-Талаага той кылыш үйлөнөм деп, даярданыш турган болот. Алар өткөн кеткен соодагерлерден кабарлашып турганбы, айтор, ошол эле учурда алайкуулуктар менен кара-кулжалыктардын негизги мал базары Гулущө болгондуктан, соодагерлерден тымызын салам-дуба айттырып турган деп болжолдоого болот.

Алымбек датка тосуп алыш, Курманжан энени жоргого мингизип, Ниязбекти башка жоргого мингизип айылына алыш барып, Ниязбекти бир жума коноктойт. Жөнөтөөр алдында, баш аяк сарпай-кийит кийгизип, дилдеден арбын берип, жылкы кой берип, жылына желип тур деп, жөнөтөт. Ниязбек жылына малы түгөнгөндө эле Курманжан энеге барып турған экен. Барган сайын мал, пуль берип жөнөтүп турган. Дал ушул окуяны Ысмайыл аксакал: “Байбиче эне Алайкууда мейманда болгон”-деп, жымсалдап айтгчу дейт, Бөрүбай аксакал, Кийин Бөрүбай,

ата Ниязбектин небереси Тиленбай менен куда болуп, калган соң, бул окуянын чын төгүнүн бышыктайт. Анткени, жарды жашаган Ниязбек бат эле күрүлдөгөн бай болуп кетет. Айтууга караганда, Ниязбек жыл сайын барып Курманжан энеден тартууга мал айдал келчү экен.

Экинчи бир маалыматтарга караганда, (Ошол эле Бөрүбай аксакалдын айтуусунда) Курманжан атасынын төрүндө, күйөөден чыгып отурган кезинде күндердүн бир күнүндө Алайдан көп мал айдал Аңжыян тарапка Алымбек датка келатканын угуп, Курманжан энебиздин атасы Маматбай жолдон тосуп, түштөндүрүүгө үйүнө чакырат. Ошол жерден жактырып калыш, кийин экеенүн баш кошконун айтат.

Бул версия реалдуу көрүнөт. Алайкуудан тосуп алганына караганда, бир топ ынанымдуу жана чындыкка жасакын. Курманжан эне Алымбек датканын тортунчу аялы болуп барган дейт. Биринчи аялдарынан тилекке карши эч бир даректүү маалымат ала алган жокпуз. Тортунчу аял болуп барса дагы датка энебиз байбичедей ордун таап, башка аялдарынан батымдуу, өңгөлорунөн отумдүү болуп, турмушта өз очогунун ыйык күтүн сактаганга жетишкен.

Курманжан энебиз Алымбек бийди жактырып калганы

Курманжан Жапалактагы Маматбай дегендин кызы болгон. Алайдагы адьгиненин барғы уруусунун бий болуп турган Алымбек бий бир топ кой айдатып, Ошко базарга келе жатканын угуп, Маматбай Алымбек бийди

үйүнө чактырып коноктоп, урмат сайын көрсөтөт. Ошол жерден Алымбек бийди Курманжан энебиз жактырып калыш, женелерине: “мен ушул мырзага күйөөгө чыгам” - деп ыймандай сырын айтат. Жөңеси бул сырды милдеттүү түрдө Алымбек бийге жеткирет. Алымбек бий кыздын мындай сунушун четке какпастан: келсин көрөйүн дейт. Женелери жолун таап, экеенү жолуктурчу жерди болжошкондо, ортомчу болгон женесине Курманжан датка: “...мен көпүрөнүн башында турам, жоолугумду артыма байлан, бир учун алдыга, бир учун артка кайрып салынам, ошол жерден көрүп өтсүн” дейт. Курманжандын жоолук салынганы, бир учун алдына бир учун артына таштаганын Кыргыз Республикасынын Эл артисти Тынара Абдраева миитип чечмелейт: жоолук салынганы - такыячан кыз эмесмин, келинмин дегени, бир учун артка таштап, бир учун алдына таштаганы башым бош, жолум байлануу эмес деген белгиси экен.

Эртеси Алымбек бий болжошкон жерден көрүп эле Курманжанды жактырып калат. Бир аптадан кийин калыңына арбын мал айдал келип, көчүрүп алыш кетет. Курманжан бир жылча келин сынын көө бербестен журет. Бир жылдан кийин айылына, элине жагат. Айылдагы кыз-келиндерди чогултуп, боз үйлөрдүн кийиздерин жаңыртып, ишмердүүлүгүнөн күндөштөрү-нөн кескин айырмаланган. Кокондогу бийлерге Курманжанды аялы катары тааныштырганда күнүлөштөрү ого бетер күйүккөн.

Арадан мезгил етөт, Курманжан датка бир койчусунун үйүндө түнкүсүн чырак жанып турганын

көрөт. Көрсө, ошол қойчусунун баласынын башында шам күйүп турган болот. Бул баланын касиети Курманжан датканы абдан ынтызар кылып, баланы багып алууга Алымбек датканы макулдатып, көп мал бердирет. Алымбек датка дүйнөсү чачылса да ал баланы алып берууге макул болот. Бала бир жашка толгондо боюна болуп, уул төрөйт. Баккан наристесин Жамшишибек деп агайт. Экинчиси-Абылдабек, учунчусу-Асанбек. Ал молдолукка ыстайт. Төртүнчусу-Камчыбек, кийин орус бийлиги тарабынан дарга асылат.

Алымбек бийдин Кудаяр ханга жолугушу

Тоолук кыргыздардын негизги жашсоо тиричи лиги мал менен болгондуктан, Кокондогу чоң базарга Алымбек бий адаттагысындай эле кой айдатып келет. Малды соодалап жалгаштыруу максатында базарга келатса, Кудаяр хан кырк жигити, чоролору менен ордо оюунун ойноп жаткан болот. Салт боюнча аттуу жееге салам берет дегендей, Алымбек бий аттан түшө калып, ханга салам берет. Хан менен көрүшкөн сон, ошол замаг Алымбек бий да ордо атышка кызыкканынан оюнга катышып, бир оюн үч ирет атышка кезек берет. Жигиттердин бири: дагы бир оюн керек ханым?-деп калат. Дал ошол учурду күтүп турган Алымбек бий: ханым, уруксат берсөнз, өз атыман ойноюн?- деп, Алымбек бий койнунда катыш журген бугунун чың домпоюн алып, чегедеги чүкөнү кадамак-кадап (катар-каторы менен дегени) ичке түшүрөт да ошол замаг алтымыш чүкөнү чертиг чыгат. Алымбектин

мындай тетик, зээндүү экендигин көрүп, Кудаяр хан чакырып алып, Алымбек бийди кепке тартат: -Кайдан келдин, кайсы элден болосун? -Алайдан келдим. -Атың ким? -Алымбек-дейт, уруусун сурабайт. -Мага жигит болосунбу?-дегенде, шыр жооп бербей туруп калат. -Эмесе, мага оң аталаң болосунбу? -Анда мейли - деп, буйдалbastan жообун берет. Ошентип, Алымбек бийди ордолукка жигит кылып алат. Оң аталаңтан кийин бат эле даткалыхты алгандыктан Алымбек датка оң аталаң болуп қалган. А өзу болсо, уруулук боюнча ажыратканда сол аталаң болгон.

Алымбек датканын бийлиги

Анжиян дубанындагы хандын төрөсү Алымбек датканын бийлиги бекем эле. Анан калса, бутундәй Алай анын колунда болчу. Ал түштүк кыргыздардын адигине уруусунун баргы тукумунун башкаруучусу болгон.

Бирок ал хандын биринчи вазири болуп, бутундәй Тенир тоону бийлесем дегенди тилек кыла баштаган. Ал ар кандай чыр-чатактарга катышып, башка феодалдар менен ымала түзүп, жактоочуларды, пикирлештерин чогулта баштады. Бул иштердин баары аны туулуп өскөн жеринен кепкө оолак болууга аргасыз кылды. Ошондой болсо да датка өзүнүн аймагынан кам санабайт. Анткени, Алайдын баардык көчмөндөрүн башкаруу анын акылдуу зирек аяллы Курманжанга қалган эле.

Тилекке каршы, даректерде Алымбек датканын туулган күнүнүн ал түгүл болжолдуу датасы да айтылбайт. Болгону 1830-жылы Алымбек чоң мансапка жетип, 19 жаштагы Алай периси Курманжанга үйлөнгөнү гана белгилүү.

1845-жылы Алымбек датка Шералы ханга каршы оштук кыргыздардын көтөрүлүшүн уюштурат. Анткени, анын ордуна ыкка кенгөн ез кишисин кооп, дагы чонураак мансапка жетүүнү үмүттөнгөн. Бирок, кокондуктар көтөрүлүштүү басышкан. Өлүм коркунучу жөнүндө Курманжан датка өз учурунда эскерткендиктен улам, Алымбек датка качууга аргасыз болгон.

1847-жылы ал Синьцянга аттанат. Ал жерде Цин бийлигине каршы Кашкардын мурдагы диний башкаруучулардын мураскери Кожо төрө чыгарган көтөрүлүшкө катышат. Бирок, Цин бийлиги көтөрүлүшчүлөрдү бат эле талкалайт. Алымбек датка менен Кожо төрө кара жанын сактоо учун качып келип, Алайдагы конушуна баш калкалайт.

Андан кийин Кокон ханы Кудаяр менен элдешүүнүн учуру келет. Алымбек датка хан сарайындагы кадырбарктуу башкаруучулардан болуп калат. Бул кызматта туруп ал түндүк кыргыз урууларын Коконгө баш ийүүнү талап кылат. Кыргыз манаптары орус бийлигине төмөнкүчө даттанышкан: "...Кокондун Алымбегине баш ийбесек, анда, ал бизге келип курал менен жазалайм"-деген кат жибериптири.

Алымбек датка бардык кыргыздарды бириктирип,

Кыргыздардын Тенир-Тоо хандыгын түзүүнү каалаган. Албетте мындай хандыктын башында өзү гана туруу жөнүндө кыялданган. Ушуга байланыштуу мындай бир, кызыктуу документ-орус императору Александр экинчинин батыш Сибирь генерал губернатору Дюгамелге берген тапшырмасы сакталып калган: эгер Алымбек датка жардам сурап кайрылып калса, четке какпай аны менен доступ мамиледе болуп, колдоо көрсөтүүгө аракет кыл деп айткан. Ал кезде оруссияга Тенир-Тоодо Кокон хандыгына саясий атаандаштын болушу пайдалуу эле.

Алымбек датканын Кудаяр хан менен достугу көлкө созулбады. 1858-жылы алайлык уруу башчысы төңкөрүшкө катышып, такка хандын агасы Малабекти отургузат. (1858-82-жж. башкарған).

Хандык бийлик иш жүзүндө Алымбек менен аны колдогон кыргыз феодалдарынын колуна өтөт. Алымбек датка башка бай-манаптарды тоотпой, алардын арасында элдешкис каастары пайда болот. 1860-жылы орус аскерлерине менен салгылашууга катышуу учун Узун-Агачка жортуулга чыккан. Эз учурунда бириккен колго устөмдүк кылуу, максатында, Канат төрө менен ыркы келишпей катып, салгылашууга катышпай коёт. Кокон аскерлерини каттуу соккуга учурайт. Бирок, аскерлеринин негизги бөлүгүн Аңжиян дубанынын жана Тенир-Тоонун кыргыз кошундары түзгөн. Алымбек датка эч кандай жоготуусуз кайра тартат. Бул учун Малабек хан аны өлүм жазасына буюрат. Хандын мындай каарынан корккон Алымбек датка кыргыз туугандарынын арасына жашынат. Ал

кыргыздардын сол канатына кирген бардык адигине уруусун өзүнө тартып, Нарындын башын көздөй аттанат. Ага сарыбагыштын манаптары Үметаалы, Ажы, Адыл, Төрөгелди кошулат. Бул бириккен күчтүн башында Алымбек датка түрүп, кыргыздар хандык бийликтөрдө каршы аттанышат. Малабек хан муну билип калып, ташкендик Канат төрөгө кырк жигитти кошуп, Алымбек датканы сезгө келтирүү максатында, элчиликке жиберүүгө буйрук берет. Алымбек датка баарынын башын алыйп таштайт. Алардын артынан жиберилген жазалоочу отряд дагы талкаланат.

Алымбек датка хандын жакындарынын ичинен бийликтөрдөн көздөй аттанат. Жана жаңы мартабага көз арткандар менен тил табышат. Козголончулар 1862-жылы Малабек ханды өлтүрүшүп, Шахмуратты хан деп жарыялашат. Бирок Канат төрө Кудаяр ханды Букарадан Ташкенге чакыртат; 1863-жылы май айында Кудаяр кайрадан хан болуп жарыяланат. Ушул хан сарайындагы төңкөрүштөрдүн айланасында, Алымбек датка да алданып калат. Кезегинде Кудаяр хан дүшмандарына көп жолу капкан койгон, Курманжан эне мындай кырсыктардан төрт жолу алдын ала сактап калууга үлгүргөн, бул жолу капканга өзү түшүп калды. Мындай бир жамандык болорун билип, жүрөгү сезип эле жургөн.

Алымбек датканын олуму, ханышанын кошогу

Алымбек датка он аталык милдетти аткарып, ал эми Ноокаттан Ажымамат деген сол аталык болуп турган экен ошол кезде.

Кудаяр хан Алымбек датканы жактырып, дайыма артурдуу маселе боюнча көнешип турган. Хан ордодогу бузукулар Алымбек датканы кол топтол хандыкка каршы чыгып, бийликтөрдөн көздөп жүрет деген маалыматтарды чыгарып, кутумчулук кыла башташат. Мындай маалымат Кудаяр хандын желке тарамышын куушурултуп, ичинен Алымбек даткага деген жеке көрүүсүн тутанта баштайт. Күндөрдүн бир күнүнде, Алымбек датка Кудаяр хандан балдарын көрүп көлүү максатында жооп сурап, үйүнө барып келүүгө камынат. Мойдунбектин атасы Ажымамат Алымбек датканын эмнеге кеткенин сурайт. Анын жоктугунан пайдаланып, Кудаяр хандын ордосун чаап алмакчы деген сез менен чагымчылайт. Мындай маалыматты ўккан сон, Кудаяр хан каарданып, Алымбекти Алайга жеткирбей, кол курай электе кармап келүүсүн буйрат. Алымбек датканын артынан жигиттери жетип келгичкети, Курманжан датка аны тосуп чыгып, таңға маал кездешет да аттан түшүрбөй түрүп, кеседеги кымызды ичирет да: Мырзам, Кудаяр ханга тез жетициз! Эгер буйдалып, кечигип барсаңыз, арам ойлоп, кастык кылып жүрбөсүн. Алымбек датка Кудаяр ханга кайра чаап келген кезде, Алымбек датканы өлүмгө буюрган жарлык даяр болуп калган эле Кудаярхандын жигиттери Алымбек датканы кайсы маалда кармайбыз?-дегенде: кечки намазга жыгылаарда, даарат алыйп жатканда, белиндеги куралы жок, айласыз буйдалып калат, ошол мезгилде кармайсына деген план түзүлөт.

Алымбек датка кутумчулар болжолдогондой эле

даарат алып жатканда кармалып, муунтуп өлтүрүлөт.
Баргыларга Алымбек датка өлдү деген кабар келет.
Курманжан эненин жүрөгү бир жаман кабардын болоорун
түшүнөп сезит, ете тынчы кетип турган чак эле.
Айтканындай ошол шойкүмдүү жаман кабар бут Алайды
кайтады. Ошондо, Курманжан Эне жаман аялчасынан
бетин он талаа тытып, канталатпай, Накыл токтотуп,
минтип кошкон экен.

Кара бир тоонун боорунан,
Каркыра болуп учсамбы бегим.

Калпалардан жол сурап бегим,
Кара бир жанды кыйсамбы бегим.

Улуу бир тоонун боорунан,
Улар бир болуп учсамбы бегим,

Уламадан жол сурап бегим,
Убал бир жанды кыйсамбы бегим,

Кайкынын жолу буулбайт бегим,
Калкындан сөндөй туулбайт бегим,

Кыянын жолу буулбайт бегим,
Кыргызда сөндөй туулбайт бегим.

Алымбек датканын сөөгү Сулайман тоого коюлат.
Датканын кыркын чыгарып, белин бекем бууп,

кайраттанып тургандагы Курманжан эненин кошкону:

Ондоп бир белим буусамбы бегим,
Орустан барып кол сурап бегим,

Кунунду өзүм куусамбы бегим,
Кайра бир белди буусамбы бегим,

Калмактан барып кол сурап бегим,
Кунунду өзүм куусамбы бегим,
Кынап бир белди буусамбы бегим,
Кытайдан барып кол сурап,
Кунунду өзүм куусамбы, бегим!
-деп, кайраттанып кошконун Кудаяр хан боз үйдүн
жанында туруп, өз кулагы менен угат да: Оо, шумдугүң
кур! Бул катындын шуйкүмү жаман, орустан барып,
кытайдан, калмактан кол жыйнап, эми чындал ордомду
өрттөп, душмандарга талкалаттырат турал-деп, Кудаяр хан
коркконунан өзүн коргош үчүн Баткендеги чебин
курдурат. Мынаке, кошоктун таасири. Эки ооз кошоктун
күчүнөн улам, Кудаяр ханды коргонуу үчүн кара башын
калкалоого, чеп курдурууга аргасыз кылган. Баткендеги
Кудаяр хандын чеби ушул себептен курулганын мен
Бөрүбай атадан тактадым. Буга чейин аталган чептин
сыры эмне үчүн Кокондон алыс Баткенде жайгашканы
мага табышмак болуп келген.

Бөрүбай ата кийинки базарда эки бээсин сата
албай, Ысмайыл аксакалга нася берет, анткени пулун
бир жумадан соң берүүгө макулдашат. Кийинки
жумада кезиккенде, Ысмайыл аксакал менен Бөрүбай
ата экоо таң аткычакты дагы Алымбек датка
тууралуу ангемесин минтип улашкан экен: Курманжан
датканын кошогу хан ордону селт эттирди. Калмактан,
орустан, кытайдан кол сурап келип кунун кууймун деген
кошогунан Кудаяр хан коркуп, Баткенге качып, чеп
курдуруп, ал жерде жашынып жашаган. Алымбек датка

чын эле Кокон хандыгына калба салганбы?- деп сураганымда: - жок, жөн эле чагымчылардын тилине кирип, ошол кыянатчылыкка барган деп жооп берген. Ордодогу вазирлер: Алымбек датка ордонду талкалап өргтөп, бийлиktи өзү ээлегени жатат деген чагымчылыкты Кудаяр-ханга жеткиришкен. Ошол себептүү Алымбектиң кезүн тазалоо керек болуп калган. Бул жерден тактап айтып, коюу керек, Алымбек датканы бөөдө, өлүм кылышты, бейкүнөө кетти. Алымбек даткадай кыргызга ак дилден кызмат кылган жигит аз эле ошол учурда. (Окуянын ушул жерине келгенде, Бөрүбай ата улутунуп алды).

Анын максаты Түндүк регионду бийликке каратам деген оюн Кокон бийлигингидегилер тескерисинче түшүнүп, аркалык кыргыздардын баарын каратаип, бийлиktи өз колуна алмакчы деген чагымчылыкты жүргүзүшүп, кезүн тазалоого бүтүм чыгарышкан. Кудаяр хандын да башын айлантышып, ханга берилip кызмат кылган вазирине каршы коюшкан. “Бакылдык элдин тубунө жетет” дегендей, мындай бакылдык кыргыздардын көндөрин ар дайым кесип турган.

Бирок, Алайдагы бийлик кыргыздардын колунан тайган жок. “Датка” титулу жана Алай кыргыздарын башкаруу укугу, Алымбек датканын ақылдуу жана тирикарак аялы Курманжан энеге етөт. Курманжан эненин тагдырындагы экинчи сокку Камчыбекин дарга аскандагы каргашалуу окуя болду.

Камчыбекти жазалоо

Кыргызда “өздөн чыккан жат жаман” демекчи, өзүнүн эле туугандарынын ичинен Маадаким Кечетов Абдылдабекти карматып көёт. Абдылдабек Ооганга качып кеткен сон, Оштун болуштугун Камчыбек кармап турат. Кашкардан Камчыбекке таандык төрг атка жүктөлүп келаткан товарды орустардын чек арачылары Алайдын Бүлөлү деген жеринде кармайт. Камчыбектин Акпалван деген жан жигити орустардын тоскоолдук кылганына кыжыры келип, эки орус чек арачыны өлтүрүп, өргтөп жиберип, сөөгүн жерге көмүп салат. Кийин өлүктөрдү изилдөө учурунда, Камчыбектин эле жакын туугандарынын бирөөсү орустарга орусча тил менен айтталбаса да өлүк көмүлгөн жерди аkyрын буту менен ишаара кылыш көрсөтүп көёт. Камчыбек ошол учурда Ош шаарынын болушу болуп турган. Орустар бул ишти түздөн-түз Камчыбектин буйругу менен болду деп түшүнүшкөн. Камчыбек мындай жаман жөрөлгөнү түшүнде билип, алда кандай күн болуп кетет деп, жоргосун минип, Чыйырчыктын белинен тосуп алат. Кайра, Ошко карай сапар тартышат. Дал ошол учурда Камчыбекти орустар кармап, абакка камайт.

Камчыбек дарга асылат дегенде, Курманжан датка кара жоргосун минип барып, бир күнгө кепилдикке сурал алат. Эртеси дал ошол убакка аялы келээрин айтат. Ошондо убакыт шашке маал болжол менен saat 11 болот. Каапырдын өлүмүнө окшошпосун деп, уч ирет айбалтаны аркасына, бешенесине ырымдал тийгизет, анткени, өлүмү

шайит болсун деп эсептөлип калсын үчүн ырымдап жасайт. Курманжан датка баласы Камчыбек менен таң атканча намаз окуп чыгышат. Түштүк аймактагы элдерге тополон-тоз болуп кетпесин, ок атылбасын, ушунча бейкүнөө момундар үчүн сени садага чабууга аргасызмын, карапталым!-деп ақыл-насаатын айтат, өлүмгө психологиялык жактан даярдайт. Дарга аса турган болгондо да экимирекет намаз, окуон деп суранат. Калтаарып турган баласын көрүп: “Илгертен ата-бабаң жоодон өлгөн, өлүмгө тике кара!-деп, кайрат берет. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, катар илинип турган дардын бири-Камчыбекке, экинчи-Акпалванга даярдалған. Эл жыйылып, буйрукту гана күтүп турғандай. Бир мезгилде добулбастар кагылып, “Аскыла!” деген буйрук берилди. Камчыбектин моюнундагы жип үзүлүп кетти, ошондо ханыша карбаластай түшүп: “жаза бир, буйрук бир, болду, токтоткула!-деп өкүмчүлөргө кайрылды. Аны уккан барбы, кайрадан дарды даярдап, буйрук берди. Камчыбек жыйырылып барып, үзүлүп кетет. Ошондо да кыбыланы карап туруп, жан берет. Курманжан датка аягына чейин карап турду, өзү кийин кошогунда айткандай: “Ак, кейнек кийип турғаным, айттырбай аза кылғаным”-дегенсиз, душманынын алдында ээрдин кесе тиіштеп, кайрат менен ызы-чуу чыгарбастан, жакшы көргөн Камчыбегинен көз көрүнө айрылып турса да акыл-эсин алдыртпай; тагдырынын шол жазмышына өзү да тике карап, кабыл алды. Эне катары жүрөгү канталац, толуп ташып турса да душманына сыр

алдыртпай, ичинен гана жалынсыз тутеп турду. Сөөктү жөө көтерүп, бир канча узаган соң, арабага салышын, Алайга жөнөштөт. “Ун чыгарбагыла!, душман алдында майышканыбызды билгизбейли, Алайга барганда расмисин жасайбыз!”

Элге ок атылып кетпесин, кан төгүлбөсүн деп, кара чечекейин курмандыкка чалған баатыр датка эне дүйнөдө болду бекен?! Ошондогу датка көненин Камчыбегине кошкон кошогу:

Кабылан дүйнө кутумду,
Кайрылбас жакка учурдум!
Камчыбек балам туйгунум
Капаска түшүп тутулдун.
Жазасы болуп сыйыртмак,
Жаш жанын кыйып кутулдун.
Калкыма тилем ынтымак,
Кайгымы ичке жутундум.
Элиме коога кезигип,
Эненде жүрөк эзилип.
Эр жигит коргоп ар-намыс,
Эңилбай башы кесилип...
Эзелтен кайрат күрөшке,
Элчилеп кирген чечинип.
Эңкейбей кеткен өлүмгө,
Эми чыдайм шор сезилип.
Ичимден ыйлаг турғанда,
Ирмебей кирпик курганды.
Иргесем акыл, ажалды

Кулакка тартуу

Курманжан датка орус бийлиги тарабынан чин алат. Түштүк аймак боюнча орустардын ишенимдүү өкулү болуп, турган мезгилде кулакка тартгуу башталат. Камчыбектин баласы Арстанбекти кулакка тартып, сүргүнгө айдалганды минтыйп арман кылган э肯:

Мен эмнеге күйөмүн, кырман, кырман айдалып, жетисүү шүрүү
Дан кеткенгө күйөмүн, онок тишиндүү, ишеб
Он алтыда Арстанбек, ишеси дөтүшкөв
Жаш кеткенгө күйөмүн. Нэмээст жазынчык
Небереси, баласы орустардан апаат болсо да орустар
менен очешпестөн, Курманжан датка ётө сезимтад кылдат
дипломаттык менен иш алып барган. Өзүнүн кылдат,
дипломаттыгынан улам, орустар менен мамилени
жакшырткан. Орустар кыргыздын белгисин (гербин)
сураганда, чачуштугундагы кулпусун алып, чыгарып
берген делип айтыват. Ошондон соң гана Курманжан
датка Паргана берөөнүн бүтүндүгүн сактап калган. Ал
эми Кыргызстандын Түндүк бөлүгүн Кызыр ажэ ушундай
дипломаттык мамиле менен элин тентитпей, аздырып-
тоздортпай түркүндөн сактап калган. Башка жердегилер
орустардан көп жапа чеккен. Генерал Д.Скобелев менин кошо келген Шабдан
баатыр Курманжан датканын мындай дипломаттык
ишинен үлгү алган деген сөздөр бар. Ал тургай
Курманжан датка берген белги герб жалпыбыздын
гербибиз деп жооп берет. Шабдан баатыр ошондо

Курманжан датканы “эже” деп учурашат (тарыхчы Маргул Арунова). Дагы бир маалыматтарга караганда Шабдан баатыр Алымбек даткага толурак салганга ултурбей калыш, қечигип келет. Ошондо Шабдан баатырдын жан жигити Баяке калпыс, одоно тишил алганда: “баатыр, ишенген жигитиндин кылганы бул болсо, калгандарынан эмнени күтүүге болот!” - деп, кесе айткан. Аны кийин Баяке териккенинен Курманжан эне туурашу ар кандай сөздөрдү чыгарган (жазуучу, публицист К. Садыкова).

Бөрүбай аганын дагы эки жылкысы Гулушенун базарынан етпей калгандыктан, Ысмайыл аксакал: жылкыларынды таштап кет, мен сатып берем-деп, алып калат. Анткени, Ысмайыл аксакал Гулушө базарынын кожоюну э肯. Бул учур 1979-жыл болчу. Бир жылдан соң, Бөрүбай аксакал ошондогу көк атын телевизордан көрүп, эле тааныдым-деп айтЫП берип жатып улутунуп койду. Жылкы жандуу аксакал ошол көк атын улакка чаап, жургендүктөн көрүп эле тааныдым дегени мени да ушул даректүү маалыматы төгүн жерден албаганына ынандырып турду.

Ысмайыл аксакалдын айтусу боюнча, Курманжан энени Алымбек датка кыз кезинде ала качкан деп айтат. Ал, эми кара-кулжалык Ниязбектин айтусунда, Курманжан Жаман деген эрин чанып, качып баратканда, Гулушөгө Алымбек даткага мен жеткиргенмин деп айтат. Демек, Жаман аттуу күйөөгө чыкканы башка булактарда айттылбай калгандыктан элге жеткен эмес. Көп маалыматтарда Кулсейит деп айттылып жүрет. Бул жерден

дагы айта кетүүчү бир нерсе, КРнын Эл жазуучусу Сооронбай Жусуевдин “Курманжан датка” поэмасы, езгендүк төкмө акын Карагул уулу Жуманың кыркынчы жылдарга чейин “Курманжан датка” деген дастанынын айтылып калышы да ханышанын Алайкуу тарапта жашап кеткенинен улам, айтылып калганын ырастап тургансыт.

Ниязбектен-Абыласан-Момун-Тиленбай-Рысмамат-Талант. Кайра чоң атасынын атынан Таланттын баласын Ниязбек деп коюлган. Аталган үй-буле учурда Бишкектеги Кызыл-Аскерде, Монгол көчесүнүн №14-үйдө жашап жатышат.

Бөрүбай ата 2014-жылы 86 жашында каза болду. Бөрүбай атасын жыйнап жүргөн маалыматтарын мен 2008-жылы жай айларында жазып алганмын. Бөрүбай атасын чоң кызы Жананбу Ниязбектин чебереси Ырысмаматка түрмушка чыккан. Ниязбекке кайра куда болгон сон, Бөрүбай атасынын маалыматы чындыкка жакын десек жаңылыштайбыз.

Бир нече жыл өткөн сон, Бөрүбай ата Ысмайыл аксакалга дагы барат. Ава, биз караңыгы конокбуз (күтүүсүз конокбуз дегени) жатып кетсек болобу? деп суранат. Ысмайыл аксакал макул болуп, атканасына алып барып, аттарын байларат. Атканада бир нече килем жабылган аттардын байланып турганын көрүшөт. Мындан улам, сыйлуу коноктор үзүлбестүгүн билишет.

Ал кечки тамактан сон, адаттагылай санжырасын айтып кирди. Жолдон эзилип чарчап калганбы айтор, жолоочулардын биреесү уктап кирди. Бөрүбай ата такыр

үктабастан санжыра укту. Ошондо Ысмайыл аксакал: Абдыромун төцизбай жээниң уйкучу экен, кеп үкпайт. Сен Бөрүбай тасма түзүк экенсін, (тасма, төцизбай дегени уруусунан айтып жатканы) сөз баккан, санжыраны уга билген жан экенсін дөп алкайт. Ошондогу аксакалдын санжырасын Бөрүбай ата кыт куйгандай муюп, угуп, дээрине түйуп алган экен, минтип жазылып, биздин муунга жетип отурат.

Бөрүбай ата менен Ысмайыл аксакалдын кийинки маеги дагы да Абдылдабек жөнүндө уланды.

Абдылдабектин өлүмүндө Айкекүлдүн кошкону

Шабдан баатыр жана анын жигиттери Абдылдабектин изине түшүп, 1876-жылы Алайга аттанган генерал М.Д.Скобелевдин армиясында чагылгандай отряд болгон. Д.Скобелев, ишти тынчтык жол менен ченүүгө аракеттенип, Шабданды аны менен сүйлешүп келүүгө жиберген. Шабдан аз жерден башынан ажырап кала жаздал, бирок оор абалдан араң кутулуп чыккан. Бир күндөн кийин, князь Виткенштейн 200 орус қазактары менен жетип келгенде, Шабдан баатыр ага Абдылдабектен тартып алган тууну жана 8 түткүндө өткөрүп берген. Абдылдабек калган колу менен уруулаштарынан колун чындалп келүүгө жөнёт, бирок, анысы ишке ашпайт. Айткени, генерал Д.Скобелев жазалоо отряды менен майда көтөрүлүшчүлөрдү басып турган. Ал жарашуунун белгиси катары сынган кылышын жиберген да: “жолборс жолунан кайтпайт”-деп андан ары сапарын уланткан.

(жасуучу Т. Касымбековдун “Сынган кылыш” тарыхый романы бекеринен аталган эмстегин, анын жандырмагынын сыры ошондо экендигин бул даректүү маалыматты изилдөөдө байкадым. Т. Касымбековго барып таңтагыча ал киши да отуп кетти. Кийин уксам, Т. Касымбеков өзүнүн атактуу тарыхый романы тууралуу эч ким соз кылбагандыгына абдан кейип жүрүп отуптур. Ханышанын тағдырын, таржымалын эч тайманbastan турup архивдик материалдардын негизинде тарыхый романын элге жеткирди.

Абылдабектин “жолборс жолунан кайтпайт” дегени, кыргыз эч качан болөк бийлиkti тааныгысы да баш ийгиси да келген эмес. Эмне учун кыргызды илбээсинге салыштырып карашат? Илбээsin эркиндикти сүйөн, бир да жсаныбарга баш ийбеген, бийик тоолорду тунок кылып жасаған ото таза жсаныбар. Ошондуктан сүрөтчүлөр илбээsinди кыргыздын мунозуно салыштырып, I образын символдоштуруп алган. (М.С.С.)

Абылдабек ооруп калып абдан азап чегет. Индустабыпка көрүнгөндө: сагынычтан жүрөгүндү сары зид басып кетиптир-деп айтат. Ошондо Абылдабек өзүнүн жан досу Акпалванга: эгер көзүм жумулуп, кетсе, сөөгүмдү жеткире албасан да жүрөгүмдү мекениме алып бар-деп керэзин айтат. Көр тирилиkti таштап, Абылдабек Мекеге барууну чечет. Афгандарга минип турган атын да тартуу кылган деген маалыматтар айтылат. Пакистандан ёткөндө оорусу күчеп, Мекеге жетпей

Абылдабек көз жумат. Акпалван анын керэзzi боюнча жүрөгүн алып, Алайга Курманжан энеге алып келет.

Датка энеге кеңешпестен, Кара-Кулжанын тасмасынан Айкөкүл аттуу кызга жашыруун үйлөнүп алган болот. Абылдабектин өлгөнүн уккан Айкөкүл жаназасына келип, аттан түшпөй көпкө чейин кошок айтат. Эч кимге макул болбой, аттан түшпестөн, кошогун уланта берет. Токтобой зарлаганын көрүп, Курманжан датка өзү туруп барып, аттан түшүргөн экен (тилекке каршы бизге Айкөкүлдүн кошогу жетпей калды, ал жөнүндө эл ичинде аныз кеп гана калган).

Ошол эле 1876-жылы анын сөөгү Алайга алынып келген. Абылдабек өлгөндөн кийин, уруулаштары ал жөнүндө ырларды жазышкан. Ал ырлар Мекенин таштап кетүүгө аргасыз болгон арман түрүндөгү ырлар эле. Тилекке каршы, ушул кошокторду эл ичинен жыйнап, жазууга болбоду аны билген санжырачы муундардын көзү етту. Кағазга өз убагында түшпөй калгандыктан азыр ал ырларды табууга эч мүмкүнчүлүк жок.

Бөрүбай атасын өз айылындагы санжыралары

Өткөн замандардын биринде Алайкуу аймагында бир байдын сулуу кызы болуптур. Жуучу келгенде жакшы кызын көргөзүп, жаман кызын жуучулар менен кошуп берүүгө аракеттенишет. Жаман кызды көчүрөөр мезгилде бир тууган жеңеси жеңелик кылдыбы, же байкабастык кылдыбы, айттор, жеңеси кудаларынын алдында минтип кошкон экен:

Кызыл кыр ылдый көчө элек,
 Кыз экөөбүз өч элек,
 Кара бир ылдый көчө элек,
 Кыз экөөбүз өч элек,
 Өч болсок да ыйлайын,
 Кайната көөнүн сыйлайын,
 Саргарганда бербеген,
 Сары майынды ала кет,
 Сандыгына сала кет,
 Урушуп кумар жазаарга,
 Мен жененди ала кет.
 Кубарганда бербеген,
 Курут майың ала кет,
 Куржунуң сала кет,
 Урушуп кумар жазаарга,
 Мен жененди ала кет.
 Соку сенин оюнун,
 Сок билек эле кайғын,
 Эми сокун калаар солоюп,
 Сени бир жоктоп олоюп
 -деп кошуп, кантсе да жеңеси болуп, ичи ачышкан таризде
 эл ичинде айтыла жургөн насаат Ырларынан аягында
 минтип кошуп коёт:
 Ак калпакчан көрүнсө,
 Атакем келет дебей жур,
 Атакең келсе басып чык,
 Акырын эшик ачып чык,
 Ак злечек көрүнсө,

Апакем келет дебей жур,
 Апакең келсе басып чык,
 Акырын эшик ачып чык
 -деп кызыкесин токтоолукка сабырдуулукка,
 чыдамкайлыкка чакырат. Кайра эле баягы жеңеси кыздын
 олдоксондугун эстеп:
 Таркылдак өтүк жаш тапан,
 Так көтөрүп басып чык,
 Так көтөрүп баспасан,
 Таркылдак атка көнөөрсүң
 -деп кошкондо кудалап келгендер байкап калып, ала
 турган кыздын жайсыз экендигин сезип, ошол замат
 айнып кетишп, кызды кайра таштап кеткен экен.
 Кийин да бир ирет ошол эле жаман кызына кудалар
 келгенде, аны элтеп өткөрүп жибериштүүчүн жеңеси
 минтип кошкон экен:
 Эрте менен саарлап,
 Атакем тойго барам деп чыккан,
 Атакем тойго барыптыр,
 Напси жаман киши эле,
 Тозуп бир келген жуучунун
 Алтынын алыш алыштыр,
 Атакем алданыш өзү калыштыр,
 Эрте менен саарлап,
 Атакем тойго барам деп чыккандыр,
 Тойго бир атам баргандыр,
 Арзып келген жуучунун,
 Напси жаман киши эле,

Алтынын алып алыштыр,
Алданып атам калыштыр

-деп кошкондо, кудалар алаар келини алтынга да алмашкыс асылзаада экен деп, жаман кызды аздектеп, той менен көчүрүп алыш кеткен экен:

Жаркынайды көчүрүп келгендеги кошок

Кара-Кулжанын Алтын-Күрөк деген айылында кызды асемделген атка мингизип, эки жагынан женелери жандап келатканда жол тоскон боз уландар минтип суроо салышат:

Жазғы бир чыккан соносун;
Жаркылдаган жаш келин,
Кимдин зайыбы болосун?
Кимдикине көнөсүн?
Күзгү бир чыккан соносун,
Күзгүдөй болгон жаш келин,
Кимдин да зайыбы болосун?
Кимдикине коносун?

-деп, элдер келиндик атын сураганда, женесинин жообу:

Билегинде алтынай,
Билерман экен Жаркынай,
Моюнунда алтынай,
Бою бир жакшы Жаркынай.

-деп көчүрүп келаткан кызын ашыра мактайт. Ошондо жол тоскондордун арасынан жаш Бөрүбай сууруулуп чыгып:

Секиде окшойт үйүнүз,
Селсовет окшойт күйөөнүз,

Боордо окшойт үйүнүз,
Болуш окшойт күйөөнүз

-деп кошкондо, көчтү баштап келаткандар күйөө бала Бердикожону тааныган бала экен-деп, куржундагы эттен алыш келип, ооз тийгизет. Күйөөлөп келаткандар Карап-Кулжанын жолунан адашып, Өзгөн жолуна түшүп калган экен. Аларга Бөрүбай ата жол көрсөтүп көёт.

Бөрүбай атанын эл ичинде мындан жамакчылап ырдаң жүргөнүн атасы менен бир тууган эжеси Батма Семетейова угуп: мындан ары такыр ырдабай жүр!-деп, тыйып көёт. Экинчи ырдабагын, мен да сенчилеп эл ичинде ырдаң жүрүп, элдин назарына түшүп, төрөбөй калгам. Мындан ары ырынды токтот, сен жалгызын, учугунду улайм десен эл ичинде ырдаганынды укпайын дейт.

Ошондон кийин Бөрүбай ата эл ичинде ырдаганын токтотуп, кээде илхом келген учурда жакшы сырдашкан адамдар арасында, жоролорунун ичинде, үй-бүлөесү менен олтурган кезде гана ырдаң калганын айтат. Бирок ошентсе да дээриндеги өнөрү токтолбостон, көбүнчө ичинен кайрып, өмүр бою жамакчылыгын улап келген.

Эгерде эжеси ырдаганын тыйбаганда мындан алда канча күчтүү чыгармаларды жаратаарына шек жоктугун ичимден туюп, Бөрүбай ата башынан өткөндөрдү айтып жаткандарын муюп угуп, олтурдум.

Шыңга бойлуу, нуска сездүү Бөрүбай ата улуулардан уккандарын, башынан өткөндөрүн жорго сезге салыш, кара сездүү бири-бирине куюлуштуруп, арасында ыр менен

айтып, каармандардын үнүнөн бери, өзүнө окшотуп туурап, өзү угуп жаткан адамдар да ошол качанкы өткөн окуяларга катышып жаткандай көз алдыга элестете ирээти менен баяндап жатканына көп жолу кубе болдум. Күндөрдүн биринде қүйөө баласы Ырысмаматтын үйүндө башынан өткөндөрүн, акыл насаагтарын айтып берип жатканына түш көлип, ишимдин көптүгүнө карабастан, Бөрүбай атанын айткандарын күнт коюуп угуп жаттым. Анда эмесе Бөрүбай атанын сөзү менен айткандарына көнүл бурсак.

Ээ балдарым, өзүмдөн көбейуп, бала чакалуу, неберечберелүү болуп, жашым сексенден ашып, ушундай жакшы күндөрдө жашап жатканым кудайга миң мертебе шүгүр келтирем. Улуулардын алдынан кыя өтпөстөн, кызматын кылып, ыраазы болушуп, алкаган баталарын көп алдым. Ошондон болсо керек баарындарды ак эмгек менен багып чоңойтуп, окутуп, билимге ээ кылып, үйлөп жайгаштырдым. Улуулардын батасын алсаңар кем болбосуңар.

Ата ыраазы Кудай ыраазы

Алыска барбай эле бир окуяны айтып берейин. Балдарымдын тагасы, менин бир тууган кайнагам Жалиниин атасы Ураим чабандес, саякпер, сөзгө чечен адам эле. Эл чогулган жыйында токтолбостон сүйлеөр эле. Ошондон улам аны Ураим жарылдак дешчу. Балдарымдын таятасы Ураим бир куну улактан жыгылып, ошол бойдон жети жылдан ашык төшектө жатып, оодуйнө аттанды. Ошондо баласы Жали кабагым кашым дебестен атасынын көзү өткөнчө кетерүп дааратын

алдырып, жуунтуп, тараантып, жаш баладай асырай карады. Ата ыраазы Кудай ыраазы демекчи, атасынын көп батасын, ыраазычылыгын алган уулду Жали кийин, атасынын күзү өткөндөн көп узабастан эле, абрай күтүп, мал жай күтүп, чарбада актив болуп, өмүру өткөнчө жамандык көрбөдү. Союздун мезгилинде короосундагы койлору жүзгө чамалап, бээ байлратып кымыз кылдырган, дасторкондуу адам эле. Кыргыздын чыныгы каадасынча конок келсе токтолбостон кой союп, жилик тартып, колунда барын аябаган март болчу. Ар эки-уч күндө үйүндө кой союулуп, короосундагы койлору азайып калаар эле. Кайра эле жаз алды менен койлору төлдөгөндө, түягы жүзгө чамалап, өмүр бою оокаттуу өттү. Ошондуктан атанын батасын алган кем болбай деген чын балдарым.

Кара дарыя суусунда болгон окуя

Дагы бир, башымдан өткөн окуяны айтып берейин балдарым. Анда жашым отузга чамалап калган. Жайдын күндөрү күчкө толгон он чакты балдар атчан. Учуктун башындагы Тар суусу менен Кара-Кулжа суусу бириккен шар, суу улуу аккан жерден өтүп бара жатсак он, он беш метр жогору жактан бир аксакал киши жардамга эле жардамга деп кыйкырып калды. Кошо бара жаткан балдар кечүүдөн өтүп алалы дешкенсип, жардам бербей кетип калышты. Карап тура алbastan атымдын оозун буруп, артка кайтып жардамга келсем, эки эшек куржунга артылган жүктөрү менен суунун терең шар аккан жерике кептелип, жыгылып, алдыга же артка кайталbastan жан

далбас уруп жаткан экен. Күчтүү эт менен аксакалдын озун, жүктөрүн, эшектерин аркы жээжке чыгарып суудан откордүм. Ошондо аксакал сууну кечип туруп, күн батышты караپ, ыйлап туруп батасын берген. Керсе ал аксакал озубуздуң Розахун, Турдумамат, Шермаматтардын атасы Аллахун аксакал экендигин Чымбайга келип жашап калышканда билдим. Көпкө чейин жолукканды атап журду.

Райком Нурбаевдин нукура сазу

Ар кандай заманда адамдардын жакшысы көп болот, ошол эле учурда куйсупур адамдар дагы болот. Мырза-Акедең Чымбай айылы белүнүп, Таштакка жер малыбыз менен кошулган мезгилибиз. Ошондо Мырза-Акедеги Нурбаев Чымбайлыштар бекер белүндүцөр, силер ақыры Таштактыктарга колония болуп каласыңар деп катуу айткан. Ал киши райком, актив болуп жүрүп көрөгөчтүк кылган экен, кийин Чымбайлыштарга совхоздо бригадирлик дагы тийбей калган учурлар болду.

Колхоздун карыган өгүзү жөнүндө баян

Анда колхоздо Өмурали раис болуп турган чагы. Колхоздун малын багам, күчкө толгон мезгилим, улак чабам, эңишик түшөм. Улак чаап жүргөнүм. Өмурали раисе жеткен экен, Бөрүбай бала улак чапаар экан (чабат экен), жакшы аттардан бирди бергиле деп, колхоздун айгырын белдүрүп берди. Ал айгыр менен улак чаап, жакшы соорундарды алып журдүм.

Маматалиниң атасы Алимбек ака менен колхоздун

200 баш субайларын бағабыз. Жаз келип жайлоого жөнөй турган мезгил болуп калганда, колхоздун эки карыган өгүзүн, мал айдал, жайлоодо бакканга, аттарыбыздан сырткары белүп беришти. Субайларды жайлоого айдал барагып, Эркин-Тоодо күн кечкирип, түнөп калдык. Туну бою уктабастан көзеги менен субайларды карап чыктык. Таңга маал субайларды айдаган мезгилде, өгүздүн бирөөсүн жоготуп койдук. Субай малдардын алды артын тосуп, айдал, өгүзду издегенге такыр мүмүкүнчүлүк болбой, жайлоого кете бердик. Жылда жайлоого чыккан карт өгүз өзү жайлоого чыгып бараар деген үмүттө болдук.

Жайлоодо субай малдарды кайтарбастан бош кооп, күндө көзөмөлдөп, өңүнөн, түсүнөн, жоктоң койосун. Жайы менен жоголгон өгүзду сураштырып журуп таппадык. Күз келип жайлоодон субайларды чөлгө айдал келдик. Жол катар биреө жарымдын малына кошулуп жүрөбү деп, ал кимден сураштырып карап, келдик. Субайларды түгөл чөлгө жеткирдик, баягы өгүзду таппадык. Карт өгүз бир жерде жүрсө керек деп Алимбек аке экөөбүз кайра жайлоого издең жөнөдүк. Алимбек аке Заргер аркылуу Саз жайлоосу менен Чаар-Ташка чейин карай турган болду. Ал эми мен Эркин-Тоо, Донуз-Тоо аркылуу жайлоого барчу жол менен Чаар-Ташка чейин карай турган болдум.

Жүгөрү бышкан мезгил, атымды бир аз откозуп, жем берип алайын деп, Эркин-Тоо айылынын чыга беришинде ошол айылдын колхозунун жүгөрү аянынын четине

төктодум. Жүгөрү аянын жаңындагы орулған буудай аянында, бир аксакал айылдын бадасын (малын) багып жүргөн экен. Аксакалға салам айтып, жоголғон өгүздүн таржымалын айтып, издең жүргөндүгүмдү көшүмчаладым. Аксакал көрбөгөндүгүн, билбекендигин айтты. Аяныча аксакал, балам, баданы кайтарғанча тур, бир малым жүгөрүнүн ичине качып кирип кетти, жүгөрүнү көп жеп курсагы жарылып калбасын, таап чыгайып деп, мага мал кайтартып койду. Ортодон он мунетче өтпестөн аксакал жүгөрү паядан шашып чыгып, ээ балам, жүгөрү паянын ичинде эпти чоң эмес (абдан чоң дегени) мүйүздин мал көрдүм, болду болбоду сенин жоготкон өгүзүн ушул болуш керек деди. Атты щаша минип көрсөткөн жакты көздөй атымды бастырдым. Жүгөрү паянын орто тушуна жеткенде, биз жоготкон өгүздүн өзүн көрдүм. Аябай семирип, таанылгыс болуп кетиптири, жайы менен Эркин (өзүнчө) жүрүп жапайыдай болуп калган экен. Көрсө жазында субай малдарды эс алдырып түнөп калғаныбызда, жаңыдан өсүп келе жаткан жүгөрү аянына кирип, көрүнбей калып кеткен экен. Жайы менен Ээн Эркин жүрүп, жүгөрүнүн көк башына тоюп, аябай семириптири. Өгүз мени көрөрү менен чочуп үркүп, качып жөнедү. Аркасынан калбай чаап бараттым. Жүгөрү аяны бүткөн жерде, үч-төрт адам жүгөрү оруп жаткан экен. Менин өгүздү кубалап бара жатканымды көрүп, аттарын минип: ууру кетти эле ууру кетти-деп артымдан кубалап жөнөштү.

Келдүктүн чатына жеткенде, артымдан жетип

келишип, алдындан тосуушуп, кептөп, ур-томокко ала башташты. Эркин-Тоо менен Көлдүктүн ортосу 15-20 чакырымдай бар. Бирок аларга бош келбестен кармашы жаттым. Бир маалда алыстан кыйкырып, тийбегилем, тийбегилем деп бир аксакал атын чаап келип, ортого арачыга тушуп, чындал эле бул мал ушул баланыкы, жазда жоготкон, мен кепилдик берем-деп, алардан ажыратты. Менин өгүздүн аркасынан кеткенимди карап турган бадачы-аксакал, артымдан кубалагандарды көрүп, баланы ажыратып калбасам, залал кылып койбосун деп шашып келиптири.

Көрсө, жаздан бери жүгөрү караган сугатчылар, өгүзду жүгөрү аянын жүргөнүн көрүшүп, қезөмөлдеп, эми семирди, бир-еки күнде союп, этин белуп алабыз деп жатышкан экен. Чынында өгүз аябай семирип, таанылгыс болуп калыптыр. Жаздан бери карап биз жөн калабызы, эч кур дегенде бир торпоктун пулун сүйүнчүсүне берсин деп талап кыла башташты. Жанымда бере турган тыйын жок эле, үйгө барып келип берем десем макул болбой коюшту. Ортого түшкөн бадачы аксакал, бул баланын ордуна сүйүнчүсүн мен берем деп, аларга ыраазы боло турган акча берди. Бадачы аксакал өгүздү ажыратып берип, мага сүйүнчүгө берген акчасын кайтарбай, ордуна кышка маал айткан дарегине барам, еки кап будай берсөн болот деди.

Ошентип өгүздү таап, үйдөн чыккан күнү түштөн кийин эле кайтып келип, жайылып жүргөн субайларга жоштум. Жайылган малдардын жаңында каналдын наркы өйузүндө, улак болуп жатыптыр, мени көрүп калган Секей

аба чакырып, ушул атты мактоо менен жаңы эле сатып алдым, бир сынаң үләкка чаап бер балам деп калды. Атын минип топко кирээrim менен эле улакты ашырып, маарага, көрсөткөн жерине таштап, эң алдыңкы соорунуна тете болгон, кымбат кездемеден тигилген чепкен алдым. Ошол күнү ишім онунаң чыгып улакты уч-төрт жолу ашырдым. Секей, Мамаш авалар, кайнатам Ураим болуп бирге улакка, тойлорго барушчу. Улакка бараарда атайын келип Өмүралы раистен мени аттарын улакка чаптырганга жооп сурал кетишет эле. Ошол күнкү соорунга тийген чепкенди. Секей ава кайнатамды ортого салып, мага берсин өлүмтүгүмө сактайм деп суратыптыр. Аксакал адамдардын сөзүн жок дей албай чепкенди аттын эсси. Секей авага бердим.

Берубай өгүзду жоготпой эле бактырып, көзүн тазаламак болгон экен, өгүзду тап деп, күч келгендे бактырган жеринен алдырып келип калды деп, ферме башчы болуп журген күйсупур киши бар эле, жакшы көрүнмөккө раис Өмүралыг шыбырап койгон экен, мен андай шыбырдын болгонун кайдан билейин, өгүзду таап келгенден көп етпей эле, раис Өмүралы мага сыртын салып, салам берсем жакшы алик албай, уркуоп журдуду. Мурда учурашканда ал-жайды, кем-карчты жакшылап сурап, күлүп, кээде тамашалап, улак чаап жатасыңбы? - деп калчу. Колхоздун айғырын дагы алып койду. Эмне болду, раисти эмне себептен кала кылыш алдым экен деп, түшүнбөй журдум.

Арадан беш айдай еткөндө, баягы убада боюнча бадачы аксакал мени издең келип калган экен, Таштакта чайханада жолугуп калдык. Жүрунуз, чай алып берейин-

деп, чайханага кирип баратсак, раис Өмүралы бир эки активдер менен сөөрүдө отурган экен. Бадачы аксакал менен Өмүралы раис жакшы тааныш экен, экөө бирин-бири көрүп, басып келип жылуу учурашышты. Бадачы аксакал: Менин былтыр жазында өгүз жоготконумду айтЫп, анан кантып таап, өгүздү соймокчу болуп жүрүшкөн сугатчылардан кантып ажыратканын, сүйүнчүсүнө өзу жанынан акчасын бергенин, ордуна буудайга келгенин айтты. Буларды укканда раис мени бир карап алып, дароо эле кампачыны чакыртып, эркин-тоолук аксакалга буудай берүүнү буйурду. Кампадан аксакалга каалашынча ат көтөрө ала турган кылыш эки калтын ордуна төрт кал буудай жүктөп бердик. Ошентип, жакшылык жакшылык менен кайтып, эркин-тоолук аксакалды ыраазычылык менен кетирдик. Менин бешенеме эркин-тоолук аксакал, кайдан жайдан келип, болгондо да раистин көзүнчө болгон окуяны айтканы, абдан жакшы болбодубу, мени актап, раистин алдында жүзүм жарык болуп калбадыбы. Ошондон кийин раис Өмүралынин мага болгон мамилеси мурдагыдан да жакшы болуп калды. “Чындык ийилет, бирок сынбайт” демекчи, жоголуп, табылган өгүз учүн күйсупурдун айынан беш ай раистен запкы жегемин.

Онер башаты

1943-жыл, согуш учуру. Айылда карыялар менен аялдар жана жаш балдар гана калган, башкалардын баары согушка кетен учуру. Мен 12 жаштамын. Согуштан кара кагаз келип жубайы күйөөсүнө жалгыз эчкисин союп

куран окута турған болуп калды. Эчки сойгонго эч ким жок. Эркектерден араң баскан абышка анан мен. Ал учурда салт катуу, аялдарга мал эмес тоок да сойдурчу эмес. Абышка абам мени соёсун деди. Таягынын учу менен көрсегүп турду, туура эмес кылган учурда мени да бир саят. Иши кылып эчкини эштеп сойдүм. Абышканын таягынан кутулдум. Кийин кой сойчу болдум. Заман оңоду. Мен чоңойдүм. Бул иш өнөргө айланып кетти. Койду 12 мунэттө сойдун деп бирөө айтканы эсимде. Жылкыны жалгыз эле жыгып сойгонду да үйрөндүм. Жылкы сойгон жерде дайым чучук, казы-карта болот. Өнөрлүү болсонор кор болбайсунар, жигитке жетимиши өнөр көп болбайт деген сез чындык балдарым.

Айылдаш-замандаштары

Бөрүбай ата Бишкекте жүргөндө, Чымбай айылы боюнча қөп эскерип, ёткөн көткендерди көп баяндаганын угуп калчумун. Көрсөн аксакал болсо да езү өсүп, чоңойгон, очор-бачар болгон кичи мөкенин эштеп куса болот турбайбы.

Бир күнү дагы ырларынан жазып олтурсам, Чымбайдан балдары Бөрүбай атага телефон чалып ал жайды сурап, жанымда Мамирасул тага эсен соолукту сурап, салам айтып жатат дегенде кыйла дармандана тушуп, саламат болушсун, жакында барам-деп жооп берди. Анан бир аз токтоло тушуп, бул Мамирасул бир жагынан кайнагам болот, кошунам жаштайбыздан бирге

журдук. Жолукканда ёткөн-көткендерди айтып чөр жазышаарын, айылында болгон учурда бири-бирисиз тамак ичпестигин, бир туугандай сый-урматта жургендүктөрүн маашырлана айтып олтурду.

Дагы бир кошунасы нары кайнагасы ыраматылык Сарыков Турдумамат Бөрүбай деп атын айтпастан Беке деп айтып жүргенун, билимдүү туура жүрген, адамгерчиликтүү адам экендигин эскерди. Ошого улам эле көчөсүндөгү кошуналары ыраматылык болушкан Абдыкадыров Паяз, Алимбек, Акматжан, Капар, Ороз, Турдубай, Абдыкадыр молдо, Токон ава, Маматкасым, Парпи, Анаrbай, Өмөрбек, Өпө, Исраил, Сыдык ава, Өмүрали, Жалал жана башка улуу-кичуулөрдүн атын атап, алар менен бир туугандай ынтымакта жашашкандыгын улутунуп эскерип жатты.

Бажалары Төрекан, Төлөнбай, айылындагы замандаштары Мамаш, Секей, Кабылбек, Раимбек, Сарык, Абдылдадан төртөө, Маматазим, Мамасали, Жолдубай, Калил, Жалил, Шабдан, Ободо, Каримбай, Рахман, доктор Рахман, Адан, Аваз, Аскерден экөө, палван Абдыкерим, Токтомуш, Сайпилда, Токтор, Жусуп, Тайтокур, Турсунбай, Мамирасул, Мансур, Пазыл, Манаалбай, Төлөнбай, Дүйшөнбай, Анаrbай, Бекиш, Тайчабар, Абдыкадыр, Абди, Мааданбек, Жапар, Зулпукар, Кадыр, Маматай, Турдубек, Тургүнбай, Абсали, Закир, Карыбек, Карабай, Эрмекбай, Баргыбай, Зикиrbай, Аюжигит, Кара, Ажимамат, Зүпү, Маматкаrim, Курбанбай, Жоробек, Каримбуба, Раимберди, Чырмаш, Амир, Тиленбай, Аамат,

Торулу, Каримжан, Айткул, Базарбай, Арстанбек, Эсенбай, Курбан, Шарабидин, Сұксуралы, Кашкарбай, Ураим, Сатыбалды жана башка көптерүнүн аттарын айтып, жакшы жүрүшкөндүктөрүн баяндап, алардын көпчүлүгү азыр жоктугун, “элүү жылда эл жаңы, жүз жылда жер жаңы” деген ушул экен деп, оор үшкүрүнүп алды.

Жогорудагы аты аталган адамдар менен кошо жүргөндөгү окуяларын кагаз бетине түшүрсөк өзүнчө эле бир китең болот. Анын үстүнө алардын баарысын жазып калганга менде мүмкүнчүлүк болбоду. Эгерде, Бөрүбай атасын көзу өтөөрүн билгенде, дагы көптөгөн аңгемелерин, ыр-саптарын, эпизоддорун жазып калмак экемин деп, азыр екунуп жатам.

Бөрүбай атасын туугандары

Кыргызда ар бир адамдын туугандары уч журттан турараары баарыңарга белгилүү. Бул ата-журт, тага-журт, кайын-журт, төргүнчүсү-кудай кошкон дос болуп эсептелет.

Ата-журт жагынан жакын туугандарым Семетей чоң атамдын бир тууганы Сатыбалдынын уулдары Мендибай менен Танай. Танайдан уул жок, бир кызы Сонунбу Алайда турат. Мендибайдан Иляз менен Эшбай. Иляздан Жылкычы, Дурусбек, Искендер, Калдарбек, Каныбек, Жыргалбек, Мелис жана алты кызы бар. Эшбайдын жалғыз уулу Маматкадырдан Канболот менен Кантемир жана эки кызы бар. Булардан башка жакын туугандарым Курбанбай аbamдын балдары Маматаир, Шамишы,

Пахирдин жана бир кызы бар, Шералыда турушат.

Бир туугандарым карындашым Сұксур жана инилерим Эрмамат менен Шермамат. Сұксур карындашым менин колумдан турмушка Кара-Кочкорлук Жакылка чыккан. Балалуу-чакалуу, небере-чеберелери бар, оорунун айынан он жылдай болду каза болгонуна. Инилеримди Эриш, Шеки деп эркелетем, экөө төң мага окшоп бойлору да узун, а түгүл кебетелери да куюп койгондой окшошуп калышкан. Кара-Кулжа районунун Кенеш айылында турушат. Булар да очор-бачар болуп турмуштан өз ордуларын таап калышкан, неберелери бар. Эриш улак тартыш боюнча Кыргызстандын түштүк регионундагы уч обласына атагы чыгып, ал тууралуу китең жазышкан. Шеки интеллигент, бириңчи адистиги бухгалтер, кийин Улуттук университеттин кыргыз тил жана адабият адистигин бүтүрдү. Кенеш мектебинде 23 жыл директор болуп иштеди. Азыр пенсияда. Бул инилерим кезектешип мени чакырып козуларын бышырышып, кымыздарын даярдап турушат. Балдарым той-топурларын ушулар менен кенешип өткөрүшет, алар да дайым тойдун башында турушат, аман болушсун.

Тага-журттум жагынан апам Саткындын бир туугандары Алимбек, Аширбек, Кочкорбай жана беш таежелерим. Алимбектен Жамгырчы менен Согуш, Аширбектен бир кыз-Саздан, Кочкорбайдан Эшбай менен Жаныш. Белөлөрдөн Жаанбай уулу Миташ бир туугандары менен. Тагаларым менен бөлөлөрүмдүбала-чакалары менен чогултсам бир көчө болушат. Кудай күт

кылсын.

Кайын-журтум тараңтан айтсам, кайнатам Ураим, кайненем Марал, кайнагам Жали, балдызым Токтокаан. Жали кайнагамдан бир уул, бир кыз-Абдразак менен Салия. Абдразактан беш уул эки кыз жана неберелери. Токтокаан менен Абдразак жана келинчеги Камбу аттары эле кайын-журт бойбосо баардыгы бир тууган болуп калышты. Балдарым Токтоказды апасындан жакшы көрүштө. Абдразакты биздин пирибиз деп сыйлас турушат. Балдарым башка жакка барып келишкенде биринчи ушулар менен учурашмайынча үйде отура алышпайт. Абдразак жээндерим жакшы деп коп мактанат. Дайым бир коюн жээндерим келип калса союп берем деп камдаштураг. Анткени жайында мал жайлоого кеткенде айылда айылда айылда калбайт. Озу балдарымдын торундогу эн сыйлуу, бир тууганы, Абдразакты талашып журуп сыйлашат. Ынтымагын кудай колдосун.

Досторумдан айтсам. Бала кезимден кудай кошкон досторум Чымынтай менен Камчыбек. Башка тен-түш, курдаштарым да коп болчу. Достор туралуу ангеме озунчон соз.

Туугандар, достор менен жолугушканда бир козуну союп алыш күэде түн бир оокумга, күэде таң атканга чейин санжырадан сөз салып, болгон окуялардан суйлөшүп, коштордордон айтып, ырдап койчу салтыбыз бар.

Берубай атанин үй-бүлөсү

Эми, ата мынча болду үй-бүлөнүз туралу да айтып берсөнз, деп сурал калдым. Берубай ата: макул, айтса айтып берейин, еткендө сураганында айтбай калдым эле.

Жубайым Анийпа экөөбүз 17 жашыбызда баш коштук. Каракулжада жашап турганыбызда эки наристебиз чарчап калды. Чымбайга келип, жашап калганыбыздын да бирден-бир себеби ошондон болду. Кыргыздын ырым-салты боюнча наристеси чарчап калса, жер каторуш керек деп калыштчу. Мени баккан Батма эжем салт-сабатты абдан жакшы билип, катуу, кармачу. Андан кийин жети наристелүү болдук - эки кыз, беш уул.

Жубайым Анийпа, абдан акылдуу, сулуу, салт-сабатты так жана аткара билген, колунан ууз төгүлгөн, улувичүүнү сыйлаган, улуунун алдынан туура басып етпөгөн, санжыраны да айта билген, сезимтал, аял заты болчу.

Бир нерсе айтып берейин, "Аял жакшы, эр жакшы" деген сөз чын балам. 1965-жылдары, кайнатамдын бир канча райондордон байге алыш, элге таанылып калган күчтүү аты бар эле, аны сатам деп калды. Алгым келет, акчам жетпейт, балдарым жаш. Улакка барганда, ал атты мага гана чаптырчу. Ушундай атым болсо, деп эңсеп журчумун. Ой басып ичимден тызылдал 3-4 күндөй жүрдүм. Анткени күндөн-күнгө аттын баасы жогорулап акчалуу адамдар биринен улам бири баасын көтөрүп келе башташты. Бир күнү түш ооп калганда үйгө келсем, ат менин үйүмдө байланып турат. Таң калып: ээ, Анийпа, ат келип калыптыр го-деп сурадым. Сезимтадыгы: да, мурдатан бери эңсеп журбедүңөр беле (мени силер деп айтчу), айрыкча ақыркы бир жумадан бери эле ой басып, баш көтөрбей калганынардын себеби ушул деп түшүндүм. Ойлоп отуруп, силерди кубантайын деп, атама айтып,

алып келип койдум, ат биздики деди. Сүйүнгөнүмдү айтпа. Акча сурайын десем бир туугандарым болбосо, кайын-журттан сураган өзү уят.

Керсө, менин кичинекей атымды жетелеп барып, атасынын короосуна байлап коюп, уйғө кирип атасына айттыптыр. Ата сиз атынызды сатып жаткан экенсиз, мага бериниз, күйөө балаңыз көптөн бери эңсеп журду эле, сиздиндей ат алсам деп. Бул кабарды кечээ күнү Мамирасұл иниңдөн уктум, анын дагы алайын деген ою бар экен. Анын акчасы бар. Күйөө балаңдын азыр акчасы жетпейт, ошон учун сизге айтталбаганын сезип турал. Мамирасұл иниң бизге кошуна, атты ага берсениз, күйөө балаңыз сынып калат. Короонузга биздин атты байлап койдум, жетпеген акчасын берип кутулабыз, атты бизге бериниз дегендө: айланайын кызым, муну ойлонбой калыптырмын-деп шашып атын берип жибериптири. Ошондон кийин кайнатам: Аниипа кызым өзүмдү тарткан, сөзду даана таап мага окшоп сүйлейт-деп айтчу болду. Анткени, кайнатам сөзге чечен болчу, элдер туура эмес сүйлөп албайын деп ал кишинин алдында айбыгып турушччу.

Жубайым Аниипа менин туугандарымды, тааныштарымды, деги мени сурал келгендердин баарын жакшы кабыл алччу. Ошондон улам балдарыма көп айтам:

Жакшы болсо алганын,
Куусаң кетпейт жакынын.
Жаман болсо алганын,
Чакырсаң келбейт жакының

- деп бекеринен айттылбаган.

Тилекке каршы, өмүрлүк жарым, Аниипам, 1994-жылы байгамбар жашында “оо” дүйнөгө кете берди. Күйүтүмүн күчүнөн, кийин элден уксам 3 саат кошок кошуп ыйлатптырмын. Келген элдин баары кошо ыйлады дешти.

Чон кызым-Жананбұ, мени сен ушул кызым арқылуу билип журбейсүнбү. Ал кызым апасын тартып ууз-чебер болуп, цех ачып кыргыздын салттуу, курактарын, кыздардын сепке берген төшөнчүлөрүн жасатат. Очорбачар болуп, беш уул (Улукбек, Замирбек, Талантбек, Канатбек, Куттуубек), бир кыздуу (Кымбат) болду, азыр үй-булөсү менен Бишкекте тураг. Мени тарткан жери, мага окшоп санжыра айтчу болду, антейин десем жубайым да санжыраны жакшы билчү.

Уулдарымдын улуусу Ысабек. Армияга барып келип Бишкекте милицияда сержант болуп иштеди, кийин полковникке чейин жетти. Адиси боюнча юрист, тергөөчү, Талас облсотунда, кийин Баткен аскердик сотунун төрагасы болуп иштеп, 2006-жылдын 22-августунда күтүлбөгөн жерден каза болуп калды. Балдарымдын кыйыны ошол болчу. Өзүнөн кийинки инилерине тарбия-таалим берди, менин жакын көнешчим болчу. Эмгеги элге сицип калган экен “Элита Кыргызстана” деген китепке да чыккан. Бала жоготууну башка салбасын кудай..., деп Берубай ата ыйлат жиберди, мен аны эмне деп жооткотууну билбей, дал болуп турдум.

Ошто иштеп калды. Достору менен Жалпак-таш

айылына коноко барышыптыр. Бир досу ошол айылдан болчу. Бир учурда эле жергилиткуу досу мен силерди сынатканы белгилүү Зулпу аксакалды чакырып койдум, ким кандай экенин айтып берет-деп айтып калды дейт. Баарыбыз үйге кирип отурдук, милиция кызматкерлеребиз, эң эле жашыбыз капитан, ондон ашыкпаз. Зулпу аксакал баарыбызды бирден сынап еттү да аягында мени карап: кыйыннар ушул жигит экен, көзү карышкырдыкындай турбайбы-деп сынаганын айтып келгени эсимде деди да, Берубай ата кайрадан оор улутунуп, ушкүрүп алды. Ысабегимден 3 кызы (Аида, Гүлзада, Жылдыз), 2 уул калды, баары балалуу-чакалуу болуп, буюрса турмуштан ордун таап келатышат.

Экинчи уулум-Асилбек, тайратасын көбүрөөк таркан. Айылда турат. Адистиги боюнча – автомеханик. Көп жыл мектепте иштеди. Жыйын кишиси, тойлорубузду ушул балам башкарал. Уч кызы (Мира, Айкөкүл, Айсулуу) эки уулу (Азизбек, Кыязбек) жана неберелери бар, кудайга шүтүр.

Ортончу уулум-Пазылбек, адистиги-геолог. Илимин Москвадан жактап келди. Бишкекте академик У. Асаналиев атындагы Тоо-кен институтунда декан болуп иштеп жүрөт. Мугалим болгон учун жибектей созулган балам деп коём. Эки кызы (Багдагүл, Алмагүл) бир уулу (Нурболот) жана эки небереси бар.

Төргүнчү уулум-Адамбек. Бул балам мени менен турат. Адиси боюнча экономист. Жумушун кассирликтен баштады, кийин бухгалтер, экономист, андан кийин айыл

екмөтүнүн төрагасы болуп уч жолу шайланды, азыр Түштүк региону боюнча эсептөө палатасынын ага инспектору болуп иштейт. Төрт уулу (Элчибек, Даткабек, Ырыскелди, Нуркелди) уч кызы (Айзирек, Гүлбү, Аруужан) бар. Неберелерим менин тарбиямды алып калышты.

Андан кийинкиси кызым-Жамалбү. Математика мугалими, завуч болуп иштеп турганда, турмуш-шартка байланыштуу Бишкеке көчүп кетиши. Бул кызым да аласын тартып колу иштүү, цех ачып салтту кийимдерди тигишиет.

Балдардын эң көнжеси уулум-Айдынбек. Бишкектен политехникалык институтун бүткөн, инженер. Азыркы учурда ички иштер министрлүгинин курулуш-монтаждоо башкарма-лыгында, түштүк региндорунун башчысы болуп иштейт. Бишкекте турат, эки кызы (Жибек, Кылымай), бир уулу (Жолдубек) бар. Көнжемди ак көрө жайыл, дасторкондуу деп калам.

Ысабегимдин чоң кызы Аиданы беш айынан биз багып чонойттук, ал биздин тарбиябызды алып, үй-буленүн эң көнжеси болуп калды. Аниипа апасынын тарбиясын алгандыктан салт-сабатты жакшы билет. Күйөө балам Өткүр да жакшы жигит. Уч уулу (Бекзат, Барсбек, Ариет) жана бир кызы (Аяна) бар.

Кудайга ыраазымын балдарым жакшы чыкты. Балдарымдын тарбиясында жубайымдын эмгеги көп. Бала ата-эненин кадыр-баркы менен чоңсо, ата-энен карыганда балдардың кадыр-баркы менен сый көрө деген

сөз чын. Кудайга шүгүр дайым сыйдын үстүндөмүн.

Ажымамат манасчы

Эң кызыгы, Ажымамат манасчы түуралуу айтып берген санжырасы табылгыс материал болду. Себеби, бул маалымат Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда жазылып калган эмес.

Кара-Кулжактарга мен абдан таң калдым. Алардын бири-бирине кудум айтыш сыңары ыр менен суроо жооп түрүндө алым-сабак айтышканын, ушул күнгө чейин фольклордук маданиятын улап, айыл ичинде сактап келишкенин байкадым.

Ажымамат манасчы Кара-Кулжада жашап еткен тасма уруусундагы белгилүү инсан болгон. Ал бир гана манасчы эмес, мунушкөр, санжырачы жана билими күчтүү молдо болгон. Манасчыларга таандык нерсе, улуттук нарк-дөөлөтүбүз болгон саяпкерчиликти, аңчылыкты, мунушкөрлүктүү өздөштургөндө гана чыныгы дөөлөттүү манасчы боло алган. Ажымамат манасчы руханий дөөлөттөргө манасчылык өнөрдү айкалыштыра билгендиги менен замандаштарынан айырмаланып турган.

Күндердүн биринде, адаттагысындай эле Кара-Кулжанын Кызыл-Ордо деген жеринде күш салып жүрүп, 13 кекиilik атып алат. Аңчылыктын кызыгына батыш жүрүп, кеч болуп кеткендиктен ошол жерлик Жами деген досунукуна кечки конок болуп барат. Өзү суукчан болгондуктан замагта ичи катуу ооруп, досунункунан

биртке ысынып, жоюнуп алууну туура керет. Жами досунукуна көптөн бери келе элекки айтор, аялы өлүп калып, жаңыдан аял алганынан да кабары болгон эмес. Досу коногун тосуп алып: конок келди, төшөк сал!- деп, аялнына буйруп, жаркылдап, каршы алды. Чайга отурган соң, абыбалын сурайт. Алар менен кошо досунун Болуш деген таекеси жана Дада атту коншусу кошо отурат. Аш демде!-деп буйруп, алар кызуу сөзгө кирет. Бир кезде Ажымамат:-Кандай Жами, жакшы жашап жатасыңбы, аяшымды көрө албадым (мында өлгөн аялына убагында куран айтып, келе албадым дегени). Жамшиит досу Ажымаматтын суроосуна минтип жооп берген экен:

Ташмыйган катын мен алып,
Тагаларым жеп алып,
Талаада жалгыз мен калдым,
Кодойгон катын мен алып,
Коншуларым жеп алып,
Колотто жалгыз мен калдым

-деп, ырдаганда эле аялы чычалап кетип: -качан болсо эле ташмыйған, кодойгон-деп көрдөп ырдайсың, мына сага ташмыйган катын-деп, бышырып жаткан ашын оттон алып, казаны менен сандыкка салып, култулап коёт. Жамшиит аялнын мындай чукул кыялын билип, абалды ондош үчүн кайрадан мактап ырдаганга аргасыз болот. Бирок Ажымамат досуна карап көз кысып: сен макта, дегендей ишаарат кылат. Абалдын татаалдашкан жагдайын жакшы түшүнгөн Ажымамат аяшын заматта минтип мактап ырдайт:

Тааныбайт элем мен сизди,

Тарпи кылат эл сизди,

Көрө элек элем мен сизди,

Кеп макттайт экен эл сизди,

Чапчагың болсо жашылдан,

Жами дос, сенин бир алғын аялын,

Орто бир бойлуу, асыл жан

-дегенде, аяшы кайра келип, сандыктагы култулап салган
казаның кайра отко асып, күрүчүн этин чыгарып,
жаркылдап, ашын демдел кирет. Аш бышып, дасторконго
коюлганды, Жами досу Ажымаматка дагы кашын серпип,
белги берёт. Кез ирмемди жаздыrbай байқаган Ажымамат:

Күрөн атың кашка экен Жами,

Сенин бул алган аялын,

Күлүп бир мейман узаткан,

Гулжарың элден башка экен.

Ак жал атың кашка экен Жами,

Ардақтап мейман узаткан,

Алганың элден башка экен

-дегенде, аялы аяш, ушинтип ырга кошуп журсөнүз-деп,
бир бөтөлке аракты дасторконго коё салган экен.
Ошентип, Ажымамат манасчының ич борусунун дарысы
табылып, аяшын ыры менен таарынычын араң жандырган
экен.

Ажымамат манасчының варианты боконча айтылган

окуялар

Бокмурундуң төрөлүшү

Көкөтөй карыганча балалуу болбой, балам жок деп,
өз дарты өз ичинде кайгыга батып, арман кылып жүрөт.
Кара малдан төө жаныбарын кеп кармачу экен.
Төөлөрүнүн ичинен баштоочусу Акнар аттуу төөсү болчу
экен. Күндөрдүн бир күнүндө эртең менен туруп караса
эле Акнар төөнүн мойнунда торбо -илинип турганын
керет. Төө баланы ары-бери селкинчектей терместип
турганын көрүп, тили болбосо да ишаара менен “ал”-
дегенсип, көзүн жайнаткан Акнарын карап, торбону алып
караса, жаңы төрөлгөн эркек бала. Жараткан Тенирдин
мындаи сыйына Көкөтөй жетине албай сүйүнүп,
наристени кетерүп, кемпирине сүйүнчүлөп барат. Баланы
кемпиринин жакасынан салып, этегинен чыгарып
ырымдайт. Анткенинин себеби, ымыркай энесинин жытын
алсын, өз энесиндей сезип калсын-деген таризде
ырымдайт. Кемпирим өзү төредү деп, элге жарыя кылат.
Мурдунаң чимкириги аккан эле бир бала болсо болду,
жакшы ат койсок элдин көзү тиет деп, атайылап атын
Бокмурун' коёт. Көкөтөйдүн байбичеси Айымкул карыш
калса да баланы эмизип багат. Бокмурун эр жетип чоноёт.
Жүрт атасына айланган Көкөтөйдүн мезгили жетип, көз
жумат. Жыл маалы ёткөн сон, Бокмурун атама аш берем
деп камынат. Аш берүүгө көнешүү учун эл чакырат:

Катагандан кан Кошой,

Элемандын Эр Төштүк,

Эштектерден Жамгырчы,
Кокон шаардан Козубек,
Маргаландан Малабек,
Анжыяндан Алабекти чакырат.

Ошондо Кошой: Манас калды чакырылбай дегенде,
Бокмурун:

Манаңың келсе не қылат?

Адам қөргүс чыр қылат

-деп жооп берет. Бирок Калмактардан Конурбай чакырылат. Ошентип кеңешип, аш өткөрүүчү жерди тандай башташат.

Жер тандаганда: Алайдан өткөрсөк жери жакшы бирок, отунга тезектен башка эчтеме жок. Отун жагынан мукурап калабыз-деп баары бир добуштан өрушү жайык, отуну кенен деп, Каркыраны тандашат. Бокмурун Тажикстандан отун жүктетүп келем деп ашылып, аштын Алайда өтүшүн каалайт. Бирок ақыркы чечим менен аш Каркырада өтмек болот. Ашка чакырылган дардан биринчи болуп Конурбай келет. Ошондо Конурбай айтат: Эгер, Манас болсо тыңч өткөрүп, аштың аягына чейин күтөлү. А эгер, Манас жок болсо, Мааникерди тартып алып, ашты өткөрбей коёбуз дейт.

Келип байқаса Манас жок. Кыргызга кыргын салып, катар-катар казанда бышып жаткан эт-аштарын оодара тээп, калмактар кыйкым чыгара баштайт. Ошондо кыргыздардын шаштысы кетип, Жаш Айдарга Мааникерди мингизип, Манасты түндөп алып келесин-деп буйрушат. Жаш Айдар ат күлүгү Мааникерди минип,

булуттуу көктүн астынаан, муундуу чөптүн үстүнөн сыйып, бир түн ичинде Таласка келет. Жаш Айдарга бир аксакал жолугуп: токтой тур, сен кайдан келдин-деп сүрайт. Чабаган бала Жаш Айдар: мен Каркырадан келдим-деп жооп берет. Эмнеге келдин-дегенде, Кекетөй авамдын ашына Манасты чакырып келдим дейт. Аксакал-Сен Манастын алдына барбагын, Кекетөйдүн ашынан мен кабарсыз каламбы?-деп, кылъчын сууруп, бир кынына салып, кан ичмеси кармап, хан ичинен буулугуп, кырк жигити менен ордодо, өзү башында турат. Сен адагенде Манастын астына барсан, сени камчы менен чаап коёт, андан көрө сен Каныкейдин алдына баргының-дейт.

Кекетөйдүн ашына кабар айтылбай калды, менин кашык канымды сурал бериз дегенде, Каныкей макул болот да ақырын басып, Манаста барып:

-Төрөм, бир чабармандын кашык канын сурал келдим.

-Ким экен?

-Сиздин алдыңызга келиштөн коркуп, мага барды. Жалгыз уул экен. Жалгыздыктан жалгыз келиптир. Жалгыздын жанын сактай көр төрөм.

-Жалгыз болсо да менин кашымга келсин. Сенин астына келсе да баары бир.

-Жалгыздык башында бар го, сабыр кыл төрөм.

-Жок!...

Хан Манас каарданат, ары бери чайпалат да: өзүмдүн жалгыздыгым эсиме түшө калып, кашык канынды кечтим!-деген экен Жаш Айдарга. Ошондон кийин кырк

Жигитин алып, Манас ашқа келет.

Манастин ашқа жөнегөн жеринен

Манас қырк жигитин алып, Абыке, Кебешту ээрчтит, байбичеси Каныкей кула бээсин алып, аламан байгеге кошом деп, жетелеп алат. Каныкей қырк жигитке тикирген жобжиймдерин кийинтип, Аккелте, добулбас, шылк этмелерин камдашып, жөнөп калышат.

Манас келгичкети “ердек жокто чулдук бий” болуп, Конурбай ашты жалгыз эзлеп алган болот. Конурбайды катагандын хан Кошой көре элек болот. Кыргыздын белгилүү олуясы Санчы сынчысын Конурбайды сынатканы жөнетөт. Ошондо Санчы сынчыдан кандай экен, сынадыңбы?-дегенде, ыр менен минтип айтат:

Адырайган чоң Конур,

Колдун арка жагынан,

Азыр келип калды дейт.

Көк күбө зоот бөктөрүп,

Көк найзасын көтөрүп,

Баданасын жамынып,

Палванды көздөй камынып,

Жарды сайса ураткан,

Сайган жоосун кулаткан,

Мурутучелдүн камышттай,

Мурду тоонун сенирдей,

Көзү тоонун буткулдай,

Каарданып караса,

Керүнгендү жуткудай

-деп, Кошойго сүрөттөп айтый бүткөндө, Конурбай 600 колу менен келип калат. Манас келдиби?-деп, эки жагын карайт. Манаска кабар берилген жок, ал келбейт деген сөздү угат. (Ушул жеринен окуя үзүлүп калат, же Бөрүбай ата унутуп койгон, же айтып бергенден кетирген).

Байгеге ат чаптыруу

Паттанын (мааранын баштоочу жери дегени) Байгеге ат чаптыруу мааранын башынан алты күндүк алыссы жол аралыкта коюлат. Биринчи болуп Манастин Аккуласы, экинчи болуп Эр Төштүктүн Чалкуйрүгү, Чалкуйруктун куйругунан улай, Жаш Айдардын Сарытайы келет дейт. Ошондо Сарытай:

Же кунан чагым болсочу,

Же бышты чагым болсочу,

Аккула сага байге жок,

Чал куйрук сага чара жок

Эле-деп, адамча сүйлөп келатат дейт. Аш ортолоп калганда, Ороңгуунун (Кангайлык баатыр аял) кула бээси келет. Байгесин ким берет дегенде: байтал күлүккө байге жок-деп калмактар чыр чыгарат.

Аштан кийин калмактардын жер өлчөөчү адамы келип, кыргыздардын жерин калмактарга оодуртуп өлчөп көт. Ачуусу келген Манас аларды кыргыздардын жеринен алыс кууп чыгып, чек арасынан ары оодарат. Андан соң, көп узабай Чоң Казат башталат. Кыргыз жигиттери абдан көбейүп, урунаарга тоо таптай, урушаарга жоо таптай турганын байкал, кытай менен эсептешчү мезгил келиптир, кытайдын қырк жылдык очун

кайтарғанға жигиттеримдин кайраты жетет деген тилек менен Чоң Казатты баштайды.

Азизхандын Алмамбет

Азизхандын Ханжайлоо деген өзүнө таандык жайлоосу болгон. Аны Конурбай тартып алат. Ошондон башта Алмамбет. Конурбай менен жайлоо талашып, катуу чырдашып калат. Ал урушта жалгыздык кылыш, тага (тай) жүртүмдан кол сурап келип, өчүмдү алам-деп, кыргыздарга чоң умут менен келет. Анткени, Алмамбеттин апасы кыргыз кызы болгон. Биринчи ирет жолдо келатып, Казактардын Кекчө баатырына кезигет. Алмамбеттин баатырдыгы ашынып, улам-улам жылкы тийип, баатыр атаныш, ордонун сыйлуу адамына айлана баштайды. Казактар ага ичи тарыш: эмне, кечээ эле кытайдан тентиپ келген бир байкуш минтип баатыр атаныш, төрдө отуруп, биз сыртта калабызы? Мунун эсебин таап, айдаң чыгыш көрек!-деген жамаң ойлорун ишке ашырышат. Ошондон улам атайлап ортодон чагымчылап, Алмамбет Ақэркеч менен ойнош болуп кетти деген ушакты аралатып, көре албагандар бузукулук кылат.

Мындай сездөн улам, Кекчөден Алмамбет жабырkap калбасын деп, Ақэркеч Алмамбетти эл көзүнө көргөзбей, жашыруун түн ичинде качырат. Ошондо Ақэркеч: биерге сен эми баары бир батпайсың, сен барсан Манаска бар, кыргыз эли туура калк болот. Кыргыздан мындай жаман сез чыкпайт-деп, Алмамбетти узатат. Алмамбет азыппозуп, ат үстүндө илмийип, узак жол жүрүп, акыры Манаска келет.

Алмамбет келатат деген кабарды угуп, жигиттери менен Алмамбеттин жолун тосуп, аң уулаганча күн санап жол тосуп жургөн. Ошентип, Манас менен достошуп кыргыздан аял алыш берип, өзу менен кошо алыш жүрөт. Алмамбет жайчылык өнөрү менен таң калтырган. Тез эле аскер башчылыгына жетишет. Чоң Казатта жол башчы болгондугунун себеби биринчиден, кытайлардын жашыруун сырын билет, экинчиден жолду билет, учунчүдөн жакшы аскер башчысы деген ишеним менен шайланат.

Ал эми Конурбай болсо, Чоң Казат боюнча маалыматты билбейт. Алмамбет жолдо баратып, Опол-Тоого жакындағанда бир белгे чыгат. Ошондо көзүнөн учкан Ханжайлоосунун карааны көрүнгөндө, Алмамбет арман кылыш отура калат. Көрүнгөндө көрүнүп, көрүнбөгөндө кек туман чалыш турган жер атамдын Ханжайлоо деген жайлоосу-деп, ошол жерден өксүп кетет.

Кытай эли өтө сак болгон. Конурбайдын чек арадагы кароолчулары:

1. Куу тулку,
2. Алты каз,
3. Кулжаны чек арага кайтартып кооп, Конурбай камиарабай, бейкапар жаткан эле.

Алмамбет жайчылыктын сырын колдонуп, өзу турган жерге күн тийгизип, Конурбай турган жерге кар жаадырып коёт. Ошондо кароолдо турган Куу тулку мезгилсиз кандай кар жаады, болжолу Алмамбет жайчы келди окшойт-деп, Конурбайга кабар берүүгө Алты каз,

Кулжа биригип, ордону көздөй качышат. Кароолчулар кашканда, Манастьын Акшумкары менен Алты казды алдыратат. Алты кулач Куутулкусуне Кумайыкты салат. Кулжага келгендеги Манас аккелте менен атып, Конурбайдын кароолчуларынын баарын Конурбайга жеткирбей елтүрөт. Капкалуу шаар Бээжинге жеткендө, Конурбайдын аскерин кырагт да чын Бейжинди алты ай каратып турат.

Конурбайдын Шыпшайдары Алмамбеттен жайчылыкты алты ай ашыкча окуйт, ошондуктан билим өнерү артыгыраак болот. Чет Бээжинде Алмамбет, Сыргак, Чубак чогуу туруп, Манас батыш тарабында алысыраак туруп калат. Бээжинди карагтык деп бейкапар туруп калганда, Шыпшайдар үчөөнү төң атып салат. Анын көзгө атаар мергендиги ушунда, ар бирин бирден таамай атып, Манас баатырдын өзүн эмес, Аккуласын атат. Чубак менен Сыргактын сөөгүн Кытайга жашырып, Алмамбеттин өлүгүн атайдын кытайдан алып чыгат. Анткени, кытайлар сөөгүн тынч койбой, кыргыздын чыккынчысы деп, алда кандай азапты салбасын, достуктун шертиң аткарыйп, Сараласына жүктөп, Чеш-Дөбөгө келгендө, аруулап жууп, ак кепиндей, акыретке берет. Андан соң, Саралага кара жаап, Таласты карай жөнөп, ордого келишет.

Башка классикалык вариантарында Манас баатыр Алмамбеттин жесири Аруукеге угузуу кошогун атып келет эмеспи. Ал эми Ажымамат манасчынын айырмачылыгы Манасты чет Бээжиндеги ордодо калтырат. Сайса найза етпөгөн, атса ок етпөгөн Манас эртөн

мененки намазын окуп жатканда буткөн бою жылып кетет, ошол убакта Конурбай андып туруп, Манасты кыр аркага найза менен сайып алат. Найзанын учун толгоп алганда сынып кетип, учу калып, жүлүндү чиритип, ошол жаратынан соо болбой, жабыркайт. Жаралуу жери ириндей, ичине ирин тээп кетет. Ошентип жүрүп, бир жылдан соң Айкөл дүйнө салат.

Жесир калган Каныкей минтип арман кылган жаратын жашыrbай, мурдаган айтканда, кытайдын кызылы кырма дарысын, калмактын кайнатма кара дарысын алып келип, сыйрап айыктырат элем, найзанын учун иринге тептирип, найзаны сындырбастан сууруп алат элем- деп арман кылган. Демек, бул жерден Манасты сактап калса боло турганын атып, Каныкейдин дагы бир дарыгерчилик касиетин ачып берүүгө таракеттөнгөнин байкоого болот. Жаратын жашыrbай эрте айтпаганы, Айкөлдүн Чет Бээжиндеги чептө тургандыгын билдирет. Демек бул окуя да классикалык варианттарда кездешкен эпизоддор менен шайкеш келгендигинен кабар берет.

Семетей

Манас өлгөндө, Каныкейдин курсагында Семетей алты айлык күмөн калат (башка варианттарда Семетей төрөлгөндөн уч ай өткөн соң, Манас Чон Казатка аттанат деп атылат). Семетей төрөлүп 3-4 ай болгондо, Абыке менен Кебөш Каныкейге күн көрсөтпей, ур-келтекке алып, Манастан калган дүйнөнү камчыга ченеп бөлгөндө, Каныкейдин айласы кетип, Бакайга масилеттешип, Темиркандын шаарына Букарага төркүнүнө кетмек болот.

Бакай бул сунушун макул көрүп, өз камылгасын көрет. Каныкей энесине наристени көтөргүп, өзү жол азыгын, жукту көтөргүп, Медиандын чөлүнө карай жол тартышат. Бакай бир койду союп, жол азыгын арбын камдап, Тайторуну балага арнап тартуу кылат. Айланайын балам, асылдан калган белекти аман-эсен асырап, кайра элге алып келгин. Биз сени 12 жыл күтөбүз, силер узап кеткинче, артыңардан куугунчук келсе алаксыгып алдын тороюн. 3-4 күн дегенде эптеп Темиркандин шаарына келишет.

Семетей Ысмайылды ата деп чоноёт. Антип минткичекти бала чоноёт. Семетей 12 жашка келгенде, Темиркан той берет. Тойго Каныкей Тайторуну төлгө кылып чабат: "...эгер, Тайтору байгеге биринчи келсе, Семетей өз элин таап, атасынын бийлигин кайрадан колго алат, эгер Тайтору байгеге жетпей калса, анда мендей бейбактын тилегин таш кабат"-деп, ичинен жаратканга жалбарып, Айкөлдүн арбагына миң ирет табынат.

60. асый Тайторуну чаптырмакчы болгонун Ысмайыл угуп: эжекем 60 жаштагы атын байгеге чаптырып, аял башы менен бейбаштык кылып, Манастын башын аттап, эмне жорукту баштап жатат-деп кыжырданат. Каныкей эркекче кийинип, Манастан калган чоң дүрбүнү жанына байланып, Тайторуну минип, чабышка чыгат. 14 хандыктан келген элдер Каныкейди кайсы хандыктын чабарманы деп таңыркап турушат. Байгеге 300 жат чабылып, Каныкей жоо кийимин кийип, атын байкап турганга, ар жерге байкоочуларды койдуртат. Караса,

Тайтору 300 аттын сонунда келаткан болот. 12 бурам дурбу (өтө алыстыкты даана көрсөткөн) Тайторуну чаап келаткан чабандес баланы даана көрөт. Дал ошондо Каныкей арман кылып: Семетей 12 жашка чыкты, эми шерменде болуп, Тайтору артта калса, жер караң каламбы, бул жоругумду ким кандай талдаң түшүнет. Каныкей ары бери басып, айласы кетип, кайра дурбу салып караса, Тайтору ортолоп калыштыр. Оо, жараткан Тенирим! Көлдөй көр, Семетейимдин элге жүзу жарық болсо экен. Санаасы тынбай, көнүлү удургуп, кайра дурбу салып караса, 60 асый Тайтору 60 аттын аркасында келаткан болот. Бир аз көнүлү толкуп, ары бери тынч алалбай кайрадан дурбу салганда, 30 аттын сонунда келаткан болот. Ошондо Каныкей сүйүнүп: Айкөлүм! Манастын арбагы колдосун!-деп, жаратканга жалбарат. Дал ошентип жалбарган убакта Каныкейге Манастын арбагы көрүнүп, жанында турган Алмамбет, Чубак, Сыргак кошо Тайторуну сүрөшөт. Ошондо эл арасынан Манас! Манас! Манас! деген ураан чыгат. Манастап ураан чыкканда, жездемдин урааны айтылып жатат деп, Семетей да кошо Манастап ураан чакырып, Тайторуну астыга сүрөшөт. Бир караса Ысмайыл кошо Манастап ураан чакырып, атын удургутуп чаап жүрөт. Тенир жалгап, Айкөлдүн арбагы колдоп, Каныкейдин Тайторусу марага биринчи болуп келип, төлгөсү төп чыгат.

Семетейдин Сарыгазга жолукканы

Семетейдин жашы 12-ке келип калды деп, Бакай Сарыгазга масылаат салып, минтип көнеш кылат:

Семетейди эбин таап алып келиштин аракетин қыл, балакаттан етту, бийликті колго алаар кези келди, эл азып-тозуп башчысыз калды, - дейт. Сарыгаз Темиркандын шаарына келип, кантип жакындоонун амалын билбей, Каныкейдин калың багында, от жагып отурған жеринде, еки жигити менен Семетей күш салып жүргөн жеринен күшү учуп барып, Сарыгаздын жанына (башка вариантарда Сарыгаздын далысына конуп калды деп айтылаг) конуп калат. Семетей, күштү алыш бер-деп бүйрүктуу корс этет. Дал ошол мезгилде Сарыгаз учурдан пайдаланып: сен мага чондук кылғандай кимсиң?-дегенде, Семетей аттан ыргып түшө калып, Сарыгазды камчы менен чаап жиберет. Сарыгаздын жини келип:-сен бир тентип келген арсызың! Ысмайылдын жээни болосун, Таластан тентип келген баласың, өз жеринди жердегенсип, өз элинди элдегенсип, мага чондук кыласың! Кайсы арыңа чокчондойсун! Сенин чоң атаң Жакыпхан, өз атаң Манас болуучу. Чоң энең- Чыйырды, өз энең-Каныкей болот!-деп айтат. Муну уккан Семетей апкаарып барып: дагы бир ирет ондоп айтынызы? -деп Сарыгаздан сурнат. Сарыгаз үч ирет жаңылбастан баштан аяк баяғы сезүн кайта айтат. Семетей күшүн алыш, “ата” деп эркелеп жүргөн Ысмайылдын үйүнө келет. Унчукластан таарынып тамак ичпей, бүк түшүп жатып калат. Семетейдин мындай абалы Ысмайылды чочутат, аргасыз Семетейге кызын жөнегүп, сен Семетейге аны муну айтып, таарынычын жазгын, эмне сез чыгат байкап келчи. Ысмайылдын кызы Кишимжан ақырын Семетейге аны-муну айтып, тамак

и чебиз десе, кызды катуу кагып:
 -Мен сенин ала турган эриң эмесмин, тийишпө -дейт!
 -Эрим деп жаткан эч ким жок, арам экен деп эңшерилип жатам, ээ, жолун болгүр десе! деп кетип калат.
 Семетейдин эч бир сезгө келбей, таарынып жатып калганы Каныкейди катуу жабырланат. Жүрөгү бир нерсени сезгендей, эмнеге таарынып жатканын түүп, бул жетим жөн эмес, биреөдөн бир кеп уккан го. Кара оозуна кан толгур! Биреө ата-тегин айтып салган окшойт, караптам ай, кулунум, ошондон бүк түшүп жатып калган го- деп ойлонот. Каныкей ичен сызып, арман кылып турганда жапайы каз айланып учуп, короонун четине конот. Аны көргөн Семетей: эжеке, каз келатат атайын, казга буудай чачайын, тезирээк буудайды колума салып беринизчи-дейт. Семетейдин кепке келгенин көрүп, сүйүнүп, Каныкей буудайды идишке салbastan колуна учтап чыгат. Дал ошондо Семетей Каныкейдин колун куушура карман: Менин жерим кайда? элим кайда? Атам кайда, мен кайдамын, атам ким болот?....сен гана билесиң!-дегенде, коё бер менин колумду, куушурултуп кармадың, ооруп кетти өх... караптам ай, мен муну түйдүм, көнүлүң караңылап, көөденүң эмнени кексөгөнүн түйдүм. Айтса айтайын караптам, Атаң Манас, жериң Талас, Ысмайыл таекең болот. Атаң Манас өлгөндө, сен алты айлык ичимде калгансың. Абыке, Көбөш атаң менен аталаш туган болот. Ошолордун запкысынан Тайторуга Чыйырды чоң эненди мингизип, уч айлык сени өңөртүп ээрчишип, таекелеринди тээк

тутуп, мында качып келгенбиз балам. Абаң Бакай Таластан бизди качырган. Кагылайын Семетейим, сени өзүм бакпастан биреөнүн көзу тиитет деп ырымдап, гаекен ысмайылга бактыргам дегенде, Семетей болгон жайды тушунуп, Каныкейге ишенип: мен Таласка барамын! - деп камына баштайт. Семетейдин сунушун четке кагып: сен көө тур, дагы бир-эки жылдык жаштыгын бар-деп жалбарып, Семетейге макулдук бербей, Каныкейдин айтып турган жери:

Сенин балтыр этиң толо элек,

Балбандык сының көле элек,

Булчун этиң толо элек,

Сенин булкуша турган кезин боло элек.

Абыке, Кебөш эки арам сага душман. Сен барсан Абыке, Кебөштүн кордугуна кабыласың дегенине карабай, Семетей Таласка элине жөнеп калат. Атам менен бир тууган кишилер болсо мага кантит каршылык кылсын-деп, таң калат.

Каныкей Семетейге Тайторусун мингизип, элине жөнөтөөр алдында эгер коркутсам дагы бир, эки жыл көө турараар бекен деген амал менен балам, сен кетип жатасын, алыссы жолдо ар нерсеге туш болоорсун деп, айтып турган жери:

Бегет-бегет шер келет,

Бөрүлөру көп келет.

Андан бир кантит өтөөрсүн,

Жылга-жылга шер келет,

Жылаандары көп келет,

Андан кантит өтөөрсүн?

Адыр-адыр шер келет,

Аюу, жолборс көп болот,

Андан кантит өтөөрсүн?

Жаналы, Калач эки дөө бар,

Жалгыз жаныңды кыйып,

Астынды тартып алыш, өзүндү өлтүрөт.

Андан бир кантит өтөсүн?

Каныкейдин сезүн укпастан, Семетей Таласка жөнөйт. Айласы кеткен Каныкей: Сен Таласка барганды, атандан калган Кумайыкты Абыке, Кебөш карабай, курсагынын айынан чычкан терип жургөндүр, ал сенин келээринди билет. Астынан каншылап тосуп чыгат.

Атандан калган Ак төө бар, башында алтын ноктолуу, ошондон тааныйсын. Бакай абаң, Ак төө, Кумайык үчөө бирге жүрөт. Аларга төө кайтартып, койгон. Балам, алдыңан бириңчи кезикчү ошолор.

Бир мезгилде эле Бакай байкап караса, Ак төө менен Кумайык жок: Булар кайда кеткен, бир сыр болду деп, Бакай издеп жөнөйт. Бир кезде эле Семетей, Ак төө, Кумайык үчөө ээрчишип келатканын көрөт. Алдынан чыккан баланы көрүп: болду, болбоду ушул Семетей болуш керек-деп, Манаска окшош, ар мүчесү келишкен. Бакай калдаландап кучактай көрүшүп: Оо, жараткан Тенирим! Семетейим келдиңби! Очкөн отум жандыбы? Өлгөнүм кайра тирилдиби? Айланайын кулунум, элдин багына эр жетип, атаң Манастан кийин жыгылган тууну кетереөр бекен-деп сенин жетилишинди күтпөдүкпү:

Бакай эрекип ыйлап, сүйүнгөндөн калдастап алган, өзүн
Бакай абанын деп тааныштырып, андан соң, чоң атасы
Жакып, Абыке, Кебөштергө сүйүнчүлөгөнгө шашат.
Атача коюлган күмбөз ушул, ушул жерде, балам тура тур,
мен Жакып ханга сүйүнчүлөйүн, мен кеткенде Ак төө
чөгүп берет, сен күмбөздүн жанына барыш, атамдын
арбагына багыштадым-деп, Актөөнүн мууздал кой-деп
табыштайт. Курмандык чалаарда актөөнүн алтын
ноктосун башынан сыйрып чечип ал да канжыгаңа бекем
байлан ал-деп табыштайт, Бакай карыя Жакып ханга
сүйүнчүлөгөнү кетет.

Бакай Жакып ханга барыш: Сүйүнчү Жакып,
сүйүнчү!, өлгөнүм тирилди, өчкөн отум жанды, сүйүнчү
бергүй! Анда Жакып хан: олдо карангүн ай!... Манас
өлгөндөн кийин эки балам, Абыке, Кебөш менен жыргап
калдым эле дагы кайдагы балээни чыгарып жатасын
Бакай, Семетей келди деп. Кайра адатынча амалданып,
кемпирине Семетей келгенде мойнунан кучкаташ
көрүшмөүн, Манастан калган туягым-деп, үйгө киргендө
бир аякка бал куйгүн, бир аякка кымызга кошуп уу
куйгүн, алыстан ат арыттып арып келдин деп, уу куюлган
аякты Семетейге сунгун, бал куюлган аякты маган сунгун
деп бүйрүйт. Ары жактан айтылган сезду Бакай угуп
калат. Болгон сезду айтып барат. Чоң атаң кемпирине
мындар деп айтты. Семетейди ушундайында жок
кылбасак болбойт, бир аякка бал куйгүн, бир аякка уу
куйгунун да ууну Семетейге бер-деп айтты. Семетей сага
берилген кесени чоң ата, сизден мурун мен кантип

алайын-деп, кесени кайра өзүнө сунгунун, албай койсо,
кесени сакалына тийгизип кой, ошондо сакалы күйүп
кетет. Дал ошол учурда Семетей сен айт: сен ичпеген ууну
мен неге ичейин деп, эшикке ыргыт. Ууну кек дебет
жыгтап, чалкасынын түшүп, мұрт елөт. Ушул окуядан
кийин Семетей алласы Каныкейдин айткандары төгүн эмес
экендигин, ага чындаш азап тарттыргандыгына ишпенет.
Ага чейин чоң атам кантип мага өч болсун? Мен әнын
туягымын го дечү.

Семетей келиптир дегенди угуп, эл чогулуп: атандан
калган ак олпок, аккелте, кылышты, тууну, такты өзүн ал
деп, хан таажысын башына кийгизип, ак кийизгө
отургузуп, аздектеп, салтанат менен Семетейди хан
кетерушөт. Манастан калган такка хан шайлап отургузат.
Бакайдын кенеши боюнча такка отураары менен Абыке,
Кебөштү, Жакып ханды өлтүрүп, элди жакшы карагын,
жашиң он алтыга келгендө, атаң Манастын кунун кууп,
калмактарга каршы Конурбайга барасын. Ошондо жолду
баштап, мен өзүм кошо барамын-деп, Бакай Семетейге
кенешин берет. Конурбайдан өчүнду алган соң, анат
үйленөсүн. Сага ошондо калкымдан тандап, кыз алып
берем дейт.

Семетейдин Ургенчтү кечкен жери

1991-жылы июнь айынын башында бул эпизодду
мага аян катары кабар берген. Анткени, менин эстеп
калганым, ай күнүмө жестип турған учурум зе.
Түшүмдө сакалы белгө жестікен, тармал, абдан чоң
келбеттүү карыя маңдайымда турат. Мен ага: ата,

Манасти кай жеринен айтайын, Семетейдин Үргөнчтүү кечкен жерин айтайынбы? же кыргыздардын Алтайдан Ала-Тоого кочкон жерин айтайынбы?-деп, чөгөлөп турган жеримен ойгондум. Анда мен бул эпизоддорду жасакын дөле билбейт болчумун. Кийин, 2008-жылы буларды Бөрүбай атадан ушул эпизодду укканда анан барып баягы аяндуу түшүм төп келгенин, эстедим. Көрсө, мен бул окуяларды жазуу милдетин аткарат турбайымбы. Мага “манасчылык” эмес, “Манас” изилдөөчүлүк милдетти аркалай тургандыгымдан кабар берген турбайбы. 17 жылдан кийин, мен Бөрүбай атага кезигип, дал ушул окуяны айттып жасатканда, мага бул окуя сырдуу түш болуп, эчак эле кабар бергенин билдим. Манастануу сабагынан лекция өтүп жасатканымда да ушул эки эпизодду озгөчө эргүү менен айтамын. Ажысамат аванын Манасын жазып калуу милдетин 17 жыл мурун аян берген турбайбы.

Жылдар өтүп, жашы 16 га келгенде, Семетей кырк чоросу менен Конурбайды өлтүрүп келгендөн кийин Бакай чоң атасына бир ооз кеңешпей түрүп, Чынкожо алам деп жүргөн колуктусу Чачыкейге үйлөнүп алат. Аны Бакай билип калып: балам, мага маслатташпастан (кеңешпестен) бекер кылышың, Чачыкей менен Чынкожону кичинесинен кудалашып койгон, башы байлануу кыз эле. Эми, Чынкожо акыры бир чыр кылат. Мен сага кыз издейин. Манас менен Акунхан силер кичинекейиндерден “бел куда” болушкан. Акунхандан кабар алайын, Айчүрөгү бойго

жеткendir.

Бул учурда Чачыкейди тарттырып жибергенине ызаланып, Чынкожо бир тууганы Толтой менен кенешип, Акунхандын Айчүрөгүн тартып алууга камынып калган эле. Дал ошол учурда Чынкожо, Толтой биригип, Акунхандын шаарына барышып, Айчүрөктүү бересин, бербесең элинди чаап алам деп, чыр салат.

Акунхандын эсинде бар экен, Манас менен бел куда болдум эле, Семетейи эр жетип, өз элине келгенин уктум, ушундан бир кабар алайын, болбосо аңаң берейин, Манаска берген убаданы бузул, батаны аттаң кете албайм. Төрт-беш айдан кийин келгиле, андан соң жооп берейин деп, Чынкожо менен Толтойду алаксытып жолго салат. Эки ай етпей Чынкожо, Толтой дагы Акунхандын шаарына барып, кызынды бересин, болбосо элинди чабамын деп кыстоого алат. Айчүрөк мындай кордукка чыдабай, аккуу кебин кийип, атадан кыз туулбай уул туулсам эмне! Элимди Чынкожо, Толтойго тебедеткенче өзүм коргосом кана!, олдо арман күн ай!-деп, эчкирип ыйлап, оч ала турган баатыр издең чыгат. Жер кыдырып көп баатырга барып, көңүлүнө жакпай, Ополдун тоосун айланып учуп, Конурбайга барат. Ошондо Конурбайдын жашы 90 го келип калган учуру болот. Карып калса да Конурбайга тиейин, Чынкожо, Толтойдон очумду алып берсе болду деп катуу бел байлайт.

Дал ошол убакта Айчүрөктүн эсине айттылуу Семетей келет. Манастан бир жетим калды дешчү эле, ошону бир көрүп етейүн. Айчүрөк Ополдун тоосун айланып учуп,

Айдың-Көлгө келет. Ал учурда Семетей Айдың-Көлде күш салып жүргөн учуру экен. Семетей экөөнү кичинесинен кудалашып койгонунан кабары жок (албетте Семетей туулгандан тартыш тайларында, Букарада чоңойгондуктан бул кабарды уккан эмес) болгондуктан, кантип күйөөгө чыгамын деп айтаарын билбей, айласы кетет. Мунун аялы Чачыкейге барайын, бир жалынып керөйүн деп ойлойт да Чачыкейге барып, аман-эсендигин сурал: эжеке, мени синди кылыш алыныз, отунун менен кирип, күлүн менен чыгайын, отун алып от жагыш, кесөкөр кулун болоюн-деп, жалбарганды, Чачыкей: эр албаган кара далы болгон тентиген кызды мен Семетейге алып бербейм дейт. Чачыкейдин бул жообуна абдан ызаланып, көз жашын төгөт.

Айчурек кайрадан учуп, Семетейдин күш салган жерине Айдың-Көлгө барса, Акшумкарын салып турган убагы болот. Айчурек Акшумкарды кармап койнуна катып, учуп жөнөй бергенде, Семетей Күлчорого Тайбуурулду мингизип, Аккууга жетип, күшту ажыратып кал!-деп жөнөтөт. Күлчоро артынан кубалап, эми жакындалганды күндү жаадырып, туманды түшүрүп, Айчурек кубулуп адаштырып кетет. Семетей Акшумкарына жетпей арман кылыш, кайда кеткенин көрбөй, айласы кетип, Бакай абама барып, күштүн сырын сурал кел-деп, Күлчорону кайрадан жиберет. Муну уккан Бакай айран тан болуп, мунун сырын бир бىлсе Чачыкей билет, буга мен өзүм барайын-деп, алты. байбичени ээрчитип, Бакай карыя Чачыкейдин алдына барат. Алты

байбиче Чачыкейди ортого алып, Аккуунун сырын, Акшумкардын жайын сен гана билесин, ачыгын айткын деп сурашса, Чачыкей айтпай коёт. Бакайдын айласы кетет. Ошондо Күлчоро: ур-келтекке албасак, бул карабет тил албай турган болду. Көкала кылыш урганда, жаны ачышканда гана айтат. Күлчоро кайрадан барып, жок дегенде жеңеме айт дегенде, каарданган Чачыкей: кайрадай эле келесиң мэ сага-дәй, канжар менен атып урат. Канжар Күлчорого тийбей кыя етет, ачуусу келген Күлчоро Чачыкейди сабап кирет. Кейнөгүн тытып, этин көкала кылганда, жаны ачышкан Чачыкей: Акшумкарды Акундун кызы Айчурек алып кетти-деп, айтат. Күлчоро Бакай карыяга барып иштин жайын айтканда, Бакай бармагын тиштеп: бу да болсо карылык каралым, Айчурек экөөнөргө Манас менен Акунхан бел куда болду эле, Акунхан кыздуу болгонун уккан жайым бар эле, ушундан кабар албаптырбыз-деп, Бакай карыя арман кылат.

Күлчоро Семетейге барып, иштин чоо жайын Чачыкей билет экен, Акшумкар жайын сурасан, Акунхандын кызы Айчурек алып кетиптир. Бакай абам алты байбиче менен барып сураса айтпайт, айлам кетип ур токмокко алып, этин көкала кылганда, жаны ачышканда араң айтты, Кайра Бакай абама барсам, бармагын тиштеп, бу да болсо карылык деп арман кылыш, Манас менен Акунхан бел куда болгон эле, ошол эстен чыгып калыптыр. Бир эстеп Акунхандан кабар албаптырбыз деп айтты дегенде, Семетей: күшумду алдырып жиберип, мен

үйгө кантип барам, үч-төрт күн Айдың-Көлдөн күтөйүн, арга издесе, амалкөй болсо айланып кайра учуп келээр.

Кайра ойлонуп, Күлчоро менен көнеш салып, эми авамдын алдына баралы деп, Бакай карыяга келишет. Бакай болгон окуяны түшүндүрүп: эми балам, камынгыла, Акунхандын шаарына баралы, Айчүректүн колун сурап, аялдыкка алып берейин дейт.

Канчоро менен Күлчорону ээрчитип, аксакалдарды чогултуп, колду көп албай, азыраак жигиттери менен Акунхандын шаарына барышат. Акунхандын шаары Ургенчтөн ары болгондуктан сууну кечүү кыйынга турат. Ургенчтүн боюна жетип, өргүшөт. Тайбуурулду мингизип, Күлчорону жөнөтөт. Барып, Айчүрөк менен сүйлөшүп, абалдын жайын байкагын. Тайбуурулду минип алып, Күлчоро Ургенчтүн суусун кечип өтөт. Күлчоро келбей кечигет, Семетейдин ачуусу келип, башка ат минип, сууну кечтирип жөнөгөнү калат. Бакай карыя сууну байкап караса бир жагынан кан агып, бир четинен көбүк менен жин агып жатканын көрүп: Семетей балам, сууну азыр кечип өтө албайбыз, түнү менен суу тартылып калат, таң эртөнден кечип өтөлу деп айтат. Мындай сунушун кабыл алгысы келбей, Семетей Бакай карыянын тилин албай:

Болбой иштин болжолун,
Боздотуп ўрдун кожону,
Кана бир кесир болгону,
Кара жер мени соргону,
Атам бир жоодон кайтпаган,
Анан мен жоодон кайтамбы,

Атам бир суудан кайтпаган,

Анан мен суудан кайтамбы

-деп, Бакай ақылмандын тилин албастан, Семетей сууга ат бастырып кирди. Суу Семетейди улактын сынары омуроолоп, ағызып кетти. Болгон окуяны аркы өйүздөн байкап турган Айчүрөк, колун сууга салды дейт, кол дааратын алды, бутун сууга салды, бут дааратын алды дейт. Колуна кара ташты алып, ыргытып сууга салаарда, тондуруп сууну коёрдо, кылчайып бир Семетейди карап алды. Семетейди кесөө куйрук көк дангыл жолборс жамбаштан жөлөп алыптыр, Ажыдаары ак жылан Семетейдин белине үч оролуп алыптыр, эки бирдей сулуу кыз жылоодон алып кетиптир. Ошондо, Семетейди ат-энесинин жөлөмөлөрү колдоп, күркүрөгөн суудан аман алып калат.

Айчүрөк Семетейдин келе түрган жолуна килемдерди салдыртып: эгер анык көк жал баатыр болсо, килемди ат менен тебелетип келет, бок жүрөк, жүүнү бош неме болсо салынган килемди тебелете албай, токтолп калат-деп, күтүп, жаткан убагы. Ошол заматта Семетей, Айчүрөктү карап жөнөп калат. Ат менен килемди тебелете бастырып, Айчүрөкке көнүл бурбастан, бир кылчайып карабастан Күлчорого келип:

Тезек терген кыздарды,

Тентүш кылып алыпсын,

Куурай терген кыздарды,

Курдаш кылып алыпсын

-деп, Айчүрөкту тогтомоксонго салып, көнүлүн бурбай,

Күлчорону жемелей баштайт. Семетейдин өткүрлүгү, Айчуректүн сынына толуп, сыпаалык менен “төрөм”- деп, жылоодон алыш, ак сарайына жетелеп кетти дейт.

Акунхан Семетейдин келгенин угуп, көңүлү толуп: азырынча никесин кыйып, анан тоюн берейин, Чынкожо, Толтой бир жаңсып болсун. Элимдин тынчтыгы болсун- деп, ичинен ойлонуп, таң эртең менен Бакай карыя баштап келген аксакалдарды суудан өткөрүп алат. Эртеси сыйдан кийин Акунхан Бакайга кеңеш салат: Чынкожо, Толтой элимди камап, суу бербей, малымды камап, жайыт бербей жатып алды, эми эмне кылабыз? Мындай абалды уккан Бакай: Күлчорону жөнөтүп көрөлү, ал кыйын баатыр, Чынкожо, Толтайдун алы-күнүн сынап келсин. Эгер алардын колу күчтүү болсо, Семетейди алыш, баарыбыз баралы деген кеңешин берет. Күлчоро чалгынга жөнөп, Толтайдун колуна жолдон учурап калат. Күлчоро жалгыздыгына карабай, Толтайду кубалап, дальсын найза менен сыйра сайып, андан соң Чынкожо барат, аны да кубалап сазайын колуна берет. Күлчоро беттешүүдөн келген соң, айтып турган жери: Толтой алдыман чыгып, сайышып кеттик, дальсын сыйра сайган экемин, кокуй далым-деп, кача баштады, Суркоён күлүк ат экен, Тайбуурулду бергенинде Толтайду жетип сайдакмын. Толтайдун Суркоёну күлүк ат экен жеткизбей кутулуп кетти. Андан ары мен барсам, Чынкожо көрүп сырттыман коркконунан качып кутулду. Канагтуу кара атын минип, будагы учуп кутулуп кетти-дейт. Акунхандын санаасы тынып: анда биз душманыбыздан кутулган экенбиз.

Тоюбузду баштай берели. Салт боюнча отуз күн оюн, кырк күн тоюн берип, Айчуректү Семетейге берет. Семетей Таласка Айчуректү кечүрүп келет. Семетей Күлчоро менен Канчорону алыш, Айдың-Келгө күш салганы келет. Ушул жагдайды күтүп турган Чынкожо, булар колсуз келди, сазайын берейин, кармашаар убагы төп келди деп; Толтайду ээрчитип келип, кол салат. Толтой биринчи болуп Семетейге кол салганда, Күлчоро жардамга келип, экеөлөп Толтайду сайып елтүрөт. Чынкожо абдан куу киши болгондуктан, Семетейдин атын елтүрбесек буларды кылыч жарак менен елтүрө албайсың деп, шаарына жөнөп кетет. Ок жарагын камдап келип, Чынкожо асманда учуп журүп Семетейди туш тарабынан жебе менен аткылаш жүдөтүп жиберет. Семетей Күлчорого айтат: эңкейе берсем башка атат, чалкалай берсем төшкө атат, эми кандай кылабыз, кеңешип бир айласын таппасак, Чынкожонун эсебин колуна бербесек, басып жүрбөй калайын. Ошондо Күлчоронун айтып турганы: аккелтени мага бер, сен узунуңан жат, мен зоотту үстүнө жаап, жолборсум акемден айрылдык-деп ой тоону бузуп өкүрөйүн, өкүрүктү уккан Чынкожо, жетимдерди жайлаган экемин, анығын көрүп кетейин деп, пастап учуп калат; ошондо Манастан калган аккелте менен кара тулпардын канатын сыйдыра атыйн. Күлчоронун өкүрүгүнөн чын эле жетимди жайлаган турбайымынбы, анығын көрүп кетейин деп пастап учуп калганды, Күлчоро аккелте менен кара тулпардын канатын сыйдыра атат. Тулпардын канаты сыйган соң, Чынкожо

аты менен жерге түшүп келет. Дал ошондо Күлчоро найза менен сайып өлтүрэйүн дегенде, Семетей жаткан жеринен туралып: айланайын Күлчоро, мага берчи, мен өлтүрэйүн дегенде; Күлчоро Семетейге жол берип, буга оң коротуп жүрбөй, найза сайып жүрөмбү-деп, шыйрагынан Чынкожону кармап алыш, ташка чаап өлтүргөн экен.

Кекченүн кунун кууп, Үмөтейдүн келиши

Кекченүн уулу Үмөтей, Чоң Казатка атамды алыш барып, кытайларга карматып келген; атамдын кунун Семетейден алам!-деп, атايын котур ташын койнуна катып келет. Үмөтейдүн апасы Акэркеч Каныкей менен бир тууган болгон. Ошондуктан, Акэркеч: балам, койгуунуң чатакты, мен Каныкей менен бир тууганмын, Семетей экеөнөр карын бөлө болосунар деп айтат. Атаң Кекче Чоң Казатка өз ыктыяры менен барган. Манас алыш барган эмес, деп зар какшап айтса да апасынын тилин албай, Семетей менен кармашканы келет. Атамдын кунун бересин, бербесен кармашка чык!-дейт. Анда Семетей: өлтүрүп салсам баатырдыгын, күчүн карын бөлөсүнен чыгарды деп, элге кеп болом, ары апасы апам менен бир тууган болсо-деп, сураган кунун берет.. Анда Үмөтей айтат: Тайбуурулду баш кылып, эсепсиз жылкы бересин дегенде, Семетей ошого да макул болуп, Тайбуурулду баш кылып сураган жылкысын берип, Үмөтейдөн кутулат. Андан соң Семетей, атам Манастын өчүн алганы Конурбайга барайын деп, Бакай карыяга көнеш салат. Тайбуурулду эмес, башка ат минип, Бакайды, Канчоро, Күлчорону алыш, Конурбайга жөнөйт. Конурбайды жөнө-

албай көп күнү Кытайда туруп калышат. Абалды байкаган Күлчоро мындай оюн айтат: Кыргыздын элин, жеринин тенин берем деп алдап, Конурбайды сүйлөшкөнгө чакыралы, Конурбайдын аты Алгара турганда ал бизге алдыргыдай эмес.

Конурбайды алдап, эки тарап жараашалы деп чакырганга элчи женөтүшөт. Конурбай келгенде, алдын ала келишим кат түзөлү, Бакай авамдын алдына баралы. Абалды Бакай авам, жөндөп турсун. Жөнетүлгөн элчи барып Конурбайды чакырат. Конурбай келгенде аттан түшүрүп, сый тамак бар, Бакай авамдын астына баралы-деп аты Алгарадан ажыратып, андан соң Конурбайды колго түшүрөбүз-деп, алдын ала уюштуруп, колго түшүрүнүн амалына камынышат.

Конурбайдын кыргыздарга келиши

Элчинин айтканына муюдубу, ач көз Конурбай кыргыздын эл, жеринин төң жарымын берели дегенге алкымы ачылдыбы айтор, эч нерседен шек санабай кыргыздардын чакыруусуна келет. Астынан тосуп чыгышып, биз өз ара көнешели, сый тамак ичели, андан соң, авам Бакайдын алдына барып, келишим кат түзөлү. Кыргыздын жеринин жарымын, элиниң төң бөлүгүн берели деп көнештик. Сый тамак берилip бүткөнде, Бакайдын астына жеткизбей, Конурбайды өлтүрүшөт.

Ошол окуядан кийин, Семетей элине келип, эки айттура электе Канчоро чыккынчылык кылып, Толтойдун уулу Эр Кыязга барып, карасанатайлык менен минтип айтат: Семетей Тайбуурулдан айрылган, Конурбайды,

өлтүрүү үчүн канча жолу сайышып, Алгара менен Конурбай качып журуп, сайдыртпай койду. Ошондон соң, кыргыздын эли, жеринин жарымын берем деп, алдаа чакыртып, сый тамактан соң өлтүрдү. Сөн да Семетейден атандын өчүн алғының. Атаң Чынкожону ташка чаал өлтүргөн. Канчоронун мындай ақылына муюп, Кыз журушту уюштурууга кол курап кирет.

Кыз миндеген колу менен атасынын өчүн алмакка Семетейге келет. Канча күн салгылашып, бирин-бири жеңе албай, Семетейдин шаштысы кетет. Мындай абалды байкаган перинин кызы Айсалкын туман түшүрүп, күндү жаадыртып, Семетейди өлүмдөн куткарыйп, азғырып алып качат. Семетей кылыч мизинен же наиза учунан өлбейт. Семетейди эч ким жеңе алган эмес, же өз колу менен өлтүргөн эмес. Бардык вариантарда Семетей кайып болуп кетет. Ажымамат манасчынын вариантында да Семетей женилбес баатыр болуп, Айсалкын кара туман каптагып, кайып дүйнөгө алып кетет. Канчоронун оюнда, Кызга Семетейди өлтүртүп, Чачыкейди алайын деген арам ою ошентип ишке ашпай калат. Семетейди перинин кызы Айсалкын сактап калыш, езу менен кошо алып кетет. Перинин кыздары Акмончок, Карамончок алысқы үнкүргө алып кеткен. Кээ бирөөлөрү Семетей Кыяздын колунан өлдү дешкени бекер сөз. Семетейдин кайып болгону, ошол перилер менен кеткенин билдирет. Ал өз доорундагы душмандарынын биринен да женилген эмес.

Бөрүбай атасын айтусунда Ажымамат манасчынын мындан аркы санжыралары кенже дастандар боюнча

уланат

Эр Табылды дастаны

Эр Табылды катаган уруусунан болгон. Катагандын хан Кошой деп, Манастын доорундагы чон уруулардын бири. Катагандан тараган Эрменкандын баласы Эр Табылды кыргыз аяллынан жалгыз бала болгон. Эрменкан калмак менен чабышып, калмактан олжого кыз алып келген экен. Олжого келген кызды Эрменкан езу алып, андан Кудайназар деген бала туулат. Ал Эр Табылдыга чейинки мурунку көргөн улуу баласы болгон. Кудайназар жен жүрбөй, атасынан мал талашып, пул талашып жүрүп, акыры өз энчисин бөлдүрүп, алыска өз алдынча жашап калат. Кудайназар бир нече аял алып, андан көп уулду болот. Эрменкан өлгөндөн кийин Эр Табылды атама аш берем деп, элди көнешкө чакырат. Кудайназарга көнешкө келициз-деп, киши жөнөтөт. Чабарман барыш: сизди Эр Табылды ашкы көнешкө келсис деп чакырып жатат дегенде: куураган жетим, адам болуп калгансып аш берем дегенин карачы-деп, ачууланып муну айтат:

Барсам барыш калаармын,

Балаага башын салаармын,

Аладөө деген атым бар,

Байгеге шону чабаармын.

Ошондо бир чыр чыгарыш,

Табылдынын башына балээ салармын-дейт.

Эр Табылдынын Элдияр, Эрмек деген эки досу

болногон. Эрмектин атасы эл башкарған кадырлуу адам. Ашты кудай жалгап, чатаксыз ёткөрөт. Кудайназардын чатагына баш бербей, ошондон баштап Эр Табылды баатыр аталаш, Көлдөн, Чүйдөн, Кеминден, Нарындан калмактарды кууп чыгып, асыл турагы, Ата Журтун ажыратып алат. Калмактарды кууп чыктым, эми эл ичинде ички душман жок деп, кырк тулпарын агытып, көл башында бейкапар жашап жатканда, Чалкалмак түн катып келип, кырк тулпарды айдал кетет. Чалкалмак амалданып, "ууру" деген атка конуп калбайын, бир кабарлап коёлу деп, Табылдынын үйүнүн тушуна келип, таңатаарга жакын Чалкалмактын айтып турган жери:

Эр Табылды сенсисибы,
Элде бир эр жок дейсисибы,
Ээн жаткан малынды,
Эзлеп алдым билдинибы,
Хан Табылды сенсисибы,
Калкта башка эр жок дейсисибы,
Калың кара жылкынды,
Айдал кеттим, билдинибы,
Өрүштө жылкың алдыртып,
Өлүп бала жатпай кал,
Жайыттан малың алдыртып,
Жаман бала жатпай кал.

-деп ун салат. Таң атып, Эр Табылды туруп, малын караса жайытта мал турмак эчтеме жок, баарын айдал кетиптири. Эр Табылдынын карындашы Карлыгач Эр Табылдынын Арчатору аттуу тулпарына жем берейин деп барган.

Арчаторуга күнүгө аздектеп мейизден жем берип түрчү зекен. Барса тулпарлар жок. Бир белге чыгып караса, коюу туман каптап, калган каткан малын айдал кеткени, калмактар кайрадан келе жаткандай көрүнөт. Карлыгачтын эси чыгат: мени карман алып, ат сооруна салып, ашмачы күн кылат го-деп, Карлыгач шыралжындын арасына бекинип, арман кылып минип ыйлайт:

Эңилчектүү кыядан,
Экөөбүз элек уядан,
Жаңы арыктуу кыядан,
Жалгыз элең уядан,
Түнөлгөлүү күш элем,
Түнөлгөмө жеткенче,
Түнөп бир учуп кеткенче,
Абаке, түйшүктү башка не салдын?
Конолголуу күш элем,
Конуп бир учуп кеткенче,
Абаке, кокуй, бул кунду башыма не салдын?

-деп арман кылып ыйлап карап турса, жанагы коюу чаң атчан адамдар эмес эле тулпарлар болуп көрүнөт. Арчатору жаныбар караңгыда сүрөө топ менен үйүрүнөн ажырай албай кетип калган окшойт. Улуу шашке болгондо, мейиздеп жеген жемин эстеп, кишенеп, кырк тулпарды чогултуп, Арчаторунун качып келе жатканын көрүп, Карлыгач ашыгып Арчаторуга мейиздеп жечү жемин камдап, абакеме тулпарлардын кабарын жеткирейин деп, жайдак атка секирип минип жөнөйт. Ал

убакта Эр Табылды Койкуренгэ ээр токумун токунуп, кырк жигитин жөө айдал, калмакты карай жөнөп калган убагы экен. Карлыгач айдал келген кырк тулпарды жигиттери, ал эми езү Арчаторуну токунуп, эми чындал Чалкалмакка жөнөйт.

Чалкалмак менен Эр Табылды суу үстүндө кармашып, Чалкалмактын сакалын жулуп алат. Эр Табылдынын зоот кийими тизеден ейдө болгондуктан зоот кийимге оқ етпейт деп, Чалкалмак огүн Эр Табылдынын бутуна мээлейт. Чалкалмактын огунаң Эр Табылды жарадар болуп, минтип арман кылат:

Зоот жетпес жериме,

Олпок жеткис жериме,

Соктун беле Чалкалмак.

Жарадар болгонуна карабай, Чалкалмакты алыс жакка кууп салат.

Эр Табылдынын жараты күчөп кеткендиктен, кырк жигитин алып, Элдияр, Эрмек досторун ээрчитип, көлдөгү табыпка келишет. Ал табыптын алы жетпей, андан ары Таластагы Манастын күмбөзүн кайтарган Ак Эшенигэ келишет. Жараты айыктырып учун Ак Эшени аркасы менен билип, жол карац Эр Табылдыны күтүп турган кези экен. Ошондо Ак Эшенин айтып турган жери: Эрмек, Элдияр достору менен бараткан эки бирдей жаш бала, элиниң ажыраган мәс бала, сiler кайдан келдинер? - дейт. Анда Эр Табылды минтип айтат:

Эрменкандын баласы,

Эр Табылды менмин деп,

Чалкалмак менен урушуп,

Чаламандын чак түште,

Ок тииди оң бутума-деп жооп берет.

Көлдөгү табыптан айла болбой, Манастын күмбөзүнде Ак Эшени деген табыш бар деп угуп атайын сизге келдик дешет.

-Анда ошол Ак Эшени деген мен болом. Мен сilerдин келээринерди далымдан сезип, эки күндөн бери жол карап күтүп тургам; аттан түшкүлө, деп, Эр Табылдыны коштоп келгендерди аттан түшүрүп, кайнатма кара дарыдан катырып сыйрап, кырма кызыл дарыдан кынап сыйрап дарылайт. Эр Табылдынын ооруган жери басылып, мемиреп уктап калат. Эртеси таң атканда атактуу табыш Ак Эшени: кандайсың балам?- деп, ахыбалын сурайт. Эр Табылдынын жооп берип турган жери: ооруган жерим басылып уктап жатып калыпмын, эрте менен ойгонсом, умачтай көзүм ачылды, ураксаат берсөң абаке, мен кетейин элиме-деп, жооп сурайт. Ак эшени жооп бербей, бутунду кесем, тингүүр бычак салып тилемин, май сөөгүн алам, анан айыгасын. Мындар кылбасам, эки күндөн кийин кайра келесин. Бутун тилип, тингүүр менен май сөөктегү окту алып, бир айча жанында алып журуп дарылап, андан сон, Эр Табылдыга жооп берет.

Кийин эл ичинде Эр Табылды жоодон душман колунан өлбей, оорудан өлөт деп айтылат. Ажымамат санжырачынын айтуусунда, бул чындык окуя. Эл тарабынан кошулган эчтеке жок. Бул турмушта болгон окуя деп. Ажымамат манасчы айтып калчу. Андан

сырткары, Ажымамат манасчы “Аксаткын” менен Кулмырзаны”, казактардын “Кыз Жибек” дастанын айтчу, бирок, Курманбекти айтчу эмес. Курманбек эл ичинен иликтенип, китеңке жазылган. Бирок, ата безери атасын кечип кеткен, атасынын назарынан калган, ата карғышын алып калган деп айтчу.

Кыз Жибек дастаны

(Бул казак элинде болгон окуя)

Улуу жүздүн Жагалмай уруусунан Базарбай деген байы болгон. Ал жөнүндө элдө Базарбайдыр дегендө Базарбайдыр, Жылкысынын көптүгүнөн бағалмайдыр, деген аныз көп калган. Бала көрбөй, баланын айынан көп аял алган. Алты аялды бир күнде калган күндөрү да болуптур. Алты аялнын ичинен эң көнжеси көп ичинде маркатай, ак элчек Кымкатаидын боюна бүтүп, уул төрөйт. Базарбай сүйүнгөнүнөн жетине албай, эл чакырып, той берип, баланын атын балага зарлаган еткөн өмүрүмдүн эсесин төлөгөн уул болсун деп, Төлөгөн Мырза коёт. Уч жылдан соң, Кымкатаидын дагы боюна бүтүп; экинчи уулду төрөп берет. Базарбай бапыратып эл чакырып, той берип, баланын атын Сансызбай Мырза коёт.

Ана мына дегенче, ачып көздү жумганча Төлөгөндүн жашы он сегизге келип, Базарбай баласына кыз алып берүү үчүн ылайыктуу жар издешет, эл ичинен эч бир кыз жакпайт. Күш салып, тамашага батып жургөн күндөрдүн бир күнүндө кербенчилерге жолдон жолугат.

“Кербенчилер Төлөгөн Мырзаны сөн кимдин баласысыц? деп сурайт. Атаң ушунча бай болуп туруп сени неге үйлөбөдү? Төлөгөн кыз жакпай жатканын айтат. Кербенчилер: сага биз бир ақылдуу кыздын дарегин айтабыз. Төө менен барсаң он жети күнде жетесин, чөлдөп жүрсөң кырк күнде барасың. Ошол шаарда Сырдыбай хан деген казактын ханы бар. Сырдыбай хандын жандан артык ақылдуу Жибек деген кызы бар. Бир жакса ошол жагат деп көнеш беришет. Төлөгөн болгон жайды атасына айтып, атасы макул болуп, 500 жорго айдатып, кырк жигитке жандатып, аттандыртып атасы Базарбай казактардын калаасына жөнөтөт.

Төлөгөн он жети күн дегенде Сырдыбай хандын калаасына келет. Элге жетери менен домbrasын колго алган жарчы элге минтип жар салат: сулуу кызың болсо алып кел, жакса да берем кош жорго, жакпаса да берем кош жорго-деп, калың казак элине жар салып жатып атасы берген беш жүз жоргонуя саның азайтып жиберет. Казактар кызы эле эмес, сулуураак келини болсо да чачын аркага өрдүртүп, “кыз”- деп, көргөзө берет. Төлөгөн жар салып айтып салган соң, ага да берет кош жорго. Төлөгөндүн бул жоругу бир кезде хандын вазирине жетет. Базарбайдын уулу 500 жорго менен келген экен, жакса да берип жатыптыр кош жорго, жакпаса да берип жатат кош жорго. Мындай шыбагадан кур калбай, мен да барың алайын-деп, ашыгып, Төлөгөн Мырзага келет. Бул учурда Төлөгөн Мырза кырк жигитине ордо оюнун уюштуруп, ойногула деп, өзү болсо ак чатырында укташ жаткан

болот. Сырдыбай хандын вазири Карчыганын үн салып турған кези:

Карчыга: Эрте туулган козунун,
Кебегенүү ким болады?
Базарбайдын жалгыз уул,
Төлөгөнүү ким болады?

Анда кырк жигиттин бирөөсү:

Эрте туулган козунун,
Кебегенүү билмеймиз,
Базарбайдын жалгыз уул,
Төлөгөнүү билемиз деп, ырга жооп кылганда. Карчыга: Сырдыбай хандын Жибек деген сулуу кызы бар, жандан артык ақылдуу, аруужан, анда эмесе ошону көргөзөлүү, маган да берээрсиз кош жоргону. Төлөгөн Мырза эңсеп, издең келген Жибектин дарегин үккан соң, ашыгып ордунан туруп, ага да эки жорго бере салат. Жоргону алып, кулжундан Карчыга жетет. Эртеси бир шылтоону айтып, Карчыга Төлөгөнгө дагы көлөт, Төлөгөн Мырза уч жорго берет. Ошентип, Карчыга баары биригип беш жорго талат. Жибектің көрсөтөм деген бойонча Карчыгадаң үч-төрт күн кабар болбайт. Бул абалга таң калган. Төлөгөн Мырза Карчыганы жармап алып, кыстап калат; мурун бердим кош жорго, баары болду беш жорго, эмдигиче дайын жоқ, көрсөтпейсүн, качан көрөм айттылуу. Кыз Жибекти дейт. Анда Карчыга: эртеге Сырдыбай хан жайлоого кечет, ошондо көч үстүнөн көрсөтөм. Эртеси Төлөгөн Мырза тулпардан туулган Кек жоргосун минип, Кыз Жибекти

көргөнгө жолго чыгат. Сырдыбай хандын көчү чубап бараткан болот. Көч астында бир аял кетип барат. Орто жаш болгон аял экен. Астына бешик өңөрүп, байпаң баскан, чуудаларын чаң баскан төөнү минип баратат. Бул киши Жибектин энеси экенин айтат, жандан артык сулуу аял экен. Орто жаш болсо да ушул аялга бир тийишп көрөйүн-деп, Төлөгөн мырза имерилip калганда, тийише турган аял айттылуу Жибектин апасы экендигин, кайдан билсин, атын имерип, жолун тоскону баратат деген кабар Карчыгага жетет. Карчыга шашылыш Төлөгөн Мырзага жетип: токто мырзам, бул Жибектин апасы, Жибек сулуу аппак бетим чаң болот деп, избаска чыгып кеткенин айтып, Карчыга Төлөгөнду артынан ээрчитет. Тулпардан туулган Кек жоргосун сооруга сулай камчы уруп, ооздуругун басып, оргуштап элден ашып, Жибек отурган арабага жетип барып, Төлөгөн Жибекке тийишмекке шылтоолоп сөз баштайт: кыз башың менен алчактап, избаска түшүп жүрөсүн, сенин кесириң тийди элиңе, чандын баары сага эле оролуп калгансып, чүмбөттүү арабага жашынасың. Анда Жибек: жолдон өткөн жолоочу, көп келбегин кашыма, элим менен не ишин бар, элимдин эрке кызы мен болом, а сен кайдагы бир жолоочу не деп турсун кашымда-дейт, анда Төлөгөн:

Сенин ушу дешиңе,
Алтындан кылган ак топчу,
Ажыратта тартсамбы,
Чак түш болгон убакта,
Жаш кулундай чыңыртып,
Как тәшүңөн тартсамбы- дейт.

Ушул сөздү укканды Жибек сулуу оной жигит эмес го деп, арабасынан ыргып түшүп, Төлөгөн мырзанын атын өзү байлайт. Карчыга болгон иштин жайын угуп, Жибекке Төлөгөн Мырза жагыптыр, болгон иштин жайын Сырдыбайга жеткирип; той камын баштайлы-деп, атын чаап ары кетет.

Издеген сулуусун, арзыган ақылман тенин таап, Төлөгөн Мырза Жибектин колун сурайт. Салт боонча Төлөгөн менен Кыз Жибектин кырк күн тоюн, отуз күн оюнун берип, Төлөгөндү күйөөлөтүп бир жыл Жибектин айылында калтыртып, кырк жигитине жооп берет. Ана мына дегиче, арадан бир жыл зуулдап өтүп кетет. Төлөгөн Мырза эне-атасын, иниси Сансызбайды сагынып, элине жөнөмөк болот. Эртең менен жолго чыкса, беш алты күн жанымда тургун деп Жибек болбой коёт, эртең жөнейм деген күнү, Жибек түндө көргөн түшүн Төлөгөн Мырзага айтып жаткан жерисинде:

Түндө бир жатып түш көрдүм,

Бир ажайып иш көрдүм.

Колұмдагы шам чырак;

Биреөлөр үйлөп өчүрдү,

Бул түшүм эмнө болуучу,

Бул түшүмдү жоручу.

Анда Төлөген: түшүң түлкүнүн bogу деп, ал түшкө көп маани бербей, атына минип жөнөп кетет. Жибек сулуу Төлөгөнгө-качан келесин?-деп артынан кыйкырат. Анда Төлөген Мырза: атандын айланып учкан алты казы менен төң келем дейт да тулпарын чаап, ашыккан бойдон элине

жөнөйт. Төлөгөн Мырза элине жетип, эне-атасы менен учурашып, бир боору Сансызбай Мырза менен сагынычын жазат.

Сансызбай иниси менен ат жалына казан асып, аң уулап, күш салып, көнүл ачып жургөндө, Сырдыбай хандын алты казы Төлөгөндүн так төбөсүнөн учуп өтөт. Мен кечиктим Сансызбай, кездар айланып кайтканда келемин деп Жибекке убада бердим эле. Күштар кайтып калыптыр, эгер кечигип калсам, сөзүнө турбаган бир “арсыз” турбайбы деп, ишеничтен кетээрмин.

Тулпардан туулган Көк жоргосун ашыгып чаап, Сырдыбай хандын айылына жөнөп кетет. Негедир жүрөгү опколжуп, бир кырсык болоорун билгендей, Төлөгөн Мырза Сансызбайга минтип айтат: Желедеги буурул тай, ат болгондо минээрсин. Мен алай-булай болуп кетсем, эч душманга кор кылбай, жененди алып келип, багып алаарсын. Төлөгөн аманатын айтып, жөнөп кетет. Жибектин көргөн түшү аяндуу түш болуп чыкты. Сырдыбай хандын айылына жакын калганда, алдынан жол тосуп турган арам ойлуу Бекежан Төлөгөндү так төшкө мээлеп туруп атам деп, сүт тикендин түбүндө, сүйүнүп андып жаткан болот. Аңгыча Жибекке учуп жетсем деп дегдеп, шашып бараткан Төлөгөндү көргөн Бекежан мээлеп атып, сулатып, астындағы Көк жоргону тартып алат. Жарадар болгон Төлөгөн Мырза ээн талаада кансырап жатканда, Сырдыбай хандын алты казы так төбөдөн учуп баратканын көрүп, тагдырдын жазмышына арман кылып, аргасыз күштарга аманат ырын айтат:

Айланып учкан алты каз,
Айтайын десем аргам жок.
Ашыккан жарым Жибекке,
Күштай учуп барууга,
Азыр менде дарман жок.
Кабарым айтып барууга,
Же сilerde арга жок,
Талаада жатам кансырап,
Тагдырга жазган жазмыштан,
Озмуш жок деген ошол беле.

Айланып учкан алты каз Сырдыбайдын короосуна барып конот. Каздар учуп келгенин көргөн Жибек сулуу жол карап турган убакта, Бекежан баатыр Төлөгөндүн Көк жоргосун бош жетелеп, Жибекке угузганы келаткан болот. Жибек Төлөгөндүн Көк жоргосунун бош келатканын көрөөр замат, көргөн түшү тегин эмес экендигин билип: Төлөгөнүм кайда? Бул эмнеси, Бекежан! Төлөгөнүм кайда! Эмне жоопсуз мелтирийсін. Бекежан үн-сөзсүз, бирдеме дегенге оозу күрмөөгө келбей турду. Кантсе да адамдын каны аптыктырып, даай албай турду.

-Жибек: Бекежан! Көк жоргону бош жетелегениң эмнеси, Төлөгөнүм кайда?

-Бекежан:-өзүм мерген болгон соң, Төлөгөн Мырзанды атып салып, астындағы Көк жоргосун тартып алдым. Бир айылга бир баатыр жетээр, а сендей сулуу жарга айылды коргогон мендей баатыр турганда, Төлөгөн ашыкча болоор. Качан эл, жерди коргогондо менин күчүмө жүгүнесүнөр, а жеке турмушка келгенде, башымды атта,

каяктагы канғып, келген Төлөгөнгө сыйынасынар, мен мындан кордукка чыдай албайм, Жибек! Мындан ары сен мендиксін, элдин амандыгын тилесе, Сырдыбай хан да ушул өкүмгө баш ииши керек! Жок, бул чечимге баш ийбесендер мен экинчи айылыңарды коргоп, элдин бутундугунө жооп бербейм!

Жибек: Сырдыбай хандын алты уул, алтоон бирдей бөрү элән, кайда кеттицер, ит калмакты кармап өлтүргүле! дегенде, алты уулдун биреөсү да Бекежандын алдына даап келе албайт.

Төлөгөндүн өлгөнүн уккан Сырдыбай хан Жибектин жесир калганын ойлооп, жаны кейип, кайтырат. Сырдыбай хан: жагалмай уруусунан Төлөгөн Мырза деген баатырга кызыымды бердим эле, эми минтип жоготуп отурам. Жоомду эми ким жоолап берет, баатыр уулдуу болдум деп сүйүнсөм, кайра ажырап калдык. Сырдыбай Бекежандын койгон шартына, айткандарына кабагым, кашым дебестен аны жазалоого буйрат.

Күн өткөн сайын Жибек сулууга кардарлардын катары кебейтп, бир күнү Бекежан да колун сурал келип кызынды бересин, бербесен элинди чаап салам!-деп коркутат. Сырдыбай хан: Мен салтты бузбаймын, жыл мезгили болгуча, Төлөгөндүн ашы өтүп, кызыымдын азасы чечилмейин эч кимге бербеймин. Арадан зуулдаап мезгили өтүп, Жибек азасын чечет. Бекежан дагы келип кыстап сурайт. Ошондо Сырдыбай хан: бул эмнеси, элинде бир азамат баатыр жок бекен, эмдигиче жесириң издең биреө жарым келбеди. Сырдыбай Жибекти Бекежанга ыраа

көрбей, 30 күн оюн курасың, 40 күн тоюн кыласың, андан соң Жибекти көчүрүп алып кет дейт.

Сырдыбай хан эгтеп күндү созуп кечикирип, ага дейре элинен бир кабар болоор бекен деп үмүт кылат. Төлөгөндүн атасы кичүү уулуна агаң Төлөгөндөн кабар ал деп жөнөтөт. Жолдо жалгыз жүрбө деп, Сырткошчу деген баатырын кошуп жөнөтөт. Алар Сырдыбай хандын айылына келгендे, тойдун үстүнөн чыгат. Анда Сансызбай таң калып, бул кандай той?-деп бир койчудан сураса: жагалмай уруусунан Базарбай деген байдын уулу Төлөгөндүн жесири, Сырдыбай хандын Жибек деген сулуу кызынын тою болуп жатат-деп жооп берет. Сырдыбай хан элинен бир кабар келээр бекен деп, атайылап 30 күн оюн, 40 күн тоюн өткөртүп, убактыгты созуп, жесирин жоктөп алаар бирөө келип калаар деген үмүттө күтүп жатат-деп айтат. Койчудан бул кабарды уккан соң, Сансызбай боз үйгө келет. Бекежан каракчынын кароолчулары мындай адам көргөн жок элек, деп сактанышып, кийирбей коёт. Урушканы менен урушуп, булкушканы менен булкушуп, өжөрлөнүп жатып, Сансызбай Жибектин боз үйүнө кирет. Жибек көрөөр замаг:-өлгөнүм тирилди, өчкөнүм жанды деп эси ооп калат. Ошол түнү Жибек сулуу аяндуу түш көрүп: кайним, түндө бир жатып түш көрдүм, ажайып бир иш көрдүм, жогортон чанкылдаган бир топ карга келе берди, колумда күшум бар экен, мен шумкарды сала бердим, Ак шумкар карганын бириң койбой ала берди-деп, Жибек кайниси Сансызбайга түшүн айтат. Сансызбай Мырза жеңеси

Жибектин түшүн минтип жоруйт: чанкылдаган көп карга калмак экен, колунузда Акшумкар мен экемин. Калмактарды бирден кырып жоёт экемин. Түшүнүз түш келбей, туш келсин-деп бата кылат. Бул тууралуу кабар Бекежанга жетип, эртеси Жибек сулууну бербейбиз деп, көп калмак келип, кол салат. Сансызбай мырза: Бекежан чыныгы баатыр болсо, жекеме-жекеге чыксын!- деп, жар салат. Сансызбай Бекежанды аттан оодара сайып, елтүрөт. Калган калмакты элине жеткирбей, бирден кубалап кырат. Сырдыбайдын айылына калмактарды экинчи бут басып келгис кылат.

Төлөген агасынын аманатын аткаруу учүн Сансызбай Жибекти алып кетмекчи болот. Сырдыбай хан кызынын себин кырк теөгө жүктөп, кырк жигитин курап, Сансызбайга узатмакчы болоордо: мен өз элимди чаап алчудан бетер кырк жигитти ээрчитип эмне кылам? Минтип элиме барышым уят го, жеңем менен кете берейин өзүм. Мейлиниз, салт боюнча берген себинизді алайын, кырк жигитке коштогонунузду көюнүз деп, Сансызбай жеңесин ээрчитип, элине кайтат.

Арадан көп убакыт етүп, Төлөгөндүн дайынын билгени кеткен Сансызбайдын да дайыны жок деп ыйлап журуп, Базарбай менен байбичеси Кымкатај әкөөнүн тен көзү сокур болуп калган. Сансызбайдын аман-эсөн келгенин угушуп, сүйүнгөнүнөн көздөрү ачылып, Төлөгөндүн жесирин жерге калтыrbай алып келгенине жетине албай сүйүнүп, жакшыдан калган белегим-деп тосуп алышат. Ата-энеси Сансызбайга чексиз ыраазы

булушуп, үзүлгөн жиби уланганына жетине албай сүйүнүп, максаттарына жеткен экен. Кыз Жибектин кийинки турмушу кайниси Сансызбай менен уланат.

Аксаттын менен Кулмырза дастаны

Аксаттын менен Кулмырзаны көпчүлук уруулар биздин уруунун башынан откон окуя деп талашат. Мындаи талаш тоолюс, сарт, канды, найман, нойгут, барғы урууларынын ортосунда болуп келген. Кыскасы бул дастан Кыргызстандын түштүк элинин фольклоруна таандык.

Аксаттын жанда жок сулуу кыз болот. Ага бир тууган жээни Кулмырза ашык болуп, экөө тил табышып, бири-бирин сүйүшүп калат. Кулмырза күндө келип, Аксаттын менен бирге жашыруун тунеп журөт. Аксаттындын койчулары мындаи абалды байкап калыш, атайын добуш кылып, ойгонуп кетип калса экен, ата-энеси билип калса бекеринен майып болуп калат-деп, кабатырланып, зырылдашат. Аксаттын да мындаи жагдайдан чоочуркап: гургунун, эл ордунан тургучча байкапастан кетип калдесе, болбой жата берип, агасынын колуна түшүп калат. Агасы намысына чыдабай, Кулмырзаны өлтүрүп, жакын эле жердеги күл дебөгө көөмпү коёт. Дайынсыз кеткен Кулмырзаны туугандары издең келгенин угуп, Аксаттынды эки жеңесине кошуп, бекитип коёт. Гуугандары Кулмырзанын өлүгүн таптай, кайра кетишет. Эртеси дагы келип издең таптай, туугандарынын айласы кетет. Ошондо, Аксаттын элтеп амалын таап койчусун тақыртып: Кулмырзанын өлүгүн күл дебөгө көмүшкөн-

деп туугандарына тымызын айттырып жибертет. Туугандары күл дебөнү казып, өлүгүн таап, айылына алып кетишет. Ал эми Аксаттын болсо, тамак ичпей, ыйлап, кайгыдан азап чегип, соолуп жатып калат. Көп күнгө чейин сүйлөбөй, ата-энесинин айласын кетирет. Атасы аргасы кеткенде кызына айтып турган жери:

Долоно таяк кыяйын балам,
Тобумду топтолп жыяйын балам,
Тобумдан бирди жактырчы балам,
Ошонун атын аздектеп балам;
Атын Кулмырза коюп берейин балам,
Караган таяк кыяйын балам,
Калкымдын баарын жыяйын балам,
Калкымдан бирди жактырчы балам,
Атын Кулмырза коюп берейин балам-дейт.
Атасына Аксаттын жообу:

Караган таяк кыйчудай ата,
Калкымдын баарын жыйгыдай ата,
Кайыбас кара каймал мен белем ата,
Кайытып койчу сен белен ата,
Долоно таяк кыйгыдай ата,
Тобумдун баарын жыйгыдай ата,
Токтобос тору байтал мен белем, ата
Токтотуп койчу сен белен ата,
Кулмырза өлүп күп болду ата,
Аксаттын менен жуп болсун, ата-деп,
жеңинин ичиндеги канжарды журөгүнө бир уруп,
Аксаттын өзүнө кыннат кылган экен.

Шырдакбектин Боз жорго

(Бөрүбай ата, Боз жоргону Кашкардан кайра кандай амал менен Тасманын алып келгенин айтат)

Шырдакбектин Боз жоргосун Кашкардан алып келген адамдын ез аты Гүрдүчү болгон. Боз жоргону алып келгендөн кийин, Шардакбек: тасмадай созулган жигит экенсің дегендөн улам, Гүрдүчү аты өчуп, Тасма атальш кеткен. Тасма уруусу Өзгөн, Кара-Кулжа районундагы жашоочулар.

Боз жоргону уурдағы кеткен соң, Хан Шырдак элине суроо салат: ким Боз жоргону кайра кайрып алып келет? дегендө, Гүрдүчү деген киши Элдин ичинен сууруулуп чыгып: менин кайрып алып келем-дейт. Ал Қытайга сапар алаарда хан Шырдакка мындаи талап коёт: менин уч жыл, уч ай, он күн күткүлө, эгер ошол мөөнөттө келбесем, жылдык ашымды бере бергиле.

Гүрдүчү Кашкарга жәнеп кетти, барып эле кашкарлық бир койчуга койчуман болуп, иштеп калат. Койду абдан кылдат карап, төлүн арбын алып, малды семиз карап, койчуга жагат. Жыл айланбай, жакшы иши менен оозго, алынып, Хан сарайга шыпыргыч болуп дайындалат. Кылған эткендери Ханга жагып, ага караштуу кой, жылкыларды карап калат. Таスマ дасыккан саяппер болгондуктан жылкыларды абдан жакшы асырап, таптайт. Алыстан кексөп келген тилегине, көздөгөн максатына эми жетип, жылкылардын арасынан Боз жоргону айрыкча белуп карай баштайт.

Ошол эле Хан сарайда жалгыз көздүү кызматчы

кемпир болот. Гүрдүчү ал кемпирдин жалгыз көзү соо эмстигин байкап калат, ал эми кемпир да Гүрдүчүнүн көздөгөн максаты эмне экендигин, Боз жоргого жакындал, езгөчө көнүл буруп карагандыгынын сырын байкап калат. Экөө тен бири-бирине өч болушуп: сөнин оюла турган көзүн оюлбастаң, адашып, соо көзүндү оюп салышыптыр. Эгер Ханга менин айтсаң мен сөнин жалгыз көзүн соо эмстигин, ушул көзүн аркылуу далай малга көзүн тийип, кырып жатканынды айтып, жалгыз көзүндү да ойдуруп салам!-деп коркутат. Анткени, Тасма жашыруун сырын байкап койгондугуна катуу өкүнөт. Жалгыз көздүү кемпир Тасманын сырын Ханга жеткирип коюдан коркот.

Тасма Боз жоргону бөлүп алып, кырк күн таптайт. Алыска чыдагыдай кылыш, терин кургатыш, тымызын ичен сызып, даярдыкты баштайт. Ошол кезде айылда чоң той болуп, жарышка салынган күлүктөрдүн ичинен Элдин баары: Боз жоргого бир да күлүк жетпейт, эгер жетсе эле Боз жоргонун өзүнүн баласы жетет-деп, баласынын куйругун кесип, бутуна байлап ырымдашат. Ал эми Боз жоргону болсо, ого бетер табына жеткирип таптай берет. Хандын ишенимине абдан киргендиктөн, түнбү, күнбү Боз жорго менен эркин машыгыш жүрө берет. Тасманын максаты-абдан узак жолго чыдагыдай машыктыруу эле. Ошентип жүргөн күндердүн бириндө, ай толгоидо: (аткени, ай толгондо, саяпперлер жакшы билишет, жылкынын жоон жиликтөринде чучугу толуп, абдан кубаттуу абалга жетет) Кош, Ханым!... деп Боз жоргону алып качат. Артынан куугуичулар түштөт. Бири да Боз

жоргого чөндебейт. Дагы бир айтууларга Караганда, Боз жоргого такасын тескери кадап, качкан деген маалыматтар бар. Артынан карап тургандар, жорго кайтып келатканда туулат. Көпкө чаап журуп, артынан бир да куугунчү жете албай калганда, тегиз жерге жетип жоргону эс алдырат. Жанында 5-6 жашар бала кой кайтарып жургөнүн көрүп, баланын идирегине кызыгып, аны да ала качат.

Гүрдүчү өзү айткан мөөнөттөн да эрте жетип келгени Хан Шырдакты абдан сүйүндүрөт: Гүрдүчү, сен мыкты саяпкер экенсин, өзүң тасмадай созулган жигит экенсин, атың Тасма болсун деп жарыялайт, ошондон улам, өзүнүн Гүрдүчү деген аты өчүп, Тасма деп аталып кетег. (Тасма-кайыштын эң мыкты, солкулдаган түрү)

Хан Шырдак Боз жоргосу кайра колуна тийгенге кубанып: Тасма, эмне каалайсың, сураганыңды жок дебейм, айт. Тасма чындыгында озунуп эч нерсе сурабайт. Сыпайылык менен: өзүңүз билициз-деп, жооп берет. Мындай токтоолугуна таң калып, сага Өзгөндүн үстүнөн баштап, ары Кара-Кулжа, Алайкуу тараапка болуштуку берем деген экен. Ошондуктан, тасма уруусу бул өрөөнгө көнери тарап, бул санжыраны тастыктап турат.



Жананбу апа

Бөрүбай атанның кызы Жананбу Түркбаевадан жазылып алынган кошоктор

Кыз узатаар кошогу фольклордук чыгармалардын башаты болуп, кенири өнүгүп, биздин күндөргө чейин жетти. Кошоктордун мындай салттуу үлгүсүнүн унгусу үзүлбөй, турмушта колдонулуп келди. Айрыкча Кыргызстандын Түштүк элинде али да болсо кыз узатаар кошокту ооздон түшүрбөй айтып келишет. Өзгөн, Кара-Кулжа өрөөнүндө айтылып жүргөн үлгүсүн Бөрүбай атаннын тун кызы, Жананбу айымдын оозунан жазып алдым. Адатта кызды узатаарда чоң апасы, таенеси, апасы, женеси же эжеси кошкон. Эмесе, кыз узатаар кошогунун мындай үлгүлөрүнөн мисал келтирели:

Женесинин кыз узатаар кошогу:

Паашайы кийген боюнуз,
Кут маарек болсун тоюнуз,
Кут маарек сөзүн айтабыз.
Куттуу бир болсун тоюнуз.
Арпа менен буудайдай,
Кыналышып ескөнбүз,
Эндик менен упадай,

Уйпалышып ескөнбүз.
Көл боюнда булагым,
Күрөшүп ойноор ынагым,
Ыңагымдан айрыган,
Күйөө бала чунагым.
Суу боюнда булагым,
Сырдашып жүргөн ынагым,
Сырдашымдан айрыган,
Күйөө бала чырагым.

Кызды узатаарда ичи ачышып айтылган кошок:

Жал куйругу бир тутам,
Тулпарды малым дебенер,
Жалгызга камчы болбогон,
Кызды балам дебенер.

Кызды кайын журтуна жеткиргендеги энесинин кошогу

Бул кошок башка кошокторго караганда кызына барган жеринде адеп сактап, оор басырыктуу болууга ата-энесинин наркын бекем сактоого үгүттөгөн насаат үлгүдө айтылат:

Ак калпакчан көрүнсө,
Атам келет дебей жүр,
Атаң келсе басып чык,
Акырын эшик ачып чык.
Ак элечек көрүнсө,
Алам келди дебей жүр,
Апаң келсе басып чык,
Акырын эшик ачып чык.

Айланайын чырагым,
Артылтып камчы салдырба,
Атаң наалат алдырба,
Эңилтип камчы салдырба,
Энене наалат алдырба.

Кызды кайын журтуна аманат тапшыраарда апасынын кошкону

Бул кошокто кызды кайын журтуна аманат тапшырып, мындан аркы өмүрүнүн камсыз болушун кайын энесине милдеттенирип, аманат кошогу айтылат:

Кудагый, кызды биз көлекө жерге бакканбыз,

Кекүлгө тумар такканбыз,

Кудагый, эми, кызды көлекө жерге багып ал,

Кекүлгө тумар тагып ал,

Көлекө жерге бакпасан,

Кекүлгө тумар такпасан,

Көп санап берген маалынды ал!

Кудагый, кызды биз,

Салқын бир жерге бакканбыз,

Саамайга тумар такканбыз,

Кудагый, кызды

Салқын бир жерге багып ал,

Саамайга тумар тагып ал,

Салқын бир жерге бакпасан,

Саамайга тумар такпасан,

Санап бир берген пулунду ал!

Кудагый, кулпуртуп кызды бакканбыз,

Кундуздан тумар такканбыз,

Кудагый, кулпуртуп кызды багып ал,

Кундуздан тумар тагып ал.

Кулпуртуп кызды бакпасан,
Кундуздан тумар такпасан,
Калынга берген малынды ал!
Алтындан бешик өңөрөөр,
Берген бир акчаң төлөнөөр,
Күмүштөн бешик өңөрөөр,
Берген малың төлөнөөр.

Кошоқ айтуунун салттуу үлгүсү

Бөрбай атасын айттуусу боюнча, Курманжсан датканын кошогун жасып алууда, ага өзүнчө маани берип, изилдоодо кошоктордун беш этап менен айтылаарын байкадым. Чоң энебиз Аккызы (айылдагылар аны Пааша эне деп айтчубуз) атам Султан, агам Жаанбай өлгөндө, жаныма отуруп алып, кошоктордун турун үйрөтүп, улам-улам көзомолдон, кошок айтуу үлгүсүн, обонго салуу ыкмаларын үйрөттү эле. Кылым энем: мен өлгөндө кошуп ыйла-деп, тириүсүнде сайма сайчу мулина жибекти атайы алып келип, колума берген. Ошолордун таасиринен улам, кошоктордун айтылуу табиятын алгач ирээт туйдум ошийт. Түштүк элиндеги баргы, жору, тасма, теңизбай элинин кошокчуларынын айтуусундагы салттуу үлгүсү кошокторду тереңирээк изилдоомо далил болду.

Биз байыркыдан келаткан кошоктордун салттуу үлгүсүн жсоготуп алганыбызды, изилдоодон улам байкадым. XX кылымда кол орөөнүндө манжса толбогон манасчы калды деп кейисек, азыр кошокту билгендер манжса толуп саналбай калды-деп кейин турган

чагыбыз. *Көркөмдөп кошкон кошокчуларды аренага чыгара алган жокбуз. Жада калса, көркөм тасмаларда да учураттуу кийынга турат.*

Кошокту ийине жеткирип, катыра айткан айым, Өзгөн районунун Кызыл-Сецир айылында жашаган маркум Санжар Кадыралиевдин апасы Акдаана Кадыралиеваны кезиктирдим. Ал кошок кошкондо, эл муюп угуп, башкаларды акырын түртүп: токтото тургула, биз Акдаананын кошогун угуп алалы дешээр эле. (бирок, Акдаана эжекемдин кошокторун кийин, өзүнчө берүүгө туура келди)

Бизге чейин келип жеткен кошоктордун салттуу үлгүсүн сактай албаганыбыз өкүнүчтүү. Руханий нарк деөлөтүбүздүн бул жанры дегредацияга учуралган. Биз, еткөн тарыхыбызга кайдыгер мамиле кылганыбыздын кесепетинен улам, ушул абалга жеттик. Германияда Атилла баатырыбыздын жети вариантта айтылган кошогу сакталып турат. Демек, биздин мындан нарктуу баалуулуктарга башка өлкөлөр да абдан кызыктар экендигинен кабар берет. Кошок-байыргадан калыптанган фольклордук чыгармалардын башаты.

Кошоктордун салттуу атылыш табиятын изилдөөдөн улам, беш этапка ажыратып карадым. Ал төмөндөгүдөй ыргакта айтылат:

1. Угузуу кошогу;
2. Өлүктүн үстүнө барганды айтылчы кошок;
3. Өлүктүү үйдөн узатаар кошогу;
4. Өлүктүү мүрзөгө коюп келгендеги кошок;
5. Кыркынан кийинки кошок.

Мен кошокторду изилдеөө ушул көрүнүштөрдү көп жерден байкап, айрыкча Түштүктө ушундай ырааттуулукта өнүккөндүгүн билдим. Бирок, бир кейиштүү жери, азыр ушул ырааттуулукту сактап айткан апаларыбыздын акыркы муундары жашап жатат. Эгерде, булардын оозундагы төгүлүп, уйкаштыкта айтылган кошокторду изилдей жазып калбасак, биздин оозубуздан беш этапта айтылуучу ырааттуу кошок эмес, беш сап кошокту айтаарыбызды бир Кудайдын езу билет. Барган сайын фольклористиканын ушул жаатына көпчүлүк илимпоздор же жалпы элс интеллигенция көңүлүн бурбай жатат. Байыргдан келаткан салттуу кошоктордун бул турун кайрадан колго алуу зарыл. “Тириүнүкү сый менен өлүктүн көкү ый менен” деген, учкул сез бекеринен айтылбаган чыгаар. Ошондуктан, биз оозеки маданияттыбызда сакталып калган үлгүлөрдөн толуктоо менен мисал келтирип, төмөндөгүдөй ырааттуулукта чечмеледим:

1. Угузуу кошогу

Өлгөндү угузганда элибиздеги улуу касиет комуздун коштоосунда мундуу күү чертип же “Тоо ураса не болот?, тоо боорунда булак соолсо не болот?, Алтын боолуу Ак шумкар, алтын боосун үзүптүр, Айга карай сзыптыр”- деп, табышмактуу ырга салып, акырын аяр саптар менен угузушкан. Мындай угузуу салты бир гана биздин элдө болгонун белгилеп кетүүгө болот.

Алмамбет, Чубак, Сыргак баштакан белгилүү чоролорунац айрылып, Чубак менен Сыргактын сөөгүн-

кытайга жерлеп, Алмамбеттин сөөгүн Чеч-Дебегө кооп, Таласка келип түшкөндөгү Манас бабабыздын ат көтергүс оор жоготуу кайгысы бул бир гана баатырдын кайгысы эмес, бүтүндөй кыргыз журтунун трагедиясы болгон. Ошол каргашалуу окуяны Манас бабабыз Аруукеге угузуп тургандагы кошогу:

Алтын жаак айбалта,
Алкымдаи кармап имерип,
Баатыр бейрөккө таяп жиберип,
Баатырың конгурап үндү салды эми,
Алмамбет, Чубак ордого,
Баатырың өкүрүп жатып калды эми,
*** *** *** ***

Аккула окко учурдум аяш,
Алтын аяр, чок белбоо, аяш,
Азизкандин (гана) жалгызын, аяш,
Алмамбет шейит кетирдим, аяш,
Канатымдан кайрылдым аяш,
Караан кылып отурган,
Кан Чубактан айрылдым, аяш.
**** **** ***

Мен Бээжинди чаптым кек алдым аяш,
Бааласа жанга табылбас,
Мен, Сыргагымды жең алдым, аяш,
Мен канатым окко жулдурдум, аяш,
**** *** ***

Кабыландан айрылып,
Мен карангүн жанды тындырдым, аяш,
Мен канатым гана ёргө чалдырдым, аяш,
Кабыландин баарысын,

Мен Каканчынга алдырдым, аяш.

**** * * ***

Эгиз козу түгэйум аяш,

Экөөнү катар жеп алыш,

Мен өлбөй гана кантип жүрөмун, аяш;

Кара гана Бээжин, Каканчын, аяш,

Мен камаганда өлбөдүм, аяш,

Кара кан, шибээ, Ылама, аяш,

Ошону сабаганда өлбөдүм, аяш,

Ач арстан, ары шер,

Жардыгында өлбөдүм, аяш,

Алмамбет, Чубак, Сыргак шер

Бардыгында өлбөдүм, аяш (С.К.)

Айтылуу демократ акын Токтогул Сатылгановго сүргүндөн келгенде, баласы Топчубайдын өлгөнүн угузуу:

Күлгүндү кийип кирдектен,

Күлүктү минип тердектен,

Күкүгүң жалгыз Топчубай,

Токо, күн тийбес сапар жол кеткен.

Чынгызхандын баласын Бука ырчынын угузганы:

Алтын боолуу Ак шумкар,

Алтын боосун тытыптыр,

Айды карай сыйыптыр,

Күмүш боолуу көк шумкар,

Күмүш боосун тытыптыр,

Күндү карап сыйыптыр.

Ал эмине болуучу?

Туу түбүндө кек бука,

Күндү карап ёкүрет

-дегенде, Чынгызхандын жообу:

Алтын боолуу Акшумкар,

Алтын боосун тытканы,

Айды карап сыйганы,

Ал,- кулунум ботом болгону.

Күмүш боолуу көк шумкар,

Күмүш боосун тытканы,

Күндү карап сыйганы,

Бул, кулунум ботом болгону,

Тултук мүйүз көк бука,

Туу түбүндө ёкурсө,

Ал атасы болгону,

Алчагай мүйүз ак эркеч,

Айды карап бакырса,

Ал энеси болгону.

Асмандан булат сөгүлсө,

Аяктап мөндүр төгүлсө,

Көк ала булат сөгүлсө,

Көнектөп мөндүр төгүлсө,

Көзүмдүн жашы болгону,

-деп, Чынгызхан ачууланып:

Кет, кет, Бука.

Кеби жаман ит Бука,

Сенин айтаар кебин бул эмес,

Менин угар кебим бул эмес,

-деп, Бука ырчыны багылуу арстан, жолборско салып жиберээрде, Бука ырчыны айтканы:

Кыздар соккон кыялдай,

Кылыгы жакшы ай ханым,

Келиндер сайган кештедей,

Кеби жакшы ай ханым.

Элчи менен ырчыга,

Хан алдында кай өлүм?

-дегенде, Чынгызхан ачуусунан кайтып, Бука ырчыны өлтүргөн эмес экен. Ошол окуядан кийин эл ичинде: "ырчы менен элчиге өлүм жок" деген, макал тараган.

Чынгызханга Жоочунун өлгөнүн Улук ырчынын угузганы:

Дениз баштан булганды,
Ким тундураар ай ханым,
Теректер түптөн жыгылды,
Ким тургудаар ай ханым,

Чынгызхан:

Дениз баштан булганса,
Тундураар уулум Жоочудур,
Терек түптөн жыгылса,
Тургудаар уулум Жоочудур,
Көзүндүн жашын тыя тур,
Көңүлүң толду болгонбу,
Жерин қөңүл үркүтөөр,
Жоочу өлдү болгонбу?

Улук ырчы:

Сүйлемекке эрким жок;
Сен сүйлөдүң ай ханым,
Өз жарлыгың өзүңө,
Ый ойлодуң ай ханым,

Чынгызхан ышап:

Кулун алган кулундай,
Кулунумдан айрылдым,
Ээрчишип бирге туу жыскан,
Эр уулумдан айрылдым.
Туу көтөрөөр мангулга,
Тун уулумдан айрылдым.

2. Өлүктүн үстүнө барғандагы айтылчы кошок:

Өлүктүн үстүнө барғандагы кошоктор учур чакта айтылганы менен айырмаланган, себеби, сөвөк үйдөн чыга электиги, мурзого узата элек болгондуктан, кошоктун тематикасы ушундай айтылган.

Эгер бир тууган иниси болсо:

Карадан манат бөктөрдүм,
Кан үкөмдү өткөрдүм,
Кызылдан манат бөктөрдүм,
Бек үкөмдү өткөрдүм,
Тоо айланып жол басып,
Сурап келдим бүгүн мен,
Сезимтал эле эт жүрөк,
Сезди бекен көкүрөк,
Суу айланып жол басып,
Сурап келдик бүгүн биз,
Өткүр эле көкүрөк,
Сезди бекен эт жүрөк,
Жайылган сууну кечпедим,
Жаның барда жетпедим,
Жаның барда мен жетсем,
Түшөт элем арага,
Болот элем садага:
Көлчүк бир сууну кечпедим,
Көзүң барда жетпедим,
Көзүң барда мен жетсем,
Түшөт элем арага,
Болот элем садага:

(Жанаңбы Түркбаевынын айтуусунда)

Эгерде кайниси жаш кетсе: Бекзатым, жаш мырзам, жаш ханым-деп кошот.

Суу боюнда кумгандыр,
Кумганга колун жуугандыр,
Туугандарым келсе деп,
Айласыз көзүн жумгандыр,
Аргымактан ат озгон,
Ар жакшыдан башы озгон,
Тобурчактан ат озгон,
Топ жакшыдан башы озгон,

**** * *** ****

Аркы жээктен ыргагым,
Кагылайын жолборсум,
Абалтан атаңыз жыргаган,
Түлкү жээктен ыргагым,
Туйгуни элең туугандын,
Камчысы элең балдардын,
Ак мөңгүнүн тамчысы,
Алдыдагы балдардың,
Ак болот сындуу камчы элең,
Көк мөңгүнүн тамчысы,
Ээрчитип чоңойткон балдардын,
Болот сындуу камчысы,
Баскан турган жерлерин,
Базар шаарың өзүңө,
Бир көрүнсөң көзүмө,
Отурган турган жерлерин,
Ордолуу шаар көрүнөт,
Ордолуу шаарың өзүңө,
Кагылайын жаш ханым,
Бир көрүнчү көзүмө,
Айланып учаар канатым,
Айылга кийээр манатым,
Көкөлөп учаар канатым,
Кечегө кийээр манатым,

Манатымдан айрылдым,
Мандайга сыйбас дөөлөтүм.
Дөөлөтүмдөн айрылдым.

(Жананбу Түркбаевынын айтуусунда)

3. Өлүктүү үйдөн узатаар кошогу:

Мында, ким экенине карабай, бирдей эле коштошуу кошогу айтылат. Бирок, мурунку эки этапта айтылган кошокторго караганда, мазмуну өлүктүү узатаар же коштошуу иретинде айтылат.(тасма жана жору элинен изилдөө боюнча-автор М.С.С.)

Ак терек ёссүн чыбыттаап,
Ата-бабаң чыксын утурлап;
Көк терек ёссүн чыбыттаап,
Көзу еткөн туугандарың чыксын утурлаа.

**** * *** ****

Ак кейнөк кийдиң бели бош,(кепинди айтыш жатат)

Айрылдык эми кайыр кош,
Кош жылкы сойду ашына,
Эсен бир болсо балдарың,
Ак күмбөз коёр башыңа.

**** * *** ****

Жуп жылкы сойду ашыңа,
Эсен бир болсо балдарың,
Эстелик коёр башыңа.

**** * *** ****

Жаткан бир жерин эңкейиш,
Кудайым берсин кең бейиши,

Эгерде күйөөсү жаш кетсе:

Ажал жетип күн бүтүп,

Артындан узай мен барсам,
Акыреттен тосуп ал.

**** * * * *

Кайчылаш жолдон адаштык,
Кантейин эми жаш ханым,
Кайыр кош айтам айласыз.
Акыреттен буюрсун,
Ак никелеш туйгүнүм.

**** * * * *

Агараган тоонун боорунаң,
Ак марапал оттойт жол салып,
Ажалым жетип мен барсам,
Алдыман чыккын жол салып.

**** * * * *

Көгергөн тоонун боорунаң,
Көк марапал оттойт жол салып,
Кунум бир бүтүп, мен барсам,
Күлүп бир чыккын жол салып.

**** * * * *

Жазгы бир келген жаанга,
Жашыл бир кийиз ороорум,
Жаз айланып мен келсем,
Жайдары жолум тороорум.
Күзгү бир келген жаанга,
Күлгүн бир кийиз ороорум,
Куз айланып мен келсем,
Күлүп бир алдым тороорум.

(Жананбу Туркбаевынын варианты)

Эгер апасы болсо: (жору элинде айтылган кошоктордун мотивинде)

Жараткан өзү бир жалгап,
Жакшылык жолго салса экен,

Жандан бир артык апакем,
Эми, жаннаттан орун алса экен.
Кудайым өзү бир жалгап,
Кудурет оң жолго салса экен,
Кудайдан бир сураарым,
Эми, жаннаттан орун алса экен.

**** * * * *

Айрылдык эми кантейин,
Апакем, алтын тирегим,
Ай тийбес жерге кеттициби,
Коштошом эми кантейин,
Күн тийбес жерге кеттициби.

**** * * * *

Касиеттүү дененди эми,
Кара чым басып калаарбы.
Аска бир тоодой тирегим,
Акылы тунук зирегим,
Айрылдык эми кантейин.
Ажалдын наркы шул экен.

*** *** *** ***

Айчылык жолдон мэн келсем,
Ак жоолугун жайкалтып,
Ак маралдай керилип,
Алдыман тосуп ким чыгат?
Күнчүлүк жолдон мэн келсем,
Кырмызы жоолук жайкалтып,
Кер маралдай керилип,
Күлүп бир тосуп ким чыгат?

**** * * * *

Атамдын көзү эрте өтүп,
Апакем он баландан он шаарды,
Жалгыз өзүң тургуздун,
Эми, он шаарың калды канғырап,

Опосуз ажал наркы экен.

**** * *** ***

Керилтип, бактын кыздарды,
Кимдин бир кызы дедиртип,
Кыздан бир кызмат көреөрдө,
Күйүтке салып не шаштың.

**** * *** ***

Уулдардын барктап чоңайттун,
Атасы ким дедиртип,
Уулдан бир урмат көреөрдө,
Убайга салып не шаштың.

**** * *** ***

Каарган тоонун боорунан,
Күн кыялап батаарбы,
Кадырман апам еткөн сон,
Эми кыйкырсам үнүм жетээрби?

**** * *** ***

Бозоргон тоонун боорунаң,
Бозоруп туман кетээрби,
Деөлөтүм апам еткөн сон,
Эми, боздосом үнүм жетээрби?

**** * *** ***

Оң колуңда кайчысын,
Ойдолоткон апакем,
Ойлогон ишин койбогон:
Салаасында кайчысы,
Самаган ишин койбогон.
Айткан бир сөзүң нуска эле,
Эми, нускалдуу сөзду ким айтат?

**** * *** ***

Акылына зар болуп,
Кайышып ыйлап жоктоормун.
Адаштык апа кантейин.

Кайтырсам кубат берээrim,
Каралдым апам эми жок,

Кантейин, кайгыга салып таштадың.

**** * *** ***

Тайгылсам турмуш жолунан,
Кайрат берип турарым,
Кайратымдан айрылдым,
Кантейин асыл турагым.
Таянаар тоом кулады.

**** * *** ***

Өйдө бир болсом өбөгүм,
Өбөгүмдөн айрылдым,
Ылдый бир болсом жөлөгүм,
Жөлөгүмдөн айрылдым, кантейин,
Тагдырдын салган байруту.
Жанылсам түздөп турарым,
Жыгылсам өйдө кылаарым,
Кубатымдан айрылдым

(апам Ажарканың бизди озун
айтылчы кошокко даярадаганы, М.С.)

4. Өлүктүү коюп келгендеги кошок:

Салт боюнча өлүктүү коёрдо мурзөгө аялзаты
барбайт. Үйдөн коштошуп, узатуу кошогун айтып кала
берет. Мурзөгө өлүктүү коюп келгенде, жакындарына
тура калып: кайда калды, каякка таштап келдиңер?
деген сөздөр менен кошот.

Егер апасы болсо:

Акырет жайы ошо экен,

Адаштык эми кантейин,

Арманым апам, кайыр кош.

**** * *** ***

Жаткан бир жерин жай болсун,
Топурагың май болсун.
Ай чырайлуу ардагым,
Ай тийбес жерде калдыңбы.

**** * * * *

Күндөй жарык дөөлөтүм,
Күн тийбес жерде калдыңбы.
Касиеттүү дененди,
Кара чым басып калдыбы.
Агарып аткан таңды айтам,
Адашып кеткен сизди айтам.

5. Кыркынан кийинки айтылуучу кошок

Кыркынан кийин ар бир жакынын жоготкон адам,
башына салган жоготтууга, өлүмдүн актыгына ынанып,
өзүнчө кайрат - кылыш, белин бекем бууп,
жыйынтыктоо иретинdegи кошок айтылат. Буга
Алымбек датканын кыркынан кийин Курманжсан датка
кантит кайраттанып кошконун мисал келтируүгө
болот. (Борубай атасын айттуусу. боюнча)

Ондоп бир белим буусамбы бегим,
Орустан барып кол сурап,
Кунунду өзүм куусамбы бегим.
Кайрадан белим буусамбы,
Калмактан барып кол сурап,
Кунунду өзүм куусабы, бегим.
Кынап бир белимди буусамбы бегим,
Кыгайдан барып кол сурап,
Кунунду өзүм куусамбы, бегим-

Кыркынан же жылдыгынан кийинки кошоктор
жыйынтык-тоо иретинде төмөндөгүдөй ыргакта айтылган:

Жаткан бир жериң эңкейиш,

126

Кудайым берсин кең бейиш,
Эми, токтотоюн кейишти,
Асылым апам, зирегим,
Аралап жүрсүн бейишти-деген сөздөр менен
аякташат.

Өлүм алдында айтылчу көрээз

Өлеөр алдында ақыркы демин жыйынап, артында
калгандарга ақыл-насаатын, көрээзин айткан бул
кыргыз элинде гана бар салт. Кыргыздар эки дүйнөнү
бириктирип көлгө алып жүргөн же табият мөнөн
гармониялуу жашай билген калк. Өзүнөн кийинки
бүтүрө албай калган шити артындағыларга
милдеттендирип кеткен салттуу, касиеттүү көз
карашты аркалашат. Элибиз өлүм мөнөн омурдүн же
эки дүйнөнүн ортосундагы касиеттүү
даанышмандыкты алаканга салгандай ақыл калчап,
айта билген. Анткени, көрээз айтылган сон, аны
аткаруу шарт болгон. Аманатка, айтылган көрээзге бир
да кыргыз кыянаттык кылган эмес. Ал тургай өлүп
баратып: “бала-чакамды, аялымды, аздырбай-
тоздурбай асырап ал”- деген көрээз айтылса, ошону таң
айтканындаи аткарып келишикен. Көрээзди эл ичинде
ото аздек тутушуп, аяр мамыре кылышикан... ой, бул
баланчанын айткан көрээзи эмес беле- деп, дайыма
көңүлүндө төтө, аяр тутушкан. Бир да кыргыз инсаны
көрээзди кечип, антты бузуп, осуятып ойсуратып,
шертти бузган эмес. Эл ичиндеги тартип, салттуу
жазылбаган мыйзам ушинтип сакталгандыктан,
элибиз эл болуп, ууздай уюп, уютикулуу жүрт болуп
келишикен.

Чынгызхан өлеөрүнде балдарын жыйып алыш, айткан
керээзи:

127

Кулаалы таптап күш кылдым,
Куюккан таптап түш кылдым,
Тел күш таптап күш кылдым,
Тентиген таптап журт кылдым.
-эгер мен өлгөндөн соң биримдигиңер болбосо:

Кулаалы кетээр күшүна,
Куюккан кетээр жүртүнүн,
Тел күш кетээр жерине,
Тентиген кетээр элине.

Ч. Айтматовдун “Бетме-бет” повестиндеңи Үсмайылдын чыныгы турмуштагы окуясы: “Мен бир окуяны айтып берейин. Согуш мезгилинде айылды жокчулук тегиз каптап турганда, Үсмайыл ущул, эле айылдагы бир үйгө кирип калат. Үй-бүлөнүн ачкадан тегиз ак шишик басып, эки жумадан бери суудан башка ооздоруна наар алышкан эмес экен. Үйдүн ээси - Үсмаке, бизде ордунаң турууга алы келген адам жок - дөптири, ақырын үзүлүп чыккан үнү менен. Сенден суралың, тез-тез үйгө баш багып тур. Жан таслим кылганыбызды эптеп жергө жашырганга жардам бер. Бала-чакам менен мени катар көмгүлө. Баарыбыз бир күндө кетпейбиз го, улам кабар алып тур; сага айтаар керээзим ушул.

Үсмайыл алысыраак айылдан бай жашаган бирөөдөн бир жылкы уурдал келип, сорпосунан ооздоруна тамчылатып отуруп, баарын өлүмдөн күткарый калган экен. Керээздин, аманаттын, шарттын ушинтип аткарып келишкен.

(Умут Култаеванын Ч. Айтматовду изилдөөдөгү әмгегинен)

Күйөсүнүн аялына айткан керээзи

Көз жумган күнү кырааным,
Албыра түшөөр ыраңын;

Төркүнүң көздөй теминбе,
Үчтүгүм өтсүн чыдагын!
Жети күн болсо желип кет,
Жетилигим берип кет:
Кырктыгымды кылыш кет.
Кыялабай жылып кет,
Оо, дүйнө өтсө дулдуулун,
Какшана бербей кургурум,
Кырмызы кымкап кийип ал
Осмолоп қашың чийип ал.
Ылайык бирөө табылса,
Тул жүрмөк белен, тийип ал.
(Сатыбалды Кадыровдун айтуусу боюнча)

Бугунун болушу Боромбайдын керээзи

Аргымак жалын беш болуп,
Өргөнүң калаар жигиттер,
Ар уруудан кошчу алып,
Ал дебөгө бир чыгып,
Бул дебөгө бир чыгып,
Айтуулашып күш салып,
Адырлуу жерден из чалып
Жүргөнүң калат жигиттер,
Эрмектешип ырдашып,
Эзилишип сырдашып,
Күлгөнүң калат жигиттер,
Бүрмөчүгүң бүрмөлөп,
Термечигин термелеп,
Кемпирлер еткөн дүйнө ошол,
Кызгалдактай кылактап,
Кыздар еткөн дүйнө ошол.
Кулұмсүрөп қашкайып,
Кузгүдәй бети тастайып,

Керимселдей керилген,
 Келиндер өткөн дүйнө ошол.
 Табышмак айтып кордошуп,
 Таштан ташка ойношуп,
 Балдар өткөн дүйнө ошол.
 Какайган бели бекчейип,
 Кара көзү чекчейип,
 Кайран жаштык кетти деп,
 Чалдар өткөн дүйнө ошол.
 Ак-тенге пулу жаптаган,
 Адырга малы батпаган,
 Байлар өткөн дүйнө ошол.
 Буулуктап ажал тез келди,
 Боромбайга кез келди.
 Мураталы, Тилекмат,
 Калың бугу элинди,
 Башкараар болсоң кез келди.
 Аргымактан жал кетсе,
 Алмагы кыйын жал кайтып.
 Азаматтан мал кетсе,
 Келмеги кыйын ал кайтып,
 Азирайил тооруса,
 Калмагы кыйын жан кайтып.

Сарбагыштын Төрөгелдиси тириүсүндө аялдарының сынап кошок коштурганы

Бизге чейинки жеткен маалыматтарга караганда, кээ бир инсандар өлеөр алдында аялына, келиндерине, кыздарына кантиси кошоор экен деп жакындарын сынап, көз алдынан өткөргөн. Буга кадимки Куйручукту айтышат. Бирок, тилекке каршы анын келиндерине үйреткөн кошогу жазылбай калган. Жөн гана эл ичинде

кошок үйреткөнү гана айтылат. Ал эми Ормон хандын бир тууган иниси Төрөгелди тириү кезинде аялдарын катар отургузуп, өзүнө арнатып коштуруп, сынамакчы болот. Калынды катыра берип, мартабалуу жерден алган түптүү зайдитары сез таба албай, төрөсүнө келиширип кошо албай көт. Жарыта мал бербей үйлөнгөн олжа аялы, жармачтын кызы же салбар кылыш, мал артына салып койгон сүйкүмсүз аялы катыра кошуп, калк оозунда аңыз болуп калган. Ошондо, Төрөгелди тоотпогон Сырга деген аялы төрөсүнө минтип кошкон экен. Анын кошогу сатириалык мүнөздө курч айтылат. Адегенде сез башатын елүмүш болуп жаткан күйөөсүнө ыргытат:

Бысмылда сездөн баштайын,
 Төрөмө бацтабай кантиси таштайын,
 Төрөгелди ойронум,
 Төгөрөктү сорғонум,
 Төрөм аялга такыр тойгон жок,
 Төрөмду азирайил койгон жок

-деп келип, сез кезегин күндөштөрүнө арнайт:

Сарбагыштан мени алдын,
 Солтодон тандап муну алдын,
 Солкулдап ыйлап кошпосо,
 Союлдай кылыш неге алдын? КРУИА (Инв №759)

Арман ырлары

Жаныбек казынын арманы

(Урунса Кадыралиевага аян менен жазылган)

Ак зоонун башы мунарык,

Аркарлар оттойт чубалып,

Ак сакал ылдый жаш кулап,

Арманда турам ууланып,

Кек зоонун башы мунарык,

Кийиктер оттойт чубалып,

Кирпигим ылдый жаш кулап,

Күйүттө турам ууланып,

Калкымдан жашоо бөлүнүп,

Кайгыга жаным жем болдум,

Качкынга түшүп алтын баш,

Кай жеринен кем болдум,

Калысы болуп өрөөндүн,

Кары жашка тең болдум,

Кайыр кош деп бөлүнүп,

Кай жакка барып эл болдум.

Жазынын суусу кең болот.

Кеп уруу єскөн эл болот.

Бастырып кайра келбесмин,

Бактыма дайым тең болот.

Кара-Шоро Мекеним,

Кең жайлоо сенден кетемин,

Кас душмандан куугун жеп,

Кадырын эстеп өтөөрмүн.

Уурданып кетип баратам,

Улугу элем өрөөндүн.

Убайга түшүп кайран жан,

Уу жутуп жүрүп өлөөрмүн.

Кайгырып кетип баратам,

Казысы элем өрөөндүн.

Карыпка түшүп кайран эл

Кан жутуп жүрүп, өлөөрмүн.

Ай кайкыдан тийсечи,

Адалдыгым билинип,

Аргасыз кетти эле -деп,

Арманым элим билсечи.

Күн кайкыдан тийсечи,

Көңүлүм түзүн билсечи,

Күнөөсүз кетти-эле деп,

Күйүтүм элим билсечи.

Тулпар элем түшүнда,

Туйгун элем, кош элим!

Тулпар болуп чуркабай,

Тушалды бутум, кош эми!

Уучтап кеттим турпагын,

Убайда жүрөөр урпагын,

Кочуштап кеттим турпагын,

Кор болуп жашаар урпагын.

Ак тоолордун башындей,

Агарып карып чачым ай.

Ак калпак баркташ кие албай,

Арманда өтөөр башым ай.

Карагай элем тал болдум,

Кабылан элем мал болдум.

Калдайган Ала-Тоону эңсеп,

Кагылам кыргыз зар болдум.

(поэмадан үзүндү алынды Урунса Кадыралиева)

Колдонулган адабияттар:

1. Берубай Түркбаевдин оозунан жазылып алынган Ажымамат манасчы, санжыралар, дастандар.
2. Жананбу Түркбаевдан жазылып алынган кыз узатуу кошоктору.
3. Култаева У. Б. "Ч. Айтматовду изилдөө"- Б. Бийиктик 2004.
4. Плоских В.М.. Биздин Кыргызстан: Популярдуу тарыхый энциклопедия Бишкек, Илим, 2004.
5. Автордун өздүк архивинен алынган кошоктор тууралуу илимий изилдөөлөр, баяндамалар.

Мазмуну:

1. Санжырачы Берубай ата.....	3
2. Курманжан эненин биринчи турмушу.....	11
3. Курманжан энебиз Алымбек бийди жактырып қалган.....	14
4. Алымбек бийдин Кудаяр ханга жолугушу.....	16
5. Алымбек датканын бийлиги.....	17
6. Алымбек датканын өлүмү, ханышанын кошогу.....	20
7. Камчыбекти жазалоо.....	25
8. Кулакка тартуу.....	30
9. Абдылдабектин өлүмүндө Айкекүлдүн кошкону.....	30
10. Берубай атанын өз айылындагы санжыралары.....	35
11. Жаркынайды көчүрүп келгендеги кошок.....	38
12. Ата ыраазы, кудай ыраазы.....	40
13. Кара-Даря суусунда болгон окуя.....	41
14. Райкан Нурбаевдин нукура сезү.....	42
15. Колхоздун карыган өгүз жөнүндө баян.....	42
16. Өнөр башаты.....	47
17. Айылдаш замандаштары.....	48
18. Берубай атанын туугандары.....	50
19. Берубай атанын үй-бүлеесү.....	52
20. Ажымамамат манасчы.....	58
21. Ажымамамат манасчынын варианты боюнча айтылган окуялар. Бокмурундуң төрөлүшү.....	61
22. Манастын ашка жөнегөн жери.....	64
23. Байгеге ат чаптыруу.....	65
24. Азизхандын Алмамбет.....	66
25. Семетей.....	69
26. Семетейдин Сарыгазга жолукканы.....	71
27. Семетейдин Үргөнчтү кечкен жери.....	77
28. Кекчөнүн кунун кууп, Үметөйдүн келиши.....	86
29. Конурбайдын кыргыздарга келиши.....	87
30. Эр Табылды дастаны.....	89
31. Кыз Жибек дастаны.....	94
32. Аксатын менен Кулмырза дастаны.....	104
33. Шырдакбектин Боз жорго.....	106
34. Берубай атанын кызы Жананбу Түркбаевдан жазылып алынган кошоктор.....	109

35. Женесинин кыз узатаар кошогу.....	109
36. Кызды узатаарда ичи ачышып айтылган кошок.....	110
37. Кызды кайын журтуна жеткиргендеги энесинин кошогу.....	110
38. Кызды кайын журтуна аманат тапшыраарда апасынын кошогу.....	111
39. Кошок айтуунун салттуу үлгүсү.....	112
40. Угузуу кошогу.....	114
41. Өлүктүн үстүнө баргандагы айтылчу кошок.....	119
42. Өлүктүү узатаар кошок.....	121
43. Өлүктүү коюп келгендей кошок.....	121
44. Кыркынан кийинки айтылуучу кошок.....	126
45. Өлүм алдында айтылчу керээз.....	127
46. Күйөсүнүн аялына айткан керээзи.....	128
47. Бугунун болушу Боромбайдын керээзи.....	129
48. Сарбагыштын Төрөгелдиси тириүсүндө аялдарын сынап кошок коштурганы.....	130
49. Арман ырлары: Жаныбек казынын арманы.....	132
50. Колдонулган адабияттар.....	134
51. Фото баяндар.....	137

ФОТО БАЯНДАР



Иниси Эрмамат жубайы Курманбу жана неберегери менен.



Иниси Шермамат жубайы Инаш менен.

Басмака берилди 26.10.2015 ж Колому 9,25 б.т. форматы (60x84) 1/16
Басма оффсеттик. Карага оффсеттик. Тиражы 300 д. Заказ №27

Келиниим бас

Басмакана Ж.К. "Акжолек Алмазбек"

Бишкек шаары Чүй проспектини №215

Тел. (+996554) 74 74 67



Солдон оңго, уулу Пазылбек, кызы Жананбұ, балдызы
Токтокаң, келини Айнур.




Жубайы Анийпа уулу Пазылбек



Жубайы Анийпа. 1990 ж.



Кызы Жананбұнун үй-бүлөсү. Оңдан солғо: 1-чи катар - уулу Замирбек сол жағында жұбайы Фарида, күйөсү Үрысмамат, озу небереси менен, уулу Талант баласы Ниязбек менен. 2-чи катар- келини Чолпон уулу Канат, Таланттын жұбайы Гулай, уулу Улукбек жұбайы Асель, уулу Күттубек жұбайы Гулбарчын, кызы Кымбат жолдошу Илгиз менен



Кызы Жананбу неберелери менен



Уулу Ысабек уй-бүлосу менен. Солдон оцго Нурбек, Гулзада, Аида, Жылдыз, жубайы Зайнура, Нургазы. 2000 ж.



Уулу Асилбек жубайы Салия жана небереси Нурэл менен. 2015 ж.



Асилбектин кыздары Мира жана Айкокул



Асилбектин балдары солдон оңго Кыязбек, Айсулуу, келини
Фарида, уулу Азизбек.



Бөрүбай ата уулу Пазылбек, келини Айнуруу эсана небереси
Даяна менен. Чымбай. 2011 ж.



14. Неберелери менен. Солдон оңго Даткабек, Багдагул
жолдошу Мирбек. Чымбай 2012ж.




Уулу Пазылбектин үй-бүлөөсү, оңдан солго жустайы Айнуруу,
небереси Даина жана Алина, уулу Нурболот, кыздары Багдагул,
Алмагул. Ысык-Кол. 2015 ж.



Борубай ата уулу Адамбек, келини Айнаш, неберелери
Ырыскелди жана Нуркелди.



Борубай ата уулу Адамбектин балдары менен. Оңдон солго
Элчибек, Даткабек, Ырыскелди, Нуркелди.



Адамбектин балдары, солдон оңго Айзирек, Элчибек, Гүлбү,
Даткабек, кенжеси Арууэсан



Кызы Жамалбұ уй-булөсү менен. Солдон оңго жсолдошу
Азизбек, кызы Таңсулуу, уулу Адилет, кенжеси Нурайым.



Бөрүбай ата уулдары Айдынбек жана Асилбек менен.



Уулу Айдынбек үй-бүлөсү менен. Оңдон солго кызы Жибек, уулу Жолдуубек, жубайы Сейликан, кенжеси Кылымай. 2014 ж.



Кызы Аида үй-бүлөсү менен. Солдон оңдо уулу Барсбек, жолдошу Өткүрбек, кызы Аяна, уулу Бекзат, кенжеси ...



Балдары. солдон оңго. Келиндери Айнурас, Зайнурас, небереси Жолдуубек, уулу Пазылбек, кенжесе уулу Айдынбек жубайы сейликан кызы Кылымай менен. Бишкек. 2014ж. Филармония



СААДАТ МУРАТОВА

1960-жылы Өзгөн районунун Кызыл-Сенир айылында туулган.

1977-жылы Оштогу Уркуя Салиева атындагы орто мектебин бүтүргөн.

1985-жылды азыркы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетин бүтүргөн.

1988-2000-жылдары КТРКда редактор, улук редакторлук кызметтарда иштеген.

2000-2010-жылга чейин Чүй университетинде окутуучу болуп эмгектенген.

2010-жылдан баштап Ж. Баласагын атындагы университеттин Кыргыз-Кытай факультетинде улук окутуучу болуп эмгектенүүдө.

2013-жылы Кытайдын Артыш шаарындагы өткөрүлгөн "Манас" Эл аралык маданият-саякат форумуна катышып, "Манас" кыргыз элинин ақыл-эстуюму" аттуу докладын жасаган.

2013-жылы "Саякбай" даректүү баян аттуу китебин чыгарган.

2013-жылы "Манас" коомдук бирикмесинин "Манас" медалы менен сыйланган. КР Маданият жана маалымат министрлигинин, КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик тилди онуктүрүү департаментинин, КР Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамоталарынын ээси.

3 монография, 25 илимий макалалардын автору.